



ББК 24.1.

С - 46

ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2003-жылдын 29-сентябрьнеги  
дагы №1-отурумунун чечими менен басмага сунушталган.

Рецензент: Химия илимдеринин доктору, профессор  
Сатывалдиев А.С.

С – 46 Химиялык элементтерге кыскача баян.

// Окуу-усулдук колдонмо. Түз.: Мурзубраимов Б.,  
Турдубаева Г., Сатывалдиев Д., Сүйүнбекова А.  
– Ош, ОшМУ. - 128 б.

ISBN 9967-21-372-1

Колуңуздардагы химиялык элементтерге кыскача баянда 109 химиялык элемент боюнча жалпы маалыматтар берилген. Окуу-усулдук колдонмо катары кыргыз тилинде жазылган бул кыскача баян студенттерге, аспиранттарга, окутуучуларга жана жалпы эле химияга кызыккандарга арналуу менен химиялык элементтер боюнча билимди жогорулатуу, аны терең өздөштүрүү максатын көздөйт.

C-1701000000

ББК 24.1.

ISBN 9967-21-372-1

© Ош мамлекеттик университети, 2003

«Сөздөр тамгалардан же күн желеси миң түрлүү түстөрдөн тургандай эле, адам да атомдордон, бөлүкчөлөрдөн турарын мен билемин. Үйраат-тартибин өзгөртүп койсок, анда биздин маани-маңызыбыз да өзгерет.»

А. Вознесенский

## Кириш сөз

Бизди курчап турган айлана чөйрө өзүнүн физикалык, химиялык кубулуштарынын көп түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп, ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. Ал өзгөрүүлөрдүн маңызы физикалык, химиялык кубулуштарды түшүнүүгө жана изилдеп үйрөнүүгө шарт түзөт.

Табигаттын кубулуштарын түшүнүү, закон ченемдүүлүктөрүн үйрөнүү, теориялык илимий жоболорун өздөштүрүү жана аларды билгичтik менен илимде, техникада, өндүрүштө, айыл чарбасында колдонуу проблемалары табигый илимдерге, алардын ичинде химия илимине таандык.

Химия илими көп тармактуу түшүнүктөргө арбын. Анын ичинен химиялык элементтер түшүнүгү негизги орунда турат. Ошондуктан химиялык элементтердин кыскача түшүндүрмөсүн билүү жана аны пайдалануу - химияны терең өздөштүрүүнүн бир өбөлгөсү.

Жаратылышта кездешken жөнөкөй жана татаал заттардын бардыгы химиялык элементтерден турат. Химиялык элементтердин жаратылышта таралышы геохимия менен космохимиянын жана химиялык элементтердин пайда болушунун теориялары менен түшүндүрүлөт.

Азыркы мезгилде жаратылышта кездешken жана урандан кийинки жаратылышта кездешпеген химиялык элементтер ачылып, Д.И. Менделеев түзгөн мезгилдик системада тиешелүү орундарды ээледи.

Бүгүнкү күнде 120дан ашык химиялык элемент бар экендиги белгилүү. Андан тышкary илимий изилдөө лабораторияларында окумуштуулар тарабынан жыл сайын жаңы элементтер жана миндеген алардын бирикмелери алынып жатат.

Бул окуу-усулдук колдонмодо 109 химиялык элементтин касиеттери, алыштары, колдонулуштары камтылган маанилүү маалыматтар берилип, химиялык элементтердин мезгилдик системасы жана кээ бир элементтердин стандарттык электрондук потенциалдары боюнча маалыматтар тиркелген (Тиркеме 1, 2).

Окуу-усулдук колдонмо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамына ылайык, окуу иштери кыргыз тилинде жүргүзүлгөн окуу жайларында студенттердин, окуучулардын химия буюнчалык билимин жогорулатууга, химия илимин терең өздөштүрүүсүнө көмөк көрсөтүү максатын көздөйт.

Маалыматтар алынган адабияттардың тизмеси окуу колдонмонун акырында берилген.

Окуу-усулдук колдонмо жалпы химия илимине кызыккандарга ошондой эле мугалим, аспирант, студент, окуучуларга арналат.

Химиялык элементтерге кыскача баян тууралуу ой пикир, сунуштарга авторлор алдын ала ыраазычылык билдиришет жана алар төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат.

Ош шаары. Н.Исанов көчесүү. 77

## Табият таануу факультети

## Жалпы жана органикалық эмес химия кафедрасы

# N



7 N [He]2s<sup>2</sup>2p<sup>3</sup>

14,0067

2 5

түссүз, жытыс жана даамсыз газ; абадан бир аз жөнүл, балкып эрүү температурасы - 209,86°C, кайноо температурасы - 195,8°C, тыгыздыгы 1,2506 кг/м<sup>3</sup>. 1772-ж Д.Резерфорд ачкан. Жаратылышта азот эркин абалында жана кошулма түрүндө кездешип, жер кыртышынын 0,04%ин, абанын курамынын 78,16%ин жана белоктун 16-17%ин түзөт. Таза азотто жаныбарлар жашай албайт, бирок ал тиричилик үчүн эң керектүү элемент. Кычкылтекке караганда суда аз эрийт, күйүгө жардам бербейт. Ал көмүртек, суутек жана кычкылtek менен кошулуп, белок заттарын пайда кылат. Жаныбарлар азотту өсүмдүктөрдөн алышат. Өсүмдүктөр азотту жер кыртышынан, азоттун органикалык эмес бирикмелеринин эритмелери түрүндө сицирет. Жаратылышта азоттун 2 изотобу: <sup>14</sup>N (99,635%) жана <sup>15</sup>N (0,365%) бар. Андан сырткары түркүсүз радиоактивдүү <sup>13</sup>N жана <sup>16</sup>N болгон изотоптору белгилүү. <sup>16</sup>N изотобу позитрондук ажыроого дуушар болот ( $T_{1/2}=9,93$  күн). <sup>16</sup>N изотобу  $\beta$ -бөлүкчөсүн белүп чыгаруу менен ажырайт ( $T_{1/2}=8$ сек). Азоттун изотоптору атмосферадагы ядролук реакцияларда негизги орунду зэлэйт. Химиялык бирикмелеринде +5тен -3кө чейин кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы N<sup>0</sup>ден N<sup>+7</sup> чейин 14,53; 29,60; 47,45; 77,47; 97,88; 552,07; 667,01 эв барабар.

Азоттун молекуласы үчтүк байланыш менен байланышкан 2 атомдон турат. Байланыштын узундугу N≡N 0,110 нм барабар. Байланыштын энергиясы жогору (945 кДж/моль) болгондуктан молекуласы химиялык жактан түркүтүү, жогорку температурада гана металлдар менен нитридди, кычкылтек менен азот кычкылдарын (N<sub>2</sub>O, NO, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) пайда кылат. Азот суутек менен жогорку температурада, басымда жана катализатордун катышусунда NH<sub>3</sub>ты пайда кылат. Галогендер менен түздөн түз аракеттенбейт. Азот лабораторияда төмөндөгү реакциялардын натыйжасында алынат:



Салыштырмалуу таза азот натрийдин азидин термиттик ажыратуудан  $2\text{NaN}_3 \rightarrow 2\text{Na} + 3\text{N}_2$  алынат.

Өнөр жайда суюк абаны буулантып айдоо жолу менен алынат да, негизинен аммиакты синтездөө үчүн жумшалат. Молекулалык азот химиялык жана металлургиялык процесстерде инертуү чейрөнү, термометрлердин бош аралыгын толтурууда жана төмөнкү температураларды алуу үчүн колдонулат.

**89 Ac** [Rn]6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>  
[227]  
2 8 18 32 18 9 2

**Актиний** (лат. *Actinium*, грек *axtis*)  
Ac - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10 катарынын III В тобунан орун алган элемент. Катар номери 89, атомдук массасы [227]. Актинийдин массалык


сандары <sup>209</sup>Ac - <sup>232</sup>Ac болгон 24 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны <sup>225</sup>Ac, <sup>227</sup>Ac жана <sup>228</sup>Ac болгон изотоптору табылган; бир кыйла түрүктүсү болуп <sup>227</sup>Ac саналат. Актинийдин жер кыртышында тараалышы 6·10<sup>-10</sup>%га барабар. Актинийди 1899-жылы француз химиги Андрэ Дебъерн ачкан.

Актиний – күмүш түстүү ак металл; балкып эрүү температурасы 1040±50°C; кайноо температурасы 3300°C; бирикмелеринде +3 кычылдануу даражасын көрсөтөт; актиний элементинин электронунун жайгашуусу 4f<sup>14</sup>s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup>5d<sup>10</sup>5f<sup>6</sup>s<sup>2</sup>6p<sup>2</sup>6d<sup>1</sup>6f<sup>7</sup>s<sup>2</sup> же 6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>. Иондошуу энергиясы  $\text{Ac}^0 \rightarrow \text{Ac}^{+1}$  6,9эВ.

Актиний активдүү металл. Ал абада кычылданып  $\text{Ac}_2\text{O}_3$  ту пайдаланып. Галогендер, туз жана азот кислоталарында жакшы эрийт. Актинийдин түздары ак түстө, ал эми эритмелери түссүз болот. Актиний актинийдин хлоридин калийдин буусу менен калыбына келтириүүдөн алынат:



Актинийди <sup>226</sup>Ra ди нейтрондор менен бомбалоодон алууга болот:



Актиний илим изилдөө иштеринде көнүр колдонулат.

**90 Th-103 Lr**  
[227] [260]

**Актиноиддер** - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң III В тобунан орун алышкан актинийден кийинки катар номери 90дан 103кө чейинки

элементтердин тобу. Актиноид - актиний элементине окошо же анын аналоги дегенди түшүндүрөт. Актиноиддер эки топчого: (Ac -

Ам) жана кюроид (Сm - Lr) болуп бөлүнөт. Актиноиддер f-элементтер катарына киришет. Алардын 5f жана 6d деңгээлчелеринен орун алышкан электрондук энергетикалық абалынын (күчүнүн) айырмасы 6d-төң аз болгондуктан 5f-деңгээлчесиндеи электрондор 6d-деңгээлчесине өтүшүнө байланыштуу актиноиддердин кычкылдануу даражалары бирикмелеринде жогорулап жана төмөндөйт. Мисалы: Th, Pa, U элементтеринин кычкылдануу даражалары бирикмелеринде +4төң +6га чейин жогорулайт. Нептуний, Am, Сm элементтеринин кычкылдануу даражалары +7ден +3кө чейин төмөндөйт, ал эми калган элементтердин мүнөздүү кычкылдануу даражасы бардык бирикмелеринде +3кө барабар. Актиноиддердин атомдорунун радиусу чоң болгондуктан, айрым учурларда кычкылдануу даражалары +7ге чейин жетет. Кычкылдануу даражасы +7 болгон айрым бирикмелери ураноиддерден табылган.

Актиноиддер жаратылышта монацит, эвскенит жана урандуу чайыр көндеринде кездешет. Жаратылышта торий, уран калган актиноиддерге Караганда көп өлчөмдө тараплан элементтер, протактиний, плутоний аз өлчөмдө кездешет. Калган актиноиддер жаратылышта кездешпейт.

Актиноиддер радиоактивдүү элементтерди ажыратуудан же жасалма жол менен ядролук реакциялардын негизинде синтезделип алынган.


Торий 1-жолу 1828-жылы Я.Берцелиус тарабынан торит –  $\text{ThSO}_4$  минералынан табылган, уран 1789-жылы Клаппорт тарабынан уран чайрынын кенинен табылган, ал эми протактий 1918-жылы Ган жана Мейтнер тарабынан ачылган.

Урандан кийинки көпчүлүк элементтер уран кендеринде аз санда болсо да кездешет. Нептуний 1940-жылы Микмеллан, Эйбельсон тарабынан табылган, калтган актиноиддер ядролук реакциялардын жардамында 1940-жылы плутоний, 1945-жылы америций, 1949-жылы берклий, калифорний, 1953-жылы фермий, 1955-жылы менделеевий ж.б. синтезделип алынган. Актиноиддердин синтезделиши Г.Сиборг, Ферми, Флёров жана алардын кесиптештери тарабынан жүргүзүлгөн.


Актиноиддер күмүш түстүү ак, оор металлдар, балкып эрүү температураалар  $738^{\circ} - 1757^{\circ}$ Снын чегинде болот.

Активониддер абада тез кычкылданып оксиддик кабыкчаны, ал эми суутек, азот, фосфор, күкүрт жана галогендер менен аракеттенишип стехиометриялык эмес бирикмелерди  $\text{ThH}(2\pm X)$  пайда кылат.

Актоноиддердин порошоктору суу менен тез аракеттенишип, сүчтөкти суруп чыгарат.



Күчтүү кислоталар менен аракеттенишкенде туруктуу бирикмелер алынат:



Актиноиддер күчтүү негиздер менен аракеттенишпейт. Алар комплекстик бирикмелеринде жогорку кычкылдануу дарражасына ээ болушат.

### Актиноиддердин касиеттери

№	Элементтин аты	Символу	Катар номери	Атомдук массасы	Балыкп эрүү температурасы	Кайноо температурасы	Электрон-дук түчүлүшү	Кычкылда-нуу дарражасы
1	Актиний	Ac	89	[227]	1040	3300	6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+3
2	Торий	Th	90	232,04	1750	4200	6d <sup>2</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4
3	Протактиний	Pa	91	231,04	1750	4200	5f <sup>2</sup> 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4, +5
4	Уран	U	92	238,03	1572	4487	5f <sup>3</sup> 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	(+2) +3, +4, +5, +6
5	Нептуний	Np	93	237,05	1134	4200	5f <sup>4</sup> 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+3, +4, +5, +6, +7
6	Плутоний	Pu	94	240,06	640	4082	5f <sup>6</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4, +5, +6, +7
7	Америций	Am	95	243,06	640	3352	5f <sup>7</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4, +5, +6, +7
8	Кюрий	Cm	96	247,07	1340	2607	5f <sup>7</sup> 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4, +6
9	Берклий	Bk	97	247,07	986	-	5f <sup>8</sup> 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+3, +4
10	Калифорний	Cf	98	251,08	-	-	5f <sup>10</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3, +4, +5, +6
11	Эйнштейний	Es	99	252,08	860	-	5f <sup>11</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+3
12	Фермий	Fm	100	257,09	-	-	5f <sup>12</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3,
13	Менделеевий	Md	101	258,09	-	-	5f <sup>13</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+1, +2, +3
14	Нобелий	No	102	259,10	-	-	5f <sup>14</sup> 6d <sup>0</sup> 7s <sup>2</sup>	+2, +3,
15	Лоуренсий	Lr	103	260,10	-	-	6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	+3

Актиноиддердин химиялык касиеттери толук изилдене элек.

Актиноиддер жана алардын айрымдарынын изотоптору ядролук реакцияларда зөбөгөнчөлөрдөн туратын энергиянын бөлүп чыгарғандыктан, жарылуучу заттардын атомдук арзан электр энергиясын алууда жана ядролук отун катарында колдонулат.

79

**Au** [Xe]5d<sup>10</sup>6s<sup>1</sup>

**196,965**

**2 8 18 32 18 1**

**Алтын** (лат. Aurum) Au

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IV тобуунун элементи; катар номери 79, атомдук массасы 197.

Моноизотоптуу элемент. Асыл металлдардын катарына кирет. Байыртадан белгилүү элемент. Жаратылышта эркин абалда уюган кристалл түрүндө, кээде майда кум түрүндө топуракка аралашкан абалда жолугат. Өндүрүштүк маанидеги көндөри Россияда, Чыгыш жана Батыш Сибирде, Якутияда, Забайкальеде, Красноярск крайында, Уралда, Кыргызстанда: Кум-Төр, Жер-Үй, Макмал, Солтон-Сарыда кенири тараалган. Алтындын бирден бир ири кени Түштүк Африкада табылган (дүйнөлүк алтындын 5%нан өндүрөт). Кыргызстанда алтын өндүрүү жылына 14-17 тоннага жетет. Мындан сырткары Америка, Канада, Австралия ири алтын өндүрүүчүлөр болуп саналышат.

Алтын сары түстөгү жалтырак, жумшак, созулгуч металл. 1 грамм алтындан жоондугу 0,0002мм, узундугу 3420 м болгон ичке зымды чоюп алууга болот. Атомдук радиусу  $1,44\text{\AA}$ ; иондук радиусу  $1,37\text{\AA}$ ; тыгыздыгы  $19,32\text{г}/\text{см}^3$ ; балкып эрүү температурасы  $1064^\circ$ , кайноо температурасы  $2947^\circ$ ; магнитке тартылбайт.

Алтындын химиялык активдүүлүгү начар; кычкылтек, суутек, азот жана көмүртек менен жогорку температурада да кошулбайт. Алтындын күкүмдөрүн хлор менен  $140 - 150^\circ\text{C}$  ысытуудан алтындын хлориди -  $\text{AuCl}_3$  алынат. Ал алтынды башка заттардан бөлүп алуунун баштапкы заты болуп саналат. Химиялык бирикмелеринде I - III валенттүүлүктүү көрсөтөт. Бирикмелери туруксуз. Иондошуу энергиясы  $\text{Au}^0 \rightarrow \text{Au}^{+1} \rightarrow \text{Au}^{+2} \rightarrow \text{Au}^{+3}$  9,22; 20,5; жана 30,5 эв барабар.

Алтын 1 көлөм азот, 3 көлөм туз кислотасынын, күкүрт жана азот кислотасынын аралашмасында жана циандуу натрийдин эритмесинде гана эрийт.

Алтын сымал менен амальгаманы пайда кылат. Анын бул касиети кенден бөлүп алууда колдонулат.

Өз учурунда Карл Маркс минтип жазат: "Адамзат турмушунда алтын металлдардын ичинен биринчиси болуп эсептелет. Байыркы Египетте, мындан миң жыл мурда Кытай, Индия, Мессолопатамия өлкөлөрүндө кеңири колдонуп келген. Грецияда VIII кылымда, Арменияда алтын акчалар б.з.ч. I кылымда пайда болгон. Алтындан башка металл, адамзат тарыхында чоң роль ойногон эмес. Анткени, алтын үчүн элдердин ортосунда согуштар чыгып, зор кыйроолор болгондугу тарыхтан белгилүү".

«Aurum» деген латын сезү «аврора» деген сөздөн келип чыккан; «аврора»- таңкы шоола дегенди билдирсе, «аигит» – сары дегенди билдирет.

Алтын жана анын куймалары медицинада туберкулез оорусун козгоочу бактерияларды жок кылуу үчүн жана химиялык жактан түрүктуу аппараттардын тетиктерин жасоодо, кооз буюмдарды, тиш

протездерди, микроэлектроникада, космостук техникаларда жана радиоактивдүү  $^{198}\text{Au}$  изотобу радиотерапияда колдонулат.


**13 Al** [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>1</sup>

**26,9815**

**2 8 3**

металлдардын ичинен 1-орунду ээлеп 8,8%ды түзөт. Алюминийдин жаратылыштагы минералдары:  $\text{KAISi}_3\text{O}_8$ ,  $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ ,  $\text{NaAlSiO}_4$ ,  $\text{Ca}(\text{AlSiO}_4)_2$ ,  $\text{KAl}(\text{SiO}_3)_2$  – талаа шпаттары,  $\text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot2\text{SiO}_3$  - нефелин,  $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot2\text{H}_2\text{O}_3$  - боксит,  $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$  - криолит. Жалпысынан алганды алюмосиликаттар, боксит, корунд жана криолит түрүндө жаратылышта учурайт.

Алюминий бирден бир моноизотоптуу элементтердин катарына кирет. Кычкылдануу даражасы +3, кээде +1,+2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт ( $800^{\circ}\text{C}$ дан жогорку газдык фазада). Иондошуу энергиясы  $\text{Al}^0 \rightarrow \text{Al}^{+1} \rightarrow \text{Al}^{+2} \rightarrow \text{Al}^{+3}$  5,984; 18,828; 28,44 эв; Ири алюминий өндүрүүчү мамлекеттерге Россия, Гренландия, Норвегия, Швеция, Австралия, Бразилия, Гвинея ошону менен бирге Орто Азиядан Тажикстан кирет. Таза алюминийдин (99,996%) тыгыздыгы 2,70 г/см<sup>3</sup> ( $20^{\circ}\text{C}$ ), эрүү температурасы  $660,24^{\circ}\text{C}$  кайноо температурасы  $2500^{\circ}\text{C}$ . Алюминий Si, Cu, Zn, Mn ж. б. элементтер менен ар түрдүү касиеттеги, өтө бышык күймаларды пайда кылат. Абада тез кычкылданып  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -не айланат. Ал андан ары коррозияланудан сактайт. Жогорку температурада азот, көмүртек, күкүрт менен реакцияга кирип нитридди ( $\text{AlN}$ ), карбидди ( $\text{Al}_4\text{C}_3$ ), сульфидди ( $\text{Al}_2\text{S}_3$ ) берет. Галогендер менен да реакцияга кирет. Жегичтерде оной эрип суттеки белүп чыгарат да алюминатты пайда кылат. Мына ушул касиети алюминийдин амфотердик мүнөзүн көрсөтөт.



Алюминийдин оксиди жана гидроксиддери да бол касиетти толуктайт.

Алюминий өнөр жайда криолитте ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ) эритилген бокситти электролиздөөдөн алынат. Электролиттин составы (массасы боюнча) төмөнкүдөй: 75-90%  $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ , 5-12%  $\text{AlF}_3$ , 2-10%  $\text{CaF}_2$ , 1-10 %  $\text{Al}_2\text{O}_3$ : молярдык катышы  $\text{NaF} : \text{AlF}_3 = 2,20 - 2,85$ .

Алюминийди 1827-жылы немец химиги Ф. Велер  $\text{AlCl}_3$ дин калий менен калыбына келтириүүдөн алган.



Ушул эле окумуштуу тарабынан биринчи жолу 1845-жылы металлдык алюминийдин балкыган таза эритиндиси алынганды.


Таза алюминий жылуулуктуу, электр тогун жакшы өткөргөн, коррозияга түрүктүү, чоюлгуч, женил, оной ширетилүүчү, күмүш сымал ак металл.

Алюминий электр техникасында, авиацияда, өнер жайларда, металлургияда, ядролук реакторлордо, түрмуштиричиликтеги керектелүүчү буюмдарды жасоодо көнцири колдонулат.

**95 Am** [Rn]5f<sup>7</sup>s<sup>2</sup>  
[243]  
2 8 18 32 25 8 2

**Америций** (лат. *Americium*)  $Am$  - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10-катарынын III В тобунан орун алган элемент. Катар номери 95, атомдук массасы [243]. Америцийдин

массалык сандары  $^{232}Am$ ,  $^{234}Am$  –  $^{247}Am$  болгон 15 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла түрүктүсү болуп  $^{243}Am$  саналат. Америцийди 1944-жылы Т.Сиборг, А.Гиорсо, Р.Джеймс жана А.Морган ж.б. американлык окумуштуулар plutонийди нейтрон бөлүкчөлөрү менен бомбалоодон  $^{95}_{\beta}Am$  изотобун алышкан да, ал элементти америций деп ез өлкөсүнүн урматына аташкан:



1945-жылы Б.Каннигемон жана Л.Эспри 20 мкг салмактагы таза түрүндөгү америций препаратын биринчи жолу алышкан.

Америций - күмүш түстүү, ак, жалтырак, жумшак металл; балкып эрүү температурасы  $640^{\circ}C$ ; кайноо температурасы  $3352^{\circ}C$ ; бирикмөлөринде +2, +3, +4, +5, +6 жана +7 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; Америцийдин иондошуу энергиясы:  $Am^0 \rightarrow Am^+$  6,0 эв. барабар. Америций элементинин электронунун жайгашуусу [Rn] 5f<sup>7</sup>s<sup>2</sup>.

Америций галогендер менен кошулуп фторид, хлорид, бромид, йодиддерди пайда кылат, мисалы:  $AmF_4$ ,  $AmF_3$ ,  $AmCl_3$ ,  $AmBr_3$ ,  $AmI_3$ .

Америцийдин  $AmO_2$ ,  $AmO_2F$ ,  $Am_2(SO_4)_3$  ж.б. бирикмөлери белгилүү. Америцийдин (VII) валенттүүлүгүн биринчи жолу америцийди озон менен щелочтуу чөйрөдө кычкылдандыруу менен Россиянын радиохимиктери аныкташкан. Америцийди атомдук реакторлордо ядролук отун катары, радиохимиялык изилдөөлөрдө, химиялык элементтерди синтездеп алууда, медициналык аппараттарды, приборлорду, өлчөөчү жана изилдөөчү куралдардын тетиктерин жасоодо колдонушат.

**18 Ar** [Ne]3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup>  
**39,948**  
**2 8 8**

**Аргон** (лат. Argon, грек. αράκεττηνιшлеген, кирбекен) Ar - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 3-мезгилиниң VIIA тобунан орун алган химиялық элемент. Асыл газдарга киред, катар номери 18, атомдук массасы 39,948.

Кадимки шартта аргон бир атомдуу, химиялық жактан инертуү, түссүз, жытсыз газ. Аргондун атомун 1894-жылы Д.Рэлей жана У.Рамзай абанын составынан, абаны терең муздатуу менен бөлүп алышкан.

Аргон инертуү газдардын ичинен эң көп тараалганы - атмосферада көлөмү боюнча 0,93%ды түзөт.

Түрүктуу 3 изотопту пайда кылат: <sup>36</sup>Ar (0,337%), <sup>38</sup>Ar (0,063%) жана <sup>40</sup>Ar (99,600%).

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү - 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup>; иондошуу энергиясы: Ar<sup>0</sup> → Ar<sup>+</sup> → Ar<sup>2+</sup> 1520,57 жана 2665,83 кДж/моль. Иондошуу энергиясы Ar<sup>0</sup> → Ar<sup>+</sup> 15,76 эВ барабар. Ван-дер-Ваальс радиусу 0,192 Å, коваленттик радиусу 0,095 Å. Кайноо температурасы -185,29°К (-87,1°C), тыгыздыгы - 0,01786 г/см<sup>3</sup>. Органикалык эритмелерде сууга Караганда жакшы зрийт. Катуу аббалдагы кристаллдык аргондун торчосу кубдук сингонияга жооп берет:  $\alpha=5,42\text{ \AA}$ ,  $J=4\text{ \AA}$ .

Дүйнөдө жылына  $5 \cdot 10^9$  м<sup>3</sup>дан көбүрөөк аргон алынат. Аргон болоттон жасалган көлөмү 40 л болгон атايын баллондордо ташылат жана сакталат.

Аргон, металлургияда, металлдарды иштетүүдө, жарым өткөргүчтөн жасалган аспаптарды даярдоодо, химиялық синтезде, люминесценттик лампаларда, ядролук техникада ж.б. кенири колдонулат.

**85 At** [Xe]6s<sup>2</sup> 6p<sup>5</sup>  
**[210]**  
**2 8 18 32 18 7**

**Астат** (грек. astotos - түрүксүз, лат. astatium астатия) At - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын VI мезгилиниң VIIA тобунан орун алган радиоактивдүү элемент, катар номери 85, галогендерге киред. Эң эле узак жашоочу изотобу <sup>210</sup>At ( $T_{1/2}=8,3$  saat). Эң бириңчи жолу 1940-ж. Э.Серге, Т.Корсон, У.Макензи висмутту α-белүкчөлөр менен нурлантканда <sup>211</sup>At изотобун алышкан (<sub>83</sub><sup>209</sup>Bi (α2n), <sub>85</sub><sup>211</sup>At). Анын түрүксүз 19 изотобу бар, эң түрүктүсүсү <sup>210</sup><sub>95</sub>At - 8,3 saatка чейин жашайт. Бардыгы радиоактивдүү. Атомунун электрондук түзүлүшү: 6s<sup>2</sup> 6p<sup>5</sup>, демек p элементи болуп саналат. At катуу зат, балкып эрүү температурасы 244°C, кайноо температурасы 309°C.

Бирикмелеринде  $-1$ ,  $+1$ ,  $+5$  кычкылдануу даражаларын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы  $\text{At}^0 \rightarrow \text{At}^+ \rightarrow \text{At}^{2+}$  9,2 жана 20,1 эВ барабар.

Химиялык касиеттери жагынан полонийге да, йодго да окшош келет, б.а. металлдык жана металлоиддин касиетке ээ.

Галогендер сыйктуу эрибеген тузду  $\text{AgAt}$  пайда кылат жана йод сыйктуу ( $\text{AgJO}_3$ ) беш валенттүү  $\text{AgAlO}_3$  абалга чейин кычкылданат. Вакуумда жана кадимки шартта оңой бууланат.

Металлдарга ( $\text{Ag}$ ,  $\text{Au}$ ,  $\text{Pt}$ ) жакшы сицет. Астат күкүрттүү суутектин таасири менен чөкмөгө чөгөт, күкүрт кычкыл эритмелеринен аны цинк сүрүп чыгарат. Астат электролиздөөдө катодго тартылат. Астаттын металлдарга сиңүү касиети аны таза түрүндө бөлүп алууга мүмкүндүк берет.

Галогендерге караганда металлдык касиети жогору. Ал бир топ металлдар, галогендер менен, о.з. күкүрттүү суутек менен реакцияга кирет. Астаттын касиеттери толук изилдене элек.

## Б

**Барий** (лат. *Vagus*; гр. *barys* - oop)  $\text{Ba}$

Д.И.Менделеевдин мезгилдик

системасынын 6-мезгилиниң IIA тобунан

орун алган химиялык элемент, катар

номери 56, атомдук массасы 137,34,

жегичтүү жерге металлдарына кирет.

Жаратылышта барийдин атомдук массасы

$^{130}\text{Ba}$ ,  $^{132}\text{Ba}$ ,  $^{134}\text{Ba}$  –  $^{137}\text{Ba}$  жана  $^{138}\text{Ba}$  болгон туруктуу жети изотобу бар.

Барийди К.Шееле биринчи жолу (1774) барий кычкылы ( $\text{BaO}$ ) түрүндө тапкан.

Металл түрүндөгү барийди Х.Дэви  $\text{Ba(OH)}_2$  ин

электролиздөөдөн алган (1808). Барийдин жерге кыртышында

таралышы 5  $10^{-2}\%$  га барабар. Барий тэркин абалында кездешлейт.


Барит (персидский шпат)  $\text{BaSO}_4$  жана витерит  $\text{BaCO}_3$  минералы

түрүндө кездешет.

Барий - күмүш түстүү ак, жумшак металл; эрүү температурасы  $710^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1640^\circ\text{C}$ . Бирикмелеринде II валенттүүлүктүү көрсөтөт. Иондошуу энергиясы  $\text{Ba}^0 \rightarrow \text{Ba}^+ \rightarrow \text{Ba}^{2+}$  5,21140 жана 10,0040 эв барабар.

Химиялык касиети боюнча кальций, стронцийге окшош.  $\text{Ba}$  – активдүү металл, абада тез кычкылданат да, жука кабыкчаны пайда кылат. Суу менен реакцияга кирип  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ не айланат. Барий галогендер менен реакцияга кирип галогениддерди ( $\text{BaF}_2$ ), күкүрт менен сульфидди ( $\text{BaS}$ ), суутек менен гидридди ( $\text{BaH}_2$ ) пайда кылат.

Өнөр жайда металл түрүндөгү барий BaOын алюминийдин күкүмү менен калыбына көлтириүүдөн алышат:



Ва жана анын Mg, Al менен болгон күймалары вакуум техникасында, металлургияда, коргошун менен болгон күймасы басмаканада ариптерди даярдоодо, барийдин етө кычкылы - BaO<sub>2</sub> суутектин етө кычкылын алууда, есүмдүк булаларын агартууда, сульфиди (BaS) терини жыдыштыу үчүн, BaO<sub>2</sub> - айнекти, BaF<sub>2</sub> - оптикалык айнекти, башка көптөгөн бирикмелери цемент, эмалдарды алууда жана медицинада да колдонулат.

**4Be** [He]2s<sup>2</sup>  
9,0122  
2 2


**Бериллий** (лат. *Berillium*) Be –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 2-мезгилинин IIA топчосунан орун алган химиялык элемент; катар номери 4; атомдук массасы 9,0122. Бериллий күмүшкө окшош боз түстөгү, морт, женил

металл. <sup>9</sup>Be болгон бир туруктуу изотобу бар. Жасалма изотопторунун ичинен радиоактивдүү индикатор катарында колдонулуучу <sup>7</sup>Be ( $T_{1/2} = 53$  күн) етө маанилүү.

Бериллий 1797-жылы Л.Воклен тарабынан берилл минералынын составынан ачылган. Металл түрүндөгү бериллииди 1-жолу 1827-жылы Ф.Велер жана А.Бюсси бир убакта бериллий хлоридин металл түрүндөгү калий менен калыбына көлтирип алышкан. Бериллий сейрек учуроочу элемент. Ал 1285<sup>0</sup>Сда эрип, 2790<sup>0</sup>Сда кайнайт; металлдардын ичинен жылуулук сыйымдуулугу жана еткөргүчтүгү жорору, электр каршылыгы төмөн, морт металл. Бериллийдин иондошуу энергиясы  $\text{Be}^0 \rightarrow \text{Be}^{1+} \rightarrow \text{Be}^{2+}$  9,32 жана 18,21 эВ барабар.

Химиялык бирикмелеринде II валенттүү химиялык жактан абдан активдүү, бирок бериллий кычкылынын (BeO) жука кабыгы менен капиталган абалда туруктуу. Массасы боюнча жер кыртышында  $6 \cdot 10^{-4\%}$ , океан, деңиз сууларында  $6 \cdot 10^{-7}$  мг/л өлчөмдө кездешет. Бериллииди кошо кармаган 54 минералы белгилүү. Алардын ичинен Be<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>[(Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)] - берилл; Be<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> – фенакит көп учуртайт.


Плавик, туз, күкүрт кислоталарынын суюлтуулган эритмелеринде эрийт. Концентрацияланган, суюлтуулган азот кислотасында жогорку температурада аракеттенишет. Жегичтер менен реакцияга киришет, ошондуктан амфотердүү мүнөзгө ээ:



Суутек менен түздөн түз кошулбайт. Жогорку температурада бериллий көпчүлүк металлдар менен кошулуп бериллиттерди, азот

менен нитриддерди –  $\text{Be}_3\text{N}_2$ , көмүртек менен карбиддерди пайда қылат. –  $\text{Be}_2\text{C}$ .

Ве - берилл мінералынан алынат. Бериллий фториди менен натрий фторидинин арапашмасын магний менен калыбына келтируудөн же бериллий хлориди менен натрий хлоридинин арапашмасын электролиздөө аркылуу алынат:




Бериллий ар түрдүү күймаларды алууда, атом реакторлорунда, авиацияда, ракета жана космос техникасында колдонулат.

**97 Bk** [Rn]5f<sup>8</sup>6p<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>

[247]

2 8 18 32 26 9 2

Катар номери 97, атомдук массасы [247]. Берклийдин массалық сандары  $^{240}\text{Bk}$ ,  $^{242}\text{Bk}$  –  $^{251}\text{Bk}$  болгон 11 изотобу белгилүү, алардың ичинен бир кыйла туруктуусу болуп  $^{247}\text{Bk}$  саналат. Берклий 1949-жылы американлық физиктер Г.Сиборг, А.Гиорсо, жана С.Томпсон ж.б. окумуштуулар тарабынан америций элементтин  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү менен бомбалоодон алынган:



Берклий күмүш түстүү металл; кайноо температурасы  $2630^{\circ}\text{C}$ , балкып эрүү температурасы  $986^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +3 жана +4 кычылдануу даражаларын көрсөтөт; берклий элементтинин электронунун жайгашуусу  $4\text{f}^{14}5\text{s}^25\text{p}^65\text{d}^{10}5\text{f}^86\text{s}^26\text{p}^66\text{d}^{16}7\text{s}^2$  же  $5\text{f}^86\text{d}^{17}7\text{s}^2$ . Иондошуу энергиясы  $\text{Bk}^0 \rightarrow \text{Bk}^{3+}$  40,8 эВ.

Берклий микрохимияда чоң ачылыштарга ээ. Анын  $\text{BkF}_3$ ,  $\text{BkO}_2$  ж.б. кошулмалары белгилүү. Берклий Калифорний элементтин изилдөө иштеринде, ядролук физикада жана радиохимияда колдонулат.

**5 B** [He]2s<sup>2</sup> 2p<sup>1</sup>

10,811


2 3

**Бор** (лат. *Borut*) B - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 2-мезгилиниин IIIA тобунан орун алган химиялық элемент.


Катар номери 5. Атомдук массасы 10,811. Бордун эки туруктуу изотобу бар:  $^{10}\text{B}$  жана  $^{11}\text{B}$ . Бул элементтى бири-бири менен байланышпастан туруп, 10 күндүн ичинде 1808-жылы 21-июнда француз химиктери Л.Ж.Тенар, Л.Ж.Гей-Люссак жана ошол эле жылы 30-июнда англиялық химик Т.Деви тарабынан ачылғандыгы белгиленген.

Жер кыртышында  $3 \cdot 10^{-4}\%$  санда таралган. Негизги минералдары:  $\text{CaBSiO}_4(\text{OH})$  - даталит;  $\text{H}_3\text{BO}_3$  - сассолин;  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  - бура;  $\text{Mg}_2[\text{B}_4\text{O}_4(\text{OH})]\text{OH}$  - аппарат;  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  - кернит;  $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  - колеманит;  $\text{MgCaB}_6\text{O}_{11} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  - гидроборатит;  $\text{NaCaB}_5\text{O}_9 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  - углексит.

Бор - боз түстөгү кристалл; металл эмес; кычылдануу даражасы +3, -3;  $700^{\circ}\text{C}$ да абада кычылданат.  $\text{H}_2$  менен аракеттенишпейт.  $\text{N}_2$  менен  $900^{\circ}$  Сден жогорку температурада нитридди, күкүрт менен сульфидди, көмүртек менен карбидди пайда кылат. Галогендер менен температуралын таасиринде аракеттеништет.  $\text{HCl}$ ,  $\text{HF}$  эрибейт; «падыша арагында» бор кислотасына чейин кычылданат. Жегичтер менен кошуп ысытуудан бораттар алынат. Бор  $\text{B}_2\text{O}_3$ тү,  $\text{BCl}_3$ тү калыбына келтириүүдөн:  $2\text{BCl}_3 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{B} + 3\text{Cl}_2$



же  $\text{NaBF}_4$  электролиздөөдөн алынат:



Бордун 2 модификациясы бар: аморфтуу жана кристаллдык. Аморфтуу В күрөн түстөгү күкүм. Кристаллдык В кара түстө болуп, катуулугу жагынан алмаздан кийинки турган диамагниттүү зат. Бөлмө температурасында кристаллдык бор электр тогун начар өткөрөт. Температуралын  $600^{\circ}\text{C}$ га чейин жогорулатканда ал жөндөмдүүлүгүн 100 эсе көбөйтөт, ошондуктан жарым өткөргүч катары пайдаланылат.

Бор цемент, айнек өндүрүшүндө жана химиялык өнөр жайларда боек, кагаз, резина өндүрүүдө колдонулат.

**107** **Bh**  $[\text{Rn}]6d^5 7s^2$

**Борий** (лат. *Borium*) **Bh**

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиинин VIIВ тобунаң орун алган элемент; катар номери 107, атомдук массасы – 262; туруктуу изотоптору жок; электрондук түзүлүшү ...  $6d^5 7s^2$ .

Химиялык касиеттери боюнча ренийдин аналогу болуп саналат. Көбүрөөк туруктуу болгон кычылдануу даражасы +7. Бирок борийдин +9 жана башка кычылдануу даражасын көрсөткөн да кошулмалары болушу мүмкүн.  $^{261}\text{Bh}$  жана  $^{262}\text{Bh}$  массалык сандарга ээ болгон эки изотобу белгилүү.

ЯИБИнан (СССР)-Ю.Ц.Оганесян, Г.Н.Флеров жана алардын кесиптештери 1976-жылы бул элемент жөнүндө макала жазылган, бирок мында көрсөтүлгөн маалыматтар №107-элементтин чындығында синтезделип алынганын далилдеп бере алган эмес.

ИЮПАП жана ИЮПАКтын кызметчиларынын пикири боюнча №107-элемент 1981-жылы Дармштадттык немец окумуштуулары Г.Мюнценберг жана даянан кесиптештери тарабынан синтезделип алынган.

ИЮПАП жана ИЮПАКтын кызметчиларынын сунушу боюнча №107-элементтин аты Нобель сыйлыгынын лауреаты, даниялык окумуштуу Нильс Хендрикavid Bordun (1885-1962-жылы) урматына коюлган.

Борий  $^{209}\text{Bi}$  түрү  $^{54}\text{Sr}$ дун өтө ылдам ядророру менен (дээрлик «сыйкырдуу» – 125 нейтрону) бомбалаодон  $^{261}\text{Br}$  изотобу алынган. Синтезделип алынган  $^{261}\text{Br}$  – түрүксуз ( $T_{1/2}=2$  мсек). Эч жерде колдонулбайт. Химиялык кошулмалары алынган эмес.

## **35 Br [Ar]4s<sup>2</sup>4p<sup>5</sup>**

**79,904**

**2 8 18 7**

Массасы 79,904. Молекуласы 2 атомдан турат.

1826-жылы А.Балар ачкан. Табигый бром туруктуу 2 изотоптан турат  $^{79}\text{Br}$  жана  $^{81}\text{Br}$ . Бир канча жасалма радиоактивдүү изотоптору алынган:  $^{80}\text{Br}$ ,  $^{82}\text{Br}$  ( $T_{1/2}=35,87$ саат) ж.б..

Атомунун сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү: 4s<sup>2</sup> 4p<sup>5</sup>. Атомдук радиусу 1,19 Å<sup>0</sup>; иондук радиусу Br<sup>+</sup> 1,96 Å<sup>0</sup>.

Бромдун жер кыртышындагы массасы  $1,6 \cdot 10^{-4}$ ти түзөт. Бром кызыл-күрөң түстөгү, жагымсыз жыты бар, оор суюктук. Ал көздү, терини, дем алуу органдарын дүүлүктүрөт. Кайно температурасы 59,82°C, тоону температурасы -7°C.

Бром - бромдуу түздар (KBr, NaBr) түрүндө көлдөрдө, деңиздерде, нефть сууларында, о.э. суу єсүмдүктөрүнүн курамында кездешет. Спиртте, эфирде, бензолдо, хлороформдо жакшы, ал эми сууда аз зрийт. Бромдун 3%үү эритмеси бромдуу суу деп аталат.

Бром химиялык активдүүлүгү боюнча хлор менен йоддун ортосунда турат да, йодду бирикмелеринен сүрүп чыгарат.

Бирикмелеринде -1, 0, +Iден +VIIге чейинки валенттүүлүкүтү көрсөтөт. Иондошуу энергиясы  $\text{Br}^0 \rightarrow \text{Br}^{+1} \rightarrow \text{Br}^{+2} \rightarrow \text{Br}^{+3} \rightarrow \text{Br}^{+4} \rightarrow \text{Br}^{+5} \rightarrow \text{Br}^{+6} \rightarrow \text{Br}^{+7}$  11,84; 21,80; 35,90; 47,3; 59,7; 88,6; 109,0; 192,8 эВ барабар.

Көпчүлүк металлдар менен активдүү аракеттенишет. Көмүртек, азот, кычкылтектен менен түздөн-түз реацияга кирбейт, ошондуктан алардын бирикмелери кыйыр түрдө алышат. Суутек менен ысытканда 300°Cда гана реакцияга кирип, бромдуу суутекти пайды


450

17

842435

кылат. НВгдун суудагы эритмеси, бромдуу суутек кислотасы болот. Бромдуу суутек кислотасынын туздары – бромиддер деп аталаат.

Бромду баштапкы заттардан - дениз суулары (дениз рапасы), суу өсүмдүктөрү ж.б., ошондой эле калийдин бромдуу бирикмелеринен химиялык жол менен бөлүп алышат:



Бром органикалык синтезде жана аналитикалык химияда кээ бир элементтерди аныктоодо реагент жана кычкылдандыргыч катары колдонулат. Мисалы, бромдуу этилди жана дибромэтанды өндүрүүдө ж.б. Кээ бир органикалык кошулмалар түрүндө (бромамин, бромиддүү камфора) медицинада колдонушат.

## В

**23**

**V**  
[Ar]3d<sup>3</sup>4s<sup>2</sup>


**50,942**

**2 8 11 2**

**Ванадий** (лат. Vanadium) **V** –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилинина V В топчосунан орун алган элемент, катар номери 23, атомдук массасы 50,942. Жаратылышта 2 изотоптан турат <sup>50</sup>V жана <sup>51</sup>V.


1801-жылы мексикалык минералог А.М. Дель Рио тарабынан ачылган. 1869-жылы англиялык окумуштуу химик Г.Роско күкүм түрүндөгү ванадий металлын  $VCl_2$ ди суутек менен калыбына келтириүүдөн алган.



Ванадий деген аты элементтин туздары өтө кооз болгондуктан, байыркы скандинавиялык сулуулуктун кудайы Ванадистин урматына коюлган. Жер кыртышында  $1,5 \cdot 10^{-2}\%$  санда кездешет.

Ванадий күмүш түстүү, катуу металл, эрүү температурасы  $1900 \pm 25^{\circ}C$ , кайноо температурасы  $3400^{\circ}C$ , тыгыздыгы  $6,11\text{ г}/\text{см}^3$ . Сууда, минералдык туздардын, жегичтердин эритмелеринде, туз кислотасында туруктуу. Плавик кислотасында, концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталарында, «падыша арагында» жакшы эрийт,  $700^{\circ}C$ да азоттун агымында ысытканда ванадийдин нитриди ( $VN$ ) пайда болот. Бирикмелеринде II, III, IV, V валенттүү. Иондошуу энергиясы  $V^0$ дөн  $V^{5+}$  чейин: 6,74; 14,65; 29,31; 48,4; 65,2 эВ барабар. Кычкылtek менен ванадийдин кычкылдарын пайда кылат. Хлор менен бир нече хлориддерди берет - маанилүүсү  $VCl_3$ . Күкүрт менен сульфиддерди  $VS$ ,  $V_2S_3$ ,  $V_2S_5$ ; көмүртек менен карбидди  $VC$  пайда кылат.

Ванадий кенин кислота жана жегичтер менен иштетүү, ванадийлүү темир кенин домнада эритүү, ванадий кычкылдары менен галогениддерин калыбына келтируү ж.б. жолдор менен алынат.



Кыргызстанда темир кени менен ванадийдин аралашмасы Сары-Жазда жедешет. Ванадий деңиз жаныбарлары: деңиз кирписи менен голотуриянын организминде 10%ке чейин болот. Ал бул жаныбарлардын организминде гемоглобиндеги Fe дин, хлорофиллдеги Mg дин маанисиндей орунду ээлэйт.



Ванадийдин бирикмелери – уу заттар. Ванадий негизинен металлургияда аспалтык жана конструкциялык болотторду алууда, ядролук техникада колдонулат.

$^{83}B$	$i$	$[Xe]6s^26p^3$			
<b>208,9</b>					
2	8	18	32	18	5



**Висмут** (лат. *Bismuthum*) *Bi* -  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 6-мезгилиниң VA  
топчосунан орун алган химиялык эле-  
мент, катар номери 83, атомдук массасы  
208.9. Түрүктүү бир изотоптан турат -

<sup>209</sup> Ві. Жаратылышта эркін жана бирикмелер түрүндө кездешет. Аның эң кеңіри тараған минералдары  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  –висмут жалтырагы,  $\text{Au}_3\text{Bi}$  – мальдонит жана  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ - бисмит же висмут охрасы. Висмут XV ғасырдан бері белгилүү.




Висмут жер кыртышында массасы бойонча  $2\cdot10^{-5}$ %ды түзөт. Висмут ак жалтырак металл; тыгыздығы  $9,80\text{ г}/\text{см}^3$ , эрүү температурасы  $271,3^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1529^\circ\text{C}$ . Бирикмелеринде II, III, V валенттүү. Иондошуу энергиясы  $\text{Bi}^0$ -ден  $\text{Bi}^{5+}$  чейин: 7,289; 16,74; 25,57; 45,3; 56,0 эВ барабар. Кургак абада түркүтүү, жогорку температурада күйүп, сары түстөгү кычкылын  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  пайда кылат. Құқурттө зриткенде же анын туздарының зритмесине  $\text{H}_2\text{S}$  таасир эткенде құқурттуу висмут пайда болот:



Туз жана сүюлтүлгөн күкүрт кислоталары менен аракеттенишлейт. Азот кислотасы менен нитратты, концентрацияланган күкүрт кислотасы менен ысытканда сульфатты  $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$  пайдалы кылат, галогендер менен  $\text{BiF}_3$  сыйктуу бирикмелерди берет:



Висмуттун Mg менен болгон куймасына HCl таасир эткенде  $\text{BiH}_3$  пайда болот. Ал уулу газ. Висмутту  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  ту көмүр менен калыбына келтириүүдөн же күкүрттүн бирикмелеринен темир менен сүрүп чыгаруудан алынат:



Висмут коргошун, калай, кадмий ж.б. металлдар менен куймаларды алууда жана магнит талааларынын чыңалуусун өлчей турган приборлордо, ядролук реакторлордо, көп бирикмелери айнек, керамика жасоодо медицинада жана  $(\text{BiO})\text{NO}_3$  висмутил нитраты XVI кылымдан бери театрда грим катары колдонулат.

1739-жылы И.Пот химиялық жактан висмут экендигин аныктаган.

**74**  
**W**  
[Xe]5d<sup>4</sup>6s<sup>2</sup>


**183,85**

**2 8 18 32 12 2**

$^{184}\text{W}$  жана  $^{186}\text{W}$  туруктуу изотоптуронун аралашмасы.

Вольфрам жер кыртышында сейрек тараалган элемент, массасы буюнча  $1 \cdot 10^{-4}\%$  ды түзөт. Эркин абалда кездешпейт. Көбүнчө вольфрам кислотасынын түздары түрүндө кездешет. Мисалы, вольфрамит –  $x\text{FeWO}_4 \cdot y\text{MnWO}_4$ , шеелит –  $\text{CaWO}_4$  жана штольплигит –  $\text{PbWO}_4$ .


1783-жылы К.Шееле металл түрүндөгү вольфрамды  $\text{WO}_3$  ту көмүртек менен калыбына келтириүүдөн бөлүп алган:



Вольфрам - кыйындык менен эрий турган боз түстөгү металл, тыгыздыгы  $19,3 \text{ g/cm}^3$ ; балкып эрүү температурасы  $3410^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $5930^\circ\text{C}$ . Кадимки шартта туз, күкүрт, азот жана плавик кислоталарына туруктуу. Азот жана плавик кислоталарынын аралашмасында, жегичтердин эритмесинде ысытканда эрийт:



Бирикмелеринде II, III, IV, V жана VI валенттүү. Иондошуу энергиясы  $\text{W}^0 \rightarrow \text{W}^+ \rightarrow \text{W}^{2+}$  770; 1710 кДж/моль барабар. Кадимки шартта химиялық жактан туруктуу, кычкылtek менен 400-500 $^\circ\text{C}$  да кычкылданып  $\text{WO}_3$  ту пайда кылат:



Суутек менен жогорку температурада да реакцияга кирбейт. Вольфрам көмүртек менен карбиддерди, кремний жана бор менен

силициздерди, бориддерди, галогендер менен  $\text{WCl}_6$ ,  $\text{WI}_2$  сыйктуу галогениздерди, күкүрт менен  $\text{WS}_2$ ,  $\text{WS}_3$  сульфиддерди пайда кылат.

Вольфрам жана анын бирикмелери вольфрамит жана шеелит минералдарынын концентраттарынан бөлүнүп алынат.

Вольфрам металлургияда сапаттуу болотторду жана күймаларды алууда, электротехникалык өнөр жайда колдонулат. Кыргызстанда вольфрам кени ысык-Көл областында Сары-Жаз кенинде табылган.



**64 Gd**  $[\text{Xe}]4f^75d^16s^2$

**157,25**

**2 8 18 25 9 2**

Гадолиний (лат. *Gadolinium*) Ga - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 64, атомдук массасы 157,25. Гадолинийдин массалык сандары  $^{143}\text{Ga}$  -  $^{162}\text{Ga}$  болгон 20 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык сандары  $^{151}\text{Ga}$ ,  $^{154}\text{Ga}$ ,  $^{155}\text{Ga}$ ,  $^{156}\text{Ga}$ ,  $^{157}\text{Ga}$ ,  $^{158}\text{Ga}$ ,  $^{160}\text{Ga}$  болгон жети изотобу табылган. Гадолиний жер кыртышында  $1\cdot10^{-3}$  % массалык санда кездешет.

Гадолинийди 1880-жылы швейцариялык химик Жан Шарль Галиссар де Мариньянк 1-жолу кычкылы ( $\text{Gd}_2\text{O}_3$ ) түрүндө бөлүп алган.

Гадолиний күмүш түстөгү ак металл; балқып эрүү температурасы  $1312^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $3280^\circ\text{C}$ ; бирикмелеринде +3,+2,+1 кычкылдануу даражасын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү энергиясы -2,40 га барабар; гадолиний элементинин электронунун жайгашуусу ... $4f^75s^25p^65d^15f^06s^2$  же  $4f^75d^16s^2$ . Иондошуу энергиясы  $\text{Gd}^0 \rightarrow \text{Gd}^+ \rightarrow \text{Gd}^{2+} \rightarrow \text{Gd}^{3+}$  8,9939, 16,9085; 20,63; 44,0 эВ барабар.

Гадолинийдин бирикмелери ( $\text{Gd}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Gd}_2\text{S}_3$  ж.б.) жарым ёткергүчтүк касиетке ээ болгондуктан оптоэлектроникада колдонулат.

**31 Ga**  $[\text{Ar}]4s^24p^1$

**62,73**

**2 8 18 3**

Галлий (лат. *Gallium*) Ga - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиниң IIIA тобунун элементи, катар номери 31, атомдук массасы 62,73; 2 изотобу бар:  $^{69}\text{Ga}$  жана  $^{71}\text{Ga}$ . Бул элемент орус химиги Д.И.Менделеев тарабынан алдын аныла айтылган элементтердин бири (1870-жылы «эксаалюминий» деп атаган); 1875-жылы П.Е.Лекок де Буабодран спектрдик анализ аркылуу бөлүп алган.

Жер кыртышында массасы боюнча  $1,5 \cdot 10^{-3}$ %ды түзөт. Негизги минералы болуп галлит ( $\text{CuGaS}_2$ ).

Галлий көгүш түстүү ак металл, эрүү температурасы  $29,75^\circ\text{C}$ , кайноо температурасы  $2400^\circ\text{C}$ , тыгыздығы  $5,90\text{г}/\text{см}^3$ . Кычкылдануу даражасы +2, +3. Иондошуу энергиясы  $\text{Ga}^0 \rightarrow \text{Ga}^{1+} \rightarrow \text{Ga}^{2+} \rightarrow \text{Ga}^{3+}$  5,998; 20,5144; 30,66 эВ.

Химиялык касиети боюнча алюминийге өтө окшош.  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{Br}_2$ ,  $\text{I}_2$ , жегичтердин концентрацияланган эритмеси менен реакцияга кирип тиешелүү бирикмелерди берет,  $285^\circ\text{C}$ да абада кычкылданат (жогорку кычкылы  $\text{Ga}_2\text{O}_3$ ),  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  сыйктуу кислоталар жана «падыша арагы» менен оңой аракеттенишет. Суунун буусу менен аракеттенишет. Галлий туздарынын сүудагы эритмелеринде гидрокычкылы  $\text{Ga}(\text{OH})_3$  пайда болот. Ал амфотердик мүнәзгө ээ. Галлийдин бирикмелери уулу эмес. Анын алтын жана күмүш менен болгон күймасы белгилүү.

Галлий бокситтерден бөлүнүп алынат. Галлий оптикалык күзгүлөрдү, жогорку температуралык термометрлерде, жарым өткөргүчтердү даярдоодо колдонулат. Галлий деп Франциянын байыркы аты менен атоону Лекок де Буабодран сунуш кылып, езүнүн мамлекеттинин урматына атаган. Илимде бул элементтин ачылышы жөнүндө так маалыматтар бар: 1875-жылы 27-август, жума күнү, saat 3 менен 4 түн ортосунда Пьерфиттен алынып келинген цинк обманкасы изилденип жаткан мезгилде жаңы элементтин ачылгандығы жөнүндө маалымат берген.

**72 Hf**  
[Xe]5d<sup>2</sup>6s<sup>2</sup>  
**178,4**  
**2 8 18 32 10 2**

**Гафний** (лат.*Hafnium*)  $\text{Hf}$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиinin IVB тобунда жайгашкан элемент, катар номери 72, атомдук массасы 178,49. Массалык сандары  $^{174}\text{Hf}$ ,  $^{176}\text{Hf}$ ,  $^{180}\text{Hf}$  болгон 6


туруктуу изотоптун турат. 1923-жылы нидерландиялык окумуштуу О.Костер жана венгриялык окумуштуу О.Хевеши тарабынан ачылган. Жер кыртышында таралышы массасы боюнча  $3,2 \cdot 10^{-4}$ %ды түзөт. Гафний Копенгаген шаарынын атынан аталган.

Ак күмүш түстүү металл; тыгыздығы  $13,66\text{г}/\text{см}^3$ , балкып эрүү температурасы  $2222^\circ\text{C}$ , кайноо температурасы  $5280^\circ\text{C}$ .

Химиялык касиети боюнча цирконийге өтө окшош. Негизги кычкылдануу даражасы болуп +4 саналат; +3, +2, +1 кычкылдануу даражасы да мүнәздүү, бирок аз кездешет. Иондошуу энергиясы  $\text{Hf}^0 \rightarrow \text{Hf}^+ \rightarrow \text{Hf}^{2+}$  723 жана 1437 кДж/моль. Жогорку температурада  $\text{N}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{B}$ ,  $\text{S}$ ,  $\text{F}_2$ ,  $\text{Si}$  ж.б менен аракеттенип, металл сымалданган катуу

бирикмелерди  $\text{HfN}$ ,  $\text{HfS}$ ,  $\text{HfSi}$ ,  $\text{HfCl}_4$ ,  $\text{HfF}_4$  пайда кылат. Абада кычкылданудан сырткы бети жука кабыкча менен канталат. Кычкылтек менен ысытуудан гафнийдин кычкылын  $\text{HfO}_2$  пайда кылат. Гафнийдин  $[\text{HfO}]\text{HPO}_4$ ,  $[\text{HfO}]\text{Cl}_2$ ,  $\text{K}_2[\text{HfF}_6]$  сыйктуу комплекстик бирикмелери белгилүү.

Гафний цирконий минералдарынан жана  $\text{HfCl}_4$  хлоридин калыбына келтириүүдөн алышат.



Гафнийдин тантал жана вольфрам менен болгон куймасы абсолюттук нөлгө жакын температурада да,  $2000^{\circ}\text{C}$  температурада да жогорку бекемдигин сактайт. Ошондуктан ядролук энергетикада, электрондук техникада, авиаацияда, ракеталардын жана реактивдүү кыймылдаткычтардын тетиктерин жасоодо колдонулат.

${}^2\text{He}_{1s^2}$

4,0026

2

Гелий (лат. *Helium*, грек. *Helios* - күн)  $\text{He}$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 1-мезгилиниң VIIIА тобунун элементи, асыл газдарга кирет, катар номери 2, атомдук массасы 4,0026.

Кадимки шартта гелий бир атомдуу, химиялык жактан инерттүү, түссүз, жытсыз газ. Абада 0,0005% гелий бар. Күндүн, жылдыздардын атмосферасынын негизги бөлүгүн түзүп турат.

Гелийди 1868-жылы Ж.Жансен жана Н.Локъер ачып, кийин 1895-жылы У.Рамзай клевеит минералынан бөлүп алган. Гелий радиоактивдүү элементтердин  $\alpha$ -ажыроосунда пайда болгондуктан, ал радиоактивдүү элементтери бар минералдарда гана топтолот.

Атмосферада гелий 2 изотоптун арапашмасынан –  ${}^3\text{He}$  (0,00013% көлемү боюнча) жана  ${}^4\text{He}$  (99,99987%) турат.

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү –  $1s^2$ ; иондошуу энергиясы:  $\text{He}^0 \rightarrow \text{He}^+ \rightarrow \text{He}^{2+}$  2372 жана 5250 кДж/моль. Кайноо температурасы  $4,215^0\text{K}$  ( $-268,78^{\circ}\text{C}$ ); балкып эрүү температурасы  $2,0^0\text{K}$  ( $-271^{\circ}\text{C}$ , 3,76 мПа).

Гелий клевеит, монацит жана торианит минералдарынын курамында болот. Гелий кармалган минералдар көп кездешкен джерлер: АКШ ( $2,1 \cdot 10^{10} \text{ m}^3$ ), Канада ( $10^8 \text{ m}^3$ ) ж.б.

Гелийдин атому ядродон жана эки нейтрондон турат. Гелийдин ядросу өтө туруктуу. Анын атому ядролук реакциялар учурунда пайда болот.

Гелийди криостаттарда өтө төмөнкү температуралы алууда, металлургияда инерттүү чөйрөнү түзүүдө (металлдарды автоген менен иштеткенде), атомдук энергетикада жана консервациялоодо.

колдонушат. Газ абалындағы гелий 15 мПа басымда көлемү 40 л болған болоттон жасалған атайын баллондордо сакталат.


Суок гелий - түссүз суюктук, төмөнкү температурада физика-химиялық изилдөөлөрдү жүргүзүүде өтө төмөнкү температуралы түзүү үчүн колдонулат.  $-2,17^{\circ}\text{C}$ де ( $-56^{\circ}\text{C}$ ) буусунун басымы 0,005 мПа абалда суок гелийдин фазалық өтүсү байкалат, б.а.  $\text{He}^1$  фазасынан  $\text{He}^2$  фазасына өтүү жүрөт. Мында анын бир катар физикалық касиеттери: жылуулук сыйымдуулугу, илешкектиги, тыгыздығы ж.б. кескин өзгөрөт. Мисалы,  $\text{He}^2$  артыкча агуучулук, токтоосуз, сүрүлүсүз, өтүп кетүүгө жөндөмдүү болот.  $\text{He}^1$  фазалық көлөмүндө ташып кайнайт, ал эми  $\text{He}^2$  мениски ачык байкалган токтоо суюктук.  $\text{He}^2$  дагы бир айырмачылығы –анын жылуулук еткөрүмдүүлүгүнүн өтө жогорулуугу. Гелийдин бул касиеттерин 1938-ж. П.Л.Капица ачкан.

Суок гелий  $0^{\circ}\text{K}$  температурада да (нормалдуу басымда) тоңбой турган суюктук. Ал чоң басым алдында (2,5 мПа) гана гексагоналдык торчолуу кристаллдык абалга өтөт.

<b>32</b>	<b>Ge</b>	<b>[Ar]4s<sup>2</sup>4p<sup>2</sup></b>	<b>Германий (лат. Germanium)</b> - Ge – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилинина тобунда жайгашкан элемент; катар номери 32; атомдук массасы 72,59.
<b>72,59</b>			Массалык сандары $^{70}\text{Ge}$ , $^{72}\text{Ge}$ , $^{73}\text{Ge}$ ,
<b>2 8 18 4</b>			

$^{74}\text{Ge}$ ,  $^{76}\text{Ge}$  болғон түрүктуу изотоптору белгилүү. 1871-жылы Д.И. Менделеев өзүнүн мезгилдик законунун негизинде германийдин негизги касиеттерин алдын ала айтып, ал касиеттери боюнча кремнийге окошо болгондуктан, аны "экасилиций" деп атаган. 1886-жылы К.Винклер бул элементти ачып, өз өлкөсүнүн урматына «германий» деп койгон. Германий жаратылышта таза кездешпейт. Ал минералдарда, нефть сууларында, көмүрдө, өсүмдүктерде, балырларда болот. Жер кыртышынын  $4 \cdot 10^{-4}\%$ ын (массасы боюнча) түзөт.

$\text{GeO}_2$  оксиддин  $700^{\circ}\text{C}$  ысытып, сүүткө менен калыбына көлтируү менен алышат:



Германий – металл сымал жалтырак, катуу зат; тыгыздығы 5,35 г/см<sup>3</sup>; балкып эрүү температурасы  $938,5^{\circ}$ ; кайноо температурасы  $2850^{\circ}$ .

Химиялық бирикмелеринде I, II, III жана IV валенттүү. Иондошуу энергиясы:  $\text{Ge}^0$ дөн  $\text{Ge}^{+4}$  чейин 7,900; 15,93; 34,22; 45,70 эВ барабар. Кадимки шартта түрүктуу, концентрацияланган күкүрт кислотасында жана падыша арагында жайға зерит. Абада  $700^{\circ}\text{C}$ дан жогорку температурада германий кычкылын  $\text{GeO}$  жана кош кычкылын  $\text{GeO}_2$

пайда кылат.. Ысытканда германий галогендер менен аракеттенишип, тиешелүү тетрагалогениддерди берет.  $1000^{\circ}\text{C}$ да күкүрт менен аракеттенишип сульфиддерди:  $\text{GeS}$ ,  $\text{GeS}_2$ , сутек менен германийдин суутектүү бирикмесин жана металлдар менен германийдин пайда кылат.

Германий жарым өткөргүч катары радиотехникада, күймалардын курамында, линза материалдары катары инфра кызыл нурун алу үчүн жана электрондук приборлордо колдонулат.


## 67 **Ho** [Xe]4f<sup>1</sup>6s<sup>2</sup> Гольмий (лат. *a Holmium*) Ho

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын IIIB

тобунаң орун алган элемент. Катар номери 67, атомдук массасы

164,9303. Гольмийдин массалык сандары  $^{150}\text{Ho}$  -  $^{170}\text{Ho}$  болгон 21 изотобу белгилүү, алардын ичинен

жаратылыштан массалык саны  $^{165}\text{Ho}$  болгон бир гана изотобу табылган. Гольмий жер кыртышында  $1,3 \cdot 10^{-4} \%$  массалык санда кездешет. 1879-жылды швед химиги жана спектроскописти Пер-Теодор Клеве тарабынан гольмийдин кычкылы ( $\text{Ho}_2\text{O}_3$ ) түрүндө алынган. Гольмийди кальций менен  $\text{HoF}_3$ дин калыбына келтирүүдөн алышат.



Гольмий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы  $1461^{\circ}\text{C}$ ; кайнао температурасы  $2600^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +3 кычкылдану даражасын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы -2,32ге барабар; гольмий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^1 5s^2 5p^6 5d^0 5f^0 6s^2$  же  $4f^1 6s^2$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Ho}^0$ -дөн  $\text{Ho}^{+4}$  чейин 6,02; 11,80; 22,84; 42,48 эВ барабар.

Гольмийдин кошумчалары катализатор катары, микроэлектроникада, айнектерде колдонулат. Бирок радиоактивдүү изотоптуро азырынча эч кандай практикалык колдонууга ээ эмес.



## 66 **Dy** [Xe]4f<sup>10</sup>6s<sup>2</sup> Диспрозий (лат. *Dysprosium*) Dy

Д.И.Менделеевдин мезгилдик

системасынын IIIB

тобунаң орун алган элемент. Катар

номери 66, атомдук массасы 162,50.

Диспрозийдин массалык сандары


## 162,50

2 8 18 28 8 2

$^{147}Dy$  –  $^{167}Dy$  болгон 21 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{156}Dy$ ,  $^{158}Dy$ ,  $^{160}Dy$ ,  $^{161}Dy$ ,  $^{162}Dy$ ,  $^{163}Dy$ ,  $^{164}Dy$  болгон жети изотобу табылган. Диспрозий жер кыртышында 4,5-10<sup>-4</sup>% массалык санда кездешет. 1886-жылы Лекок де Буабодран тарабынан диспрозийдин кычкылы түрүндө табылган. Бирок 20 жылдан кийин гана Урбен салыштырмалуу таза диспрозийди алган.

Диспрозий - күмүш түстүү ак металл; балкып эрүү температурасы 1407°C; кайноо температурасы 2600°C; бирикмелеринде +3 кычкылдануу даражасын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы -2,35ге барабар. Диспрозий элементинин электронунун жайгашуусу ...4f<sup>10</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>10</sup> 6s<sup>2</sup>. Иондошуу энергиясы: Dy<sup>0</sup> → Dy<sup>1+</sup> → Dy<sup>2+</sup> → Dy<sup>3+</sup> → Dy<sup>4+</sup> 5,93; 11,67; 22,79; 41,47 эВ барабар.

Азыркы учурда диспрозий жогорку температурада ысытуу аркылуу кальциотермиялык жол менен алынат:



Диспрозий магниттик күймалардын, аттайын жасалган айнектердин курамына кошулат. Диспрозий металлдарды легирлөөдө, радиоэлектроникада, химиялык өнөр жайда катализатор катары жана медицинада тери ооруларын дарылоодо колдонулат.

**105**

**Db**

[Rn]6d<sup>3</sup>7s<sup>2</sup>

**Дубний** (лат. *Dubnium*) Db –

Д.И.Менделеевдин мэзгилдик

**[262]**

**2 8 18 32 32 11 2**

системасынын 7-мезгилини VB тобунун элементи; катар номери 105; атомдук массасы 262; туруктуу изотоптору жок; электрондук


түзүлүшү ... 6s<sup>2</sup>6p<sup>6</sup>6d<sup>3</sup>7s<sup>2</sup>. Терс электрдүүлүгү аныкталган эмес. Жерден, метеориттерден, космос нурларынан табылган эмес. Дубний d-элементтердин өкүлү, +5 кычкылдануу даражасы туруктуу. Танталдын жана ниобийдин аналогу. 255Db, 257 Db, 259 Db – 262 Db массалык сандарга ээ болгон 6 изотобу белгилүү; эң узак жашаганы  $^{262}Db$  ( $T_{1/2}=40$  сек.).

Химиялык касиеттери жөнүндөгү алгачкы маалыматтар 1970-жылы ядролук изилдөөлөрдүн бириккен институту, (ЯИБИ, Дубна шаары, СССР) И.Звара жана анын эмгектештери тарабынан алынган. №105-элементти синтездөө иштери СССРде жана АКШнын Беркли шаарындагы Калифорния университетинде бир убакта жүргүзүлгөн. Ядролук изилдөөлөрдүн бириккен институтунда синтездөөнүн ыкмасы катары  $^{243}Am$  +  $^{22}Ne \rightarrow ^{260}Db$  ( $^{261}Db$ ) + 5n (4n)



$^{261}Db$ ( $T_{1/2}=1,6$  сек) изотобу 1-жолу ЯИБИде 1970-жылы  $^{243}Am$ ди  
 $^{22}Ne$ дун ядросу менен бомбалоодон алынган.

Беркли шаарында 1970-жылы  $^{249}Cf$ ди  $^{15}N$  ядросу менен бомбалоодон  $^{260}Db$  изотобу алынган:



ИЮПАП жана ИЮПАКтын жумушчу тобунун №105-элементтин ачылышы жөнүндөгү чыгарган бүтүмүндө: ЯИБИнүн (В.А.Друин жана анын эмгектештери) жана Калифорния университетинин окумуштуулары бири-бирине байланышпастан туруп синтездешти, бирдей деңгээлде далилдешти, ошондуктан бул элементтин ачылышы эки шаардын окумуштууларына бирдей даражада таандык деп белгиленген.

Дубний салмактык санда алынган эмес, ошондуктан анын касиеттери атомдору боюнча изилденген. Жаңы элементтин ачылышы үчүн ядролук синтезди жүргүзүү эле жетишсиз. Аны бөлүп алып, аナン анын касиеттерин далилдеп көрсөтүү керек. Дубнийдин химиялык касиеттерин ЯИБИда резерфордийди аныктаган ыкманы өркүндөтүү менен изилдешти. Себеби, лантаноиддердин учтай турган хлориддеринен гана эмес, учма хлориддерден, мисалы, резерфордийдин хлоридинен да бөлүп алууга туура келген. Хлордоону  $TiCl_4$ нин жардамы менен жүргүзүлдү. Ал тажыйбалар дубнийдин касиеттери жөнүндө божомолдоолордун тууралыгын далилдеди. Элементтин ачылышы физикалык, химиялык ыкмалардын жардамы менен да аныкталган.

Дубний азырынча эЧ жерде колдонула элек. 1997-жылы ИЮПАКтын атайын комитетинин сунушу менен дубний деп аталган.

## 8

**63**  
 **$Eu$**   
[Xe]4f<sup>7</sup>6s<sup>2</sup>  
**151,96**  
**2 818 25 8 2**

**Европий** (лат. *Europium*)  $Eu$  –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 63, атомдук массасы 151,96. Европийдин массалык сандары  $^{138}Eu$  –

$^{160}Eu$  болгон 23 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык сандары  $^{151}Eu$ ,  $^{153}Eu$  болгон 2 изотобу табылган. Европий жер кыртышында  $1,2 \cdot 10^{-4}\%$  (массалык санда) кездешет. Европийди 1886-жылы француз химиги Е.Демарсе самарскит минералынын составынан жаңы элементти бөлүп алган. Бирок ал таза эмес европий болгондуктан көп жылдар бою бир канча текшерүүлөрдөн кийин 1901-

жылы Е.Демарсе кайрадан алган элементин европий деп атаган. Бирок, 1937-жылы гана таза металлдык түрүндөгү европий алынган.

Европий - күмүш түстөгү ак металл; балкып эрүү температурасы  $826^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1439^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +2 жана +3 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы -2,27ге барабар; европий элементинин электронунун жайгашуусу ... $4f^7\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^0\ 5f^0\ 6s^2$  же  $4f^7\ 6s^2$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Eu}^0 \rightarrow \text{Eu}^{+2}$  5,664; 11,25; 24,70; 42,65 эВ барабар.

Атомдук реактордорон алынган радиоактивдүү европий рак оорусунун кээ бир формаларын дарылоо үчүн медицинада жана активатор катары телезеркенда кызыл түстү алуу үчүн колдонулат.

## Ж

**29 Cu**  
[Ar]  $3d^{10} 4s^1$

**63,546**

**2 8 18 1**

кыртышында массасы боюнча  $1 \cdot 10^{-20}$  ды түзөт. Ал таза жана кошулма түрүндө (көбүнчө күкүрт, кычкылтек менен) кездешет.

Жез - ийилгич, чоюлгуч, кызыл түстөгү металл, тыгыздыгы  $8,96 \text{ г}/\text{см}^3$ ;  $1083^{\circ}\text{Сда}$  эрип,  $2600^{\circ}\text{Сда}$  кайнайт. Бирикмелеринде +1, +2, +3 кычкылдануу даражаларына ээ. Иондошуу энергиясы:  $\text{Cu}^0 \rightarrow \text{Cu}^{+1} \rightarrow \text{Cu}^{+2} \rightarrow \text{Cu}^{+3}$  7,7264; 20,2921; 36,83 эВ барабар. Жез бир топ комплекстик бирикмелерди пайда кылат. Кадимки температурада активдүүлүгү жогору эмес. Нымдуу абада закись  $\text{Cu}_2\text{O}$  же негиздик карбонат тузунун  $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$  жука кабыкчасы менен капталат. Ал жеңди андан ары кычкылдануудан сактайт. Жез кадимки температурада галогендер, күкүрт, селен менен оңой кошулат. Ал эми суутек, азот, көмүртек менен жогорку температурада да реакцияга кирбейт. Суюултулган күкүрт, туз кислоталары кычкылдандыргычтар жок чөйрөдө жезге таасир этпейт. Азот жана концентрацияланган күкүрт кислоталарында эрийт. Көпчулук металлдар менен куймаларды пайда кылат. (I) валенттүү жездин туздары түссүз келишип, сууда эрибейт, женил кычкылданышат же жездин (II) валенттүү туздарына чейин ажырайт. М.:  $2\text{CuCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{Cu}$ . Ал эми (II) валенттүү жездин туздары жакшы эрийт. Жездин гидратташкан иондору  $\text{Cu}^{2+}$  - көк түстө болушат.

Жездин маанилүү минералдары болуп:  $Cu_2S$  - жез жалтырагы;  $CuFeS_2$  - жез колчеданы;  $CuS$  - кавелит;  $Cu_5FeS_4$  –борнит;  $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$  – малахит;  $2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$  - азурит;  $CuSiO_3 \cdot 2H_2O$ -хризаколла;  $CuSO_4 \cdot Cu(OH)_2$  –брушантит саналат. Өнөр жайда жез реакцияларынын жардамы менен алышат.

Таза жез жылуулкту жана электр тогун жакшы өткөрөт. Жез химиялык аппараттарды жасоодо, электрификацияда жана коррозияга туруктуу күймаларды (коло, латунь) даярдоодо колдонулат.

## *In*


**49** *In* [Kr]5s<sup>2</sup>5p<sup>1</sup>

**114,82**

**2 8 18 18 2**

1863-жылы Р.Рейх жана Е.Рихтер тарабынан ачылган. Жер кыртышында таралышы (массасы боюнча)  $1 \cdot 10^{-5}$ %ды түзөт. Негизги минералдары:  $CuInS_2$ -рокезит,  $FeIn_2S_4$ -индит,  $In(OH)_3$ -джалиндит,  $(Cu, Fe, Zn)_3 (In, Sn)S_4$  – сакурапин. Таза индий металлын индийдин хлорид, сульфат түздарын же индий гидроксидинин суудагы эритмелерин электролиздеө менен алышат:

электролиз



Индий – күмүштүй ак түстөгү, етө жалтырак, жумшак металл, тығыздыгы –  $7,31\text{ г}/\text{см}^3$ , балкып эрүү температурасы  $156,78^\circ\text{C}$ , кайноо температурасы  $2047^\circ\text{C}$ . Бирикмелеринде +1, +2, +3 кычылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $In^0 \rightarrow In^+ \rightarrow In^{2+} \rightarrow In^{3+}$  5,78; 18,87; 28,03 эВ барабар. Бөлмө температурасында абада туруктуу,  $HCl$ ,  $H_2SO_4$ ,  $HF$ ,  $CH_3COOH$  жана  $H_2C_2O_4$  кислоталары менен жай, ал эми  $HNO_3$  менен тез аракеттенишет. Жегичтер менен аракеттенишлейт. Кадимки температурада хлор, бром менен, ысытканда йод, кычылтек менен реакцияга кирет. Суутек жана азот менен реакцияга кирбейт.

Индий кадмий, цинк, коргошун жана калай түстүү металлдардын көндерин кайра иштетүүдөн алышат. Аларга мисал болуп цинк, кадмий, коргошун өндүрүшүнүн чандары, калайды вакуумда эритип тазалоонун учмалары эсептелет. Индий деп анын спектринин индиго

боёгундай көк түстө болгондугуна байланыштуу ат берилген. Индий күзгү, ювелирдик буюмдарды жасоодо, рефлекторлордо, прожекторлордо колдонулат.

**Иридий** (лат. *Iridium*, грек. – «күн желеси»)  $Ir$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң VIIIБ. тобунун элементи, платина металлдарына кирет, катар номери 77, атомдук массасы 192,22. 1804-жылы О.Теннант ачкан.

Жаратылыштагы иридий туруктуу эки изотоптун арапашасынан  $^{191}Ir$  (38,5%) жана  $^{193}Ir$  (61,5%) турат; жасалма радиоактивдүү изотопторунун эң негизгилери  $^{192}Ir$  ( $T_{1/2}=74,37$  күн)  $^{191}Ir$  ( $T_{1/2}=16$  саат).

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү  $5d^76s^2$ ; иондошуу энергиясы:  $Ir^0 \rightarrow Ir^+ \rightarrow Ir^{2+} \rightarrow Ir^{3+} \rightarrow Ir^{4+} \rightarrow Ir^{5+}$  9,2; 17,0; (27), (39), (57) эВ барабар.

Атомдук радиусу  $1,35\text{ \AA}$ ; иондук радиусу  $Ir^{+4} = 0,75\text{ \AA}$ ; балкып эрүү температурасы  $2410^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $5300^\circ\text{C}$ ; тыгыздыгы –  $22,4\text{ g/cm}^3$  ( $18^\circ\text{C}$ ).

Жер кыртышынында массасы боюнча  $1 \cdot 10^{-7}\%$ ды түзөт. Иридий жез-никель сульфиддүү кендердин курамында кездешет. Иридиийдин төмөнкү минералдары белгилүү: осмийлүү иридий же невьянскит ( $Ir$ ,  $Os$ ), иридийлуу осмий же сырсертскит ( $Os$ ,  $Ir$ ), родийлүү невьянскит ( $Ir$ ,  $Os$ ,  $Rh$ ), родийлүү сырсертскит ( $Os$ ,  $Ir$ ,  $Rh$ ), рутенийлүү сырсертскит ( $Os$ ,  $Ir$ ,  $Ru$ ). Тараалышы боюнча эң негизгиси невьянскит – сары-курең түстөгү, металдык жалтырактыка ээ, борпоң минерал. Анын минералдары Уралда жана Сибирде, АКШнын Калифорния штатында, Түндүк Америкада тараалган.

Иридий - күмүш түстүү ак, абдан катуу металл. Иридий химиялык жактан коррозияга абдан туруктуу, кислоталар жана «падыша арагы» да ага таасир эте албайт; жегичтерде да эрибейт.

Иридий  $600^\circ\text{C}$ да кычкылтек менен аракеттенишет. Ошондой эле,  $F_2$ ,  $Cl_2$ ,  $Br_2$ ,  $S$ ,  $Se$ ,  $Te$ ,  $P$  менен жогорку температуранын таасиринде аракеттенишет. Бирикмелеринде  $Ir$  III жана IV валенттүү, кээде I, II, VI валенттүүлүктүү да көрсөтөт. Оксиддеринен туруктуулары  $Ir_2O_3$ ,  $IrO_3$ ,  $IrO_2$  жана туруксуздары  $Ir_2O$ ,  $IrO$ , хлориддеринен  $IrCl$ ,  $IrCl_2$ ,  $IrCl_3$ , сульфиддеринен  $IrS$ ,  $Ir_2S_3$ ,  $IrS_2$  белгилүү.

Комплекстик бирикмелеринен III жана IV валенттүү бирикмелери белгилүү:  $Me[IrCl_6]$  же  $Me_2[Ir(H_2O)Cl_5]$  – хлориридити,  $Me_2[IrCl_6]$  – хлориридаты.

Иридиийдин платина менен болгон күймасы электроддорду, термопараларды, физикалык, химиялык жана хирургиялык (учтары

аябай катуу) аспаптарды, сааттардын тетиктерин жасоодо колдонулат.

## 70 **Yb** [Xe]4f<sup>14</sup>6s<sup>2</sup>

**173,04**

**2 8 18 32 8 2**

27 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{168}\text{Yb}$ ,  $^{170}\text{Yb}$ ,  $^{171}\text{Yb}$ ,  $^{172}\text{Yb}$ ,  $^{173}\text{Yb}$ ,  $^{174}\text{Yb}$ ,  $^{176}\text{Yb}$  болгон жети изотобу табылган. Иттербийдин жер кыртышында таралышы  $3 \cdot 10^{-4}\%$ га барабар. 1879-жылы швецариялык химик, профессор Жан Шарль Галиссарде Мариньян тарабынан ачылган.

Иттербий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы  $824^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1427^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +2 жана +3 кычылдануу даражаларын көрсөтөт; иттербий элементинин электронунун жайгашуусу ...4f<sup>14</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>14</sup> 6s<sup>2</sup>. Иондошуу энергиясы:  $\text{Yb}^0 \rightarrow \text{Yb}^+ \rightarrow \text{Yb}^{2+} \rightarrow \text{Yb}^{3+}$  6,25; 12,17; 25,50 эВ барабар.

Иттербийдин этилендиаминтетрауксус кислотасы менен болгон комплекстик бирикмеси медицинада, изилдөө иштеринде жана алюминийдин негизиндеги атайын күймаларды практика жүзүндө алуу учун колдонулат.

## 39 **Y** [Kr]4d<sup>1</sup>5s<sup>2</sup>

**88,9059**

**2 8 18 9 3**


**Иттрий** (лат. *Yttrium*) **Y** - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасында 5-мезгилиниң IIIB тобунунун элементи, катар номери 39, атомдук массасы 88,9059. Моноизотоптуу элемент  $^{89}\text{Y}$ .

Жер кыртышында таралышы (массасы боюнча)  $2,8 \cdot 10^{-3}\%$ ды түзөт. Иттрий скандий, лантан жана лантаноиддер менен бирге сейрек кездешүүчү жер металлдар тобун түзөт. Бул металлдардын химиялык касиеттери абдан окшош, жаратылышта чогуу кездешет, ачылыш тарыхы да бирдей.

Иттрий - жумшак, күмүштөй ак металл, тыгыздыгы  $4,469\text{g/cm}^3$ , балкып эрүү температурасы  $1528^{\circ}\text{C}$ , кайноо температурасы  $3322^{\circ}\text{C}$ . +3 кычылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $\text{Y}^0 \rightarrow \text{Y}^+ \rightarrow \text{Y}^{2+} \rightarrow \text{Y}^{3+}$  6,21; 12,24; 20,52 эВ барабар. Иттрий женил металл. Алюминий менен болгон күймасы ётө бекемдиги жана женилдиги менен башка күймалардан айырмаланып турат. Абада кычылданат,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$  менен өз ара аракеттенишет. 200 $^{\circ}\text{C}$ да күкүрт менен,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$  менен реакцияга кирет. Иттрий андан жогорку температурада натрий менен реакцияга кирет.

кальциотермиялык жол менен иттрийдин үч фторидинен алынат. Иттрий самолет курууда, радиоэлектроникада, угуу приборлорунда, эсептөөчү машиналарда колдонулат.

Иттрийди 1-жолу 1828. Ф. Велер төмөнкү реакциянын негизинде бөлүп алган:



Иттрий деген сөз швециянын Иттербио деген кыштагынын атына ыкюлгөн, анткени ал ушул жерден алынып барылган минералдан бөлүнүп алынган.



**53**  
[Kr]5s<sup>2</sup>5p<sup>5</sup>  
**126,904**  
**2 8 18 18 7**

**Йод** (лат. *Iodum*) I - Д.И. Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилиниң VIIA тобунун элементи, галогендерге кирет, катар номери 53, атомдук массасы 126,9044. Молекуласы 2 атомдан турат. Йодду 1-жолу 1811-жылы Б. Куртуа ачкан.

Табигый йод туруктуу бир изотоптан турат <sup>127</sup>I, ал эми жасалма радиоактивдүү изотоптуронан: <sup>131</sup>I ( $T_{1/2}=8$  күн) жана <sup>133</sup>I ( $T_{1/2}=22$  saat) ж.б. бар. Йоддун жаратылыштагы минералы паутарит  $Ca(IO_3)_2$  эсептелет.

Атомунун сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү: 5s<sup>2</sup> 5p<sup>5</sup>. Иондошуу энергиясы:  $I^0 \rightarrow I^- \rightarrow I^{+}$  10,45 жана 19,1 эВ барабар. Мунездүү кычылдану даражалары -1, 0 жана +7ге барабар.

Салыштырмалуу терс электрдүүлүгү Полинг буюнча 2,6ға барабар. Атомдук радиусу 0,1133 нм; иондук радиусу 2,20 нм.

Йод жер кыртышында массасы буюнча 3·10<sup>-5</sup>%ды түзөт. Йоддун сууда таркалуусу 1 тонна деңиз суусунда 20-30 мг, 1 тонна деңиз капустасында 5 кг, балырлардын, нефть, газ көндөрүнин жана минералдык суулардын курамында болот.

Йод - кара-бозомтук түстөгү кристаллдык зат; металлдык жалтырактыкка ээзтүгүздүгү 4,94 г/см<sup>3</sup>; кайно температурасы 185,5°C жана балкып эрүү температурасы 113,5°C.

Суюк жана газ абалындағы йоддун молекуласы 2 атомдан турат ( $I_2$ ). Кадимки шартта кескин жыттуу, кызылтым-көк түстө, ал эми ысытканда суюк абалга етпестөн эле түздөн-түз бууланат.


Сууда начар, күкүрттүү көмүртекте, спиртте жана бензолдо жакшы эрийт. Хлор менен бромго караганда химиялык активдүүлүгү төмөнүрөөк. Металлдар менен ысытканда реакцияга тез кирип, йодиддерди, суутек менен йоддуу сууткети пайдада кылат. Көмүртек,

азот, кычкылтектен менен түздөн-түз кошулбайт. Йоддун кычкылданыргыч касиети хлор менен бромго салыштырмалуу начар келет. Жегичтердин ысытылган суудагы эритмелери менен йодид жана йодаттарды пайда кылат:





Крахмалга йоддун эритмесин тамызгандан кара-көк түстү пайда кылат.

Йод азоттун кош оксидин пайда кылуу менен кычкылданат.



Өнөр жайда йодду алуунун негизги булагы болуп нефтини бургуплоодон алынган суулар болуп саналат. Лабораторияда төмөнкү реакциялардын жардамында алышат:



Йод жана анын бирикмелери медицинада, мисалы, радиоактивдүү изотобу калкан безинин ооруларын (богок ж.б.) дарыллоодо, аналитикалык химияда, органикалык синтезде жана фотографияда реагент катары, ал эми өнөр жайда металлдарды термикалык ажыратууда йодиддер катализатор катары колдонулат.



**48 Cd**  
[Kr]4d<sup>10</sup>5s<sup>2</sup>  
**112,41**  
2 8 18 18 2

**Кадмий** (лат. Cadmium) Cd – Д.И.Менделеевдин мэзгилдик система-сынын 5-мэзгилинин IIB тобунан орун алган элемент; катар номери 48; атомдук массасы 112,40; жаратылышта туруктуу 8

изотопторунун арапашмасынан турат. Кадмий сейрек көздешүүчү элементтердин тобуна кирет. Кадмийдин жаратылыштагы минералдары болуп: CdS – гринокит, CdCO<sub>3</sub> – отавит, CdO – монтепонит эсептелет. Жер кыртышында 1,35·10<sup>-5</sup>%, деңиз, океан сууларында 0,00011 мг/л көздешет.

Кадмий – ак түстөгү, оор, жалтырак, жумшак металл; атомдук радиусу 1,56 Å; Cd<sup>2+</sup> иондук радиусу 1,03 Å<sup>0</sup>; тыгыздыгы 8,65 г/см<sup>3</sup> (20<sup>0</sup>Сда); эрүү температурасы 321<sup>0</sup>С; кайноо температурасы 767<sup>0</sup>С. Бирикмелеринде II валенттүү. Иондошуу энергиясы: Cd<sup>0</sup> → Cd<sup>+</sup> → Cd<sup>2+</sup> → Cd<sup>3+</sup>. 8,99; 16,90; 37,48 эВ барабар.

Кадмий абада CdO кычкылынын жука кабыгы менен канталат. Ал кабыкча металлды андан ары кычкылданышынан сактайт.

Кадмий галогендер менен түздөн-түз кошулуп CdCl<sub>2</sub>, CdBr<sub>2</sub>, CdI<sub>2</sub>

сыяктуу түссүз бирикмелерди, күкүрт менен сары түстөгү сууда эрибеген сульфидди – CdS пайда кылат. Туз, күкүрт кислоталарында акырындык менен эрийт. Азот кислотасында жакшы эрип гидрат пайда кылуучу  $Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$  нитратын берет. Кадмий түздары гидролизге учурашат, жегичтердин таасиринен анын ак түстөгү гидроксиди  $Cd(OH)_2$  чөкмөгө түшөт.

$Cd(OH)_2$ ге аммиакты,  $Cd(CN)_2$ ге KCN ашыкча таасир эткенде комплекстүү иондор:  $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$ ;  $[Cd(CN)_4]^{2-}$  алынат.

Кадмий элементи 1817-жылы Ф.Штромейер тарабынан ачылган. Кадмийдин негизги өндүрүүчүлөр болуп Россия, Япония, АКШ, Бельгия, Канада, Германия, Австралия, Перу эсептелет.

Кадмийди өндүрүүнүн негизги булагы болуп цинк өнөр жайынын кошумча продуктасы эсептелет ( $Zn\text{-Cd}$  кесекчелери). Ал кадмий сульфатын калыбына келтириүүдөн алынат:



Кадмий жана анын кошулмаларынын буулары уулуу келет. Кадмийдин кошулмалары менен ууланган адамдар тырышып куса баштайт. Адамдын нерв системасы, боор, бөйрөк иштен чыгат, фосфор - кальций алмашуусу бузулат. Бирикмелери айнак, боёк өндүрүүдө, медицинада колдонулат.

**50 Sn**  
[Kr] $5s^2 5p^2$

**118,69**

**2 8 18 18 4**



болгон 10 изотоптун аралашмасынан турат. Литосферанын (массасы боюнча) 8-10<sup>-3</sup>%ын түзөт.

Калай – күмүш сыяктуу ак, жумшак, жалтырак, ийилгич металл; балкып эрүү температурасы 231,9°, кайноо температурасы 2687°.

Химиялык бирикмелеринде II жана IV валенттүү. Иондошуу энергиясы:  $Sn^0$ дөн  $Sn^{5+}$  чейин 7,34; 14,62; 30,50; 40,73 жана 72,3 эВ барабар. Кадимки шартта калай химиялык таасирлерге туруктуу. Абада жай кычылданып күнүрттөнөт. Металлдын үстүндө пайда болгон жука оксиддик кабыкча ( $SnO_2$ ) аны андан ары кычылдануудан сактайт. Фтор, хлор менен кошулуп  $SnF_4$ ,  $SnCl_2$  болгон бирикмелерди пайда кылат. Күкүрт менен ысытканда сульфиддер –  $SnS$  жана  $SnS_2$  алынат. Калайдын магний менен куймасын кислотанын таасири менен ажыратканда калайдын гидриди  $SnH_4$  – уулуу газ алынат. Азот, аммиак менен кошулбайт. Калайдын нитриди ( $Sn_3N_4$ ) кыйыр жол менен алынат. Көмүртек, кремний менен реакцияга кирбейт. Көлчүлүк металлдар менен куймаларды берет. Калайдын жез, Al, Mn, Be менен

болгон күймасы коло байыртадан бери эле белгилүү. Суюлтулган кислота жана жегичтерде жай эрийт. Концентрацияланган жегичте эриттүдөн калайлуу -  $H_2SnO_2$  жана калай -  $H_3SnO_3$  кислотасынын туздары - станиттер жана станаттар п.б.. II валенттүү калайдын туздарынын  $Sn^{2+}$  көпчүлүгү түссүз, сууда жакшы эриген заттар.

Калай негизинен калай көндөринен алынат. Мисалы, касситтерди ( $SnO_2$ ) көмүртек же көмүртектин (II) оксиди менен калыбына келтириүүдөн алынат:



Алынган калайдын 40%ы тамак-аш өнөр жайында, подшипниктерди, типографиялык күймаларды алуу, буюмдарды кандоо үчүн, боёк чыгарууда, сүрөт өнөр жайында колдонулат. Калайдын алтын жана күмүш менен болгон күймасы тиши салуу техникасында пайдаланылат.




**19  $K$**   
 $[Ar]4s^1$

**39,102**

**2 8 8 1**

**Калий** (лат. *Kalium*) K – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиниң IA тобунаң орун алган элемент. Жегич металлдар тобуна кирет; катар номери 19; атомдук массасы 39,102. Жаратылышта калий 3 изотоптан турат:  $^{39}K$  (93,08%),  $^{40}K$  (0,0119%)

жана  $^{41}K$  (6,76%). Калийдин изотопторунун бири  $^{40}K$  нүр бөлүп чыгарганда атомунун 88%-нан  $^{40}Ca$ , 12%-нен  $^{40}Ar$  пайда болот. Жасалма изотопторунун эң маанилүүсү  $^{42}K$  ( $T_{1/2}=12,52$  жыл); ал индикатор катары химияда, биологияда жана медицинада көнцири колдонулат. Калийди 1807-жылы Г.Деви КОНты электролиздөө жолу менен алган:



Калий – күмүш түстүү, жумшак, ак металл; эрүү төмпературасы  $63^{\circ}C$ , кайноо температурасы  $776^{\circ}C$ ; электр тогун эң мыкты өткөрөт.

Калий жаратылышта жер кыртышынын (массасы боюнча) 2,6%ын түзөт. Негизги минералдарына сильвинит –  $nNaCl \cdot nKCl$ ; карналлит –  $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ ; каинит –  $KCl \cdot MgSO_4 \cdot 3H_2O$  кирет.

Калий етө активдүү элемент. Абада тез кычкылданат, ошондуктан керосин же бензиндин астында сакталат. Калий дайыма I валенттүү. Иондошуу энергиясы:  $K^0 \rightarrow K^+ \rightarrow K^{2+}$  4,34 жана 31,8196 Эв барабар. Кычкылtek менен оксид жана пероксиддерди  $K_2O$ ,  $K_2O_2$  пайдаланылат. Суу менен KOH, суутек менен кошулуп KNdi алынат.

Галогендер жана кислоталар менен активдүү аракеттенип түздарды; ( $KF$ ,  $KCl$ ,  $KBr$ ,  $KI$ ,  $K_2CO_3$ ,  $K_2SO_4$ ) пайда кылат.

Калийди күкүрт, көмүртек менен ысытканда сульфидди -  $K_2S$ , карбиддерди -  $KC_8$ ,  $KC_{16}$ ,  $K_2C_2$  жана  $KHC_2$  гидрокарбиди алынат. Калийдин жардамы менен кычкылдарды ( $B_2O_3$ ,  $Al_2O_3$  жана  $SiO_2$ ) калыбына келтириүүгө болот. Калий спирттер менен органикалық кошулмалары болгон алкоголяттарды, ацетилен, этилен менен карбиддерди пайда кылат. Калийди алуу орун алмашуу реакциясына негизделген:



Бул реакциялар вакуумда жана жогорку температурада жүргүзүлөт.

Негизги бирикмелеринен  $KCl$ ,  $K_2SO_4$  – жер семирткич,  $K_2S$ ,  $KMnO_4$  – медицинада жана ветеринарияда,  $KBr$  фотографияда,  $KF$  – металлургияда,  $K_2CO_3$  самын жана айнек жасоодо,  $K_2P_2O_7$  жана  $K_5P_3O_{10}$  кир кетириүүчүү каражаттарды алууда,  $KClO_3$  ширенке жасоодо,  $K_2SiF_6$  – лантаноиддерди алууда,  $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$  – көздемелерди бөёдо жана фотографияда,  $KCN$  алтынды, күмүштү алууда,  $K_2Cr_2O_7$  – терилерди хромдоодо колдонулат.

**98 Cf**  
[Rn] $5f^{10}7s^2$

[251]

2 8 18 32 28 8 2

**Калифорний** (лат. *Californium*) Cf - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10-катарынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 98, атомдук массасы [251]. Калифорнийдин массалык сандары  $^{240}Cf$  –

$^{256}Cf$  болгон 17 радиоактивдүү изотобу белгилүү, алардын ичинен бир күйла туруктуусу болуп  $^{251}Cf$  саналат. Калифорний 1950-жылы американалық илимпоздор Г.Сиборг, С.Томпсон жана А.Гиорсо тарабынан кюрий элементинен ядролук реакциянын негизинде алынган да, аны Америка штатынын атынан аташкан.

Калифорний - ак металл; балкып эрүү температурасы  $986^\circ C$ ; бирикмелеринде  $+2, +3, +4, +5$  жана  $+6$  болгон кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; калифорний элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14}5s^25p^65d^{10}5f^{10}6s^26p^66d^{10}6f^{10}7s^2$  же  $5f^{10}7s^2$ .

Калифорнийдин кычкылы  $Cf_2O_3$ , оксихлориди  $Cf_2OCl$  жана калифорнийдин нитраттары, сульфаттары, галогениддери сууда эрийт. Калифорний атомдук реактордо ядролук реакциялардын физикалык касиеттерин изилдөөдө алмаштырылгыс пайдалуу. Калифорний плутонийди алуу үчүн колдонулат, о.э. калифорний

нейтрондук активизациялық анализдөө иштеринде алмаштырылғыс иштерди аткарат.

**20 Ca**  
[Ar]4s<sup>2</sup>  
**40,08**  
**2 8 8 2**

**Кальций** (лат. Calcium) Ca – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиниң IIA тобунун элементи; катар номери 20, атомдук массасы 40,08; атомдук радиусу 1,97 Å, иондук радиусу 1,04 Å; тығыздығы 1,54 г/см<sup>3</sup>; әрүү температурасы 851<sup>0</sup>С; кайноо температурасы 1492<sup>0</sup>С.


Жаратылышта кальцийдин туруктуу бар: <sup>40</sup>Ca (96,97%), <sup>44</sup>Ca (2,09%), <sup>42</sup>Ca (0,667%), <sup>48</sup>Ca (0,184%), <sup>43</sup>Ca (0,135%) жана <sup>46</sup>Ca (0,003%).

Кальцийдин табигый бирикмелери: CaCO<sub>3</sub> – кальций карбонаты, CaSiO<sub>3</sub> - волластонит, CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - доломит, CaF<sub>2</sub> - флюорит, CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O - гипс; Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> - фосфорит жана 3Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·Ca(F,Cl)<sub>2</sub> - аппатит.


Кальций - күмүш сымал ак, женил металл. Металл түрүндөгү кальцийди 1-жолу 1808-жылы Г.Дэви алган. Жер кыртышында (массасы боюнча) 2,96%ды ээлеп, O, Si, Al, Fe ден кийинки 5-орунда турат. Кальций бирикмелеринде +2, өтө сейрек +1 қычкылдануу дараражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы: Ca<sup>0</sup> → Ca<sup>+</sup> → Ca<sup>2+</sup> 6,11308 жана 11,8714 эВ барабар.

Кальций металлдарды алардын оксиддеринен, сульфиддеринен жана галогениддеринен сүрүп чыгарат. Кадимки температурада кальций қычкылтек менен реакцияга оюй кирип, CaОдин пайда кылат. CaO сууда эрип, күчтүү негизди Ca(OH)<sub>2</sub>ни берет. Кальций бардык кислоталар менен реакцияга оюй кирип, суутекти сүрүп чыгарат. Галогендер менен аракеттенишип тиешелүү түздарды пайда кылат. Кургак суутек менен аракеттенип гидридди пайда кылат. Кальцийди графит менен кошуп ысытканда карбидди пайда кылат.

Кальцийди эритилген CaCl<sub>2</sub>дин электролиздөө менен алууга болот.



Андан башка - вакуумда алюминотермиялык жол менен да алууга болот:



Таза кальций металлы цезий, рубидий, хром, цирконий, торий, ванадийдин бирикмелирин металлга чейин калыбына келтириет. Техникада кальцийдин коргошун менен болгон күймасы жана кальцийдин минералдары көнери пайдаланылат: акиташ, өчүрүлгөн

акиташты, цементти, силикаттың алууда, түздөн-түз курулуш материалдары катарында, металлургияда (флюс), химиялық өнөр жайда кальцийдин карбидин, соданы, хлордуу аkitашты, жер семирткичтерди алууда, кантты, айнекти өндүрүүде колдонулат. Бор, мрамор, исланд шпаты, гипс, флюорит жана башкалардын практикалык мааниси өтө чоң.

## 27 **Co** [Ar]3d<sup>7</sup>4s<sup>2</sup>

**58,9332**

**2 8 15 2**

**Кобальт** (лат. Cobaltum) Co -

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилинина VIIIIB тобунун элементи, катар номери 27, атомдук массасы 58,9332.

Кобальтты биринчи жолу 1735-жылы

швед химиги Г.Брандт ачкан. Жаратылыштагы кобальт туруктуу бир изотопton <sup>59</sup>Co турат.

Кобальттын сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү 3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>7</sup>6s<sup>2</sup>; кычкылдануу даражасы +2 жана +3, кээде +1, +4, +5 ти да көрсөтөт; иондошуу энергиясы:  $\text{Co}^0 \rightarrow \text{Co}^+ \rightarrow \text{Co}^{2+} \rightarrow \text{Co}^{3+}$  - 7,86 жана 17,31; 33,50 эВ барабар. Атомдук радиусу 0,125нм; иондук радиусу  $\text{Co}^{+2}$  – 0,78Å,  $\text{Co}^{+3}$  – 0,64Å; балкып эрүү температурасы 1493°C; кайноо температурасы 2277°C; тыгыздыгы – 8,9 г/см<sup>3</sup>.

Кобальт - мүнөздүү металлдык жалтырактык касиетке ээ, көгүш түстө; жецил, иштетилет, серпилгич, темирге окошо, болоттон да катуу металл; темир сыйктуу магниттик касиетке ээ, бирок ал касиетин 1121°Cдан жогорку температурадан баштап жоготот.

Жер кыртышында 3-10<sup>-3</sup>%га жакын, сейрек таралган металл. Жерден атырылып чыккан минералдык булактарда, көпчүлүк тоо тектеринде, деңиз суусунда кездешет. Топуракта, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ткандарында да бар.

Кобальт төмөндөгү минералдар: каролит -  $\text{CuCo}_2\text{S}_4$ ; линнейт –  $\text{Co}_3\text{S}_4$ ; кобальтин -  $\text{CoAsS}$ , шмальтин –  $\text{CoAs}_2$  ж.б. түрүндө кездешет. Анын көндөри Уралда, Кола жарым аралында жана Сибирде таралган. Со єзгөрүлмө валенттүү.

Жөнөкөй химиялык кошулмаларында кобальт II валенттүү, ал эми комплекстик кошулмаларында III валенттүүлүкте көрсөтөт.

Кобальт сууда жана абада туруктуу келет. 300°Cда оксиддик жука кабык (жашил түстөгү  $\text{CoO}$ ) менен калталат. Суюлтулган  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$  кислоталарында акырындык менен эрийт.

Галогендөр менен ( $\text{F}_2$ дон башкасы) бөлмө температурасында,  $\text{S}$ ,  $\text{P}_2\text{N}_2$ ,  $\text{Si}$ ,  $\text{As}$  менен 300-500°Cда аракеттенишет.

Кобальт  $\text{Co}_3\text{O}_4$  түү калыбына көлтириүүдөн, кобальт хлоридин ( $\text{CoCl}_2$ ), кобальт сульфатын ( $\text{CoSO}_4$ ) электролиздөөдөн, никельдик,


жез-никельдик, жез-кобальттык, мышьяк-кобальттык кендерден алынат.

Күкүрт жана туз кислоталарында кобальт сүттөкти бөлүп чыгаруу менен эрип, кызыл түстөгү кристаллогидрат түрүндөгү түздарды пайда кылат:  $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CoCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

Азот кислотасында кобальт қычылданганда азоттун оксидине чейин калыбына келет. Кристаллдык кобальттын нитраты - кызыл түстөгү кристаллогидрат:  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Кобальт ар түрдүү комплекстик иондор менен,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}]^{3+}$ ,  $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$  ж.б. көп сандаган комплекстик бирикмелерди пайда кылат. Мисалы, натрийдин тетрагордано-кобальты -  $\text{Na}[\text{Co}(\text{CSN})_4]$  жана натрийдин тетрахлоро-кобальты -  $\text{Na}[\text{CoCl}_4]$ . Кек түстөгү бул эритмелердин экөө төң кобальтты фотометрдик ыкма менен аныктоодо колдонулат.

Кобальт жогорку температурага туруктуу материалдарды даярдоодо колдонулуучу күймаларды алууда, коррозияга туруктуу материалдардын компоненти катарында, курамында кобальты бар катализаторлорду даярдоодо, медицинада, техникада колдонулат.

Радиоактивдүү изотоп  $^{60}_{27}\text{Co}$   $\chi$ -нурлануунун булагы катары радиациялык химияда, медицинада,  $\chi$ -дефектоскопияда, тығыздыкты өлчөөдө көнүрликтөрдө пайдаланылат. О.э. рак оорусуна каршы күрөшүүдө «кобальт пушкасы» деген ат менен колдонулат. Ал эми анемия оорусуна каршы колдонулуучу белгилүү  $\text{B}_{12}$  витаминин курамында да кобальт болот. Андан сырткары кобальттан ар түрдүү боёктөр, эмалдар даярдалат.




**207,19**

**2 8 18 32 18 4**

бар.:  $^{204}\text{Pb}$ ,  $^{206}\text{Pb}$ ,  $^{207}\text{Pb}$ ,  $^{208}\text{Pb}$ . Акыркы 3 изотобу радиоактивдүү элементтердин ажырашынан (уран, актиний, торий) пайда болот.

Жер кыртышында (массасы боюнча)  $1.6 \cdot 10^{-3}\%$ ды түзөт. Коргошун таза түрүнде да учуртайт. Маанилүү минералы – галенит  $\text{PbS}$  (коргошун жалтырагы) бардык сулфидлик кендерде кездешет. Сейрек учуроочу минералдары – клаусталит  $\text{PbSe}$ ; алтait -  $\text{PbTe}$  ж.б. Ири коргошундун кени бар мамлекеттерде: Австралия, США, Канада, Мексика жана Казакстан кирет. Коргошун коргошун жалтырагын (галенит) ( $\text{PbS}$ ) күйгүзүп, көмүр менен калыбына келтирүүдөн алынат:



**Коргошун** (лат. *Plumbum*)  $\text{Pb}$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IVA тобунаң орун алган элемент, катар номери 82, атомдук массасы 207,19.

Жаратылышта туруктуу 4 изотобу

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и



и

и

и

и

</



Коргошун - жумшак, иштетүүгө жана чоюлууга жөндөмдүү болгон, көгүш күмүш түстөгү металл. Атомдук радиусу  $1,74\text{\AA}$ , иондук радиусу  $\text{Pb}^{2-}$  -  $1,26\text{\AA}$ . Катуу коргошундун тыгыздыгы  $11,34 \text{ г/см}^3$  ( $20^\circ\text{C}$ ), балкып эрүү температурасы  $327,4^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1745^\circ\text{C}$ .

Коргошун электрохимиялык чыңалуу катарында суутекке чейин турат. Суюлтулган кислоталарда эрибейт.  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  кислоталарында, жегичтин эритмесинде жакшы эрийт. Туз, күкүрт кислоталарында эрибейт. Кадимки шартта абада коргошундун үстүнүү бети гана кычкылданат да, андан аркы кычкылдануудан коргоочу жука катмар пайда болот. Ысыктанда галогендер, күкүрт, селен, теллур менен түздөн түз аракеттенишет.

Химиялык бирикмелеринде коргошун, негизинен  $\text{II}$  валенттүү ( $\text{IV}$  валенттүүлүк да мүнөздүү). Иондошуу энергиясы:  $\text{Pb}^0 \rightarrow \text{Pb}^+ \rightarrow \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Pb}^{3+}$   $7,42; 14,91; 31,97 \text{ эВ}$  барабар. Эки валенттүү коргошун сууда эрий турган нитраттарды, хлораттарды, ацетаттарды, начар эрий турган хлориддерди, фториддерди жана эрибей турган хроматтарды, фосфаттарды, карбонаттарды, молибдаттарды, сульфиддерди пайда кылат. Коргошунду тазалоодо электролит катары кремний фториди пайдаланылат. Коргошундун ( $\text{IV}$ ) валенттүү бирикмелери анча туруктуу эмес.

Коргошун техникалык кабелдерди, аккумуляторлордун пластиналарын даяродоодо, күкүрт кислотасын өндүрүүчү заводдордо аппаратуралардын негизги бөлүктөрүн даярдоо үчүн, куймаларды алууда (тиографиялык куймалар ж.б.), гамма жана рентген нурларын жакшы жуткандыктан радиоактивдүү заттар менен иштөөде алардан сактануу үчүн, тетраэтил коргошунду өндүрүүдө колдонулат. Коргошундун бардык эрүүчү бирикмелери уу.

**6 C**  
[He]  $2s^2 2p^2$

**12,011**

**2 4**

**Көмүртек** (лат. *Carboneum*) - С - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 2-мезгилиниң IVA тобунда жайгашкан химиялык элемент; катар номери 6; атомдук массасы 12,011. Жаратылышта көмүртек туруктуу эки изотоптун арапашмасынан –  $^{12}\text{C}$

(98,892%) жана  $^{13}\text{C}$  (1,108%) турат. Радиоактивдүү изотоптуронан маанилүүсү болуп  $^{14}\text{C}$  ( $T_{1/2}=5570$ жыл) саналат. Көмүртектин атомунун электрондук түзүлүшү  $1s^2 2s^2 2p^2$  болот.

Көмүртек үчүн иондук байланышты пайда кылуу мүнөздүү эмес, электрондорун оной берүүчү активдүү металлдар менен болгон бирикмелеринде гана (мисалы, алюминийдин карбиди  $\text{Al}_4\text{C}_3^{-4}$ ) анын

кычкылдануу даражасы -4кө барабар. Элементтердин басымдуу бөлүгү менен көмүртек бекем коваленттик байланыштагы бирикмелерди берет да ал байланышка көмүртектин сырткы электрондук катмарындағы 4 электрон толугу менен катышат. Ошондуктан, көмүртек IV валенттүү, бирок II валенттүү бирикмелери да белгилүү, мисалы: көмүртектин кычкылы - CO (ис газы). Иондошуу энергиясы  $C^0 \rightarrow C^+ \rightarrow C^{2+} \rightarrow C^{3+} \rightarrow C^{4+}$  11,26; 24,37; 47,86; 64,47 эВ барабар.

Жаратылышта тараптышы буюнча көмүртек 17 орунда турат – жер кыртышынын 0,1%ын түзет. Көмүртектин негизги минералдары: табигый карбонаттар: сода  $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ ; пирсонит  $Na_2CO_3 \cdot CaCO_3$ ; магнезит  $MgCO_3$ ; доломит  $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ ; акита什  $CaCO_3$ ; ветеорит  $BaCO_3$ ; темир, марганец, цинк шпаттары ( $FeCO_3$ ,  $MnCO_3$ ,  $ZnCO_3$ ) ж.б. карбонаттар (жер кыртышындағы массасы  $\approx 9,6 \cdot 10^{15}$ тонна), күйүүчү көндер – таш көмүр, күрөң көмүр, нефть, жаратылыш газы, торф, күйүүчү сланецтер түрүндө топтолгон (жалпы запасы  $\approx 10^{13}$ тонна). Ал эми тиругуу организмдердеги (микроорганизмдер, өсүмдүк жана жаныбарлар) көмүртектин саны  $10^{12}$ тонна, атмосферадагы көмүр кычкыл газы түрүндөгү саны  $6 \cdot 10^{11}$ тоннаны түзө, гидросферада (эриген көмүр кычкыл газы түрүндөгү) атмосферадагыга караганда 60 зең көп болот.

Көмүртекти мезгилдик системадагы эң негизги элементтердин бири деп толук атоого болот, анткени анын органикалык бирикмелери тиругуу организмдердин баарын куруучу материал менен камсыз қылат.

Жаратылышта эркин абалында З жөнөкөй зат: алмаз, графит жана карбин түрүнде кездешет. Алмаз – кубдук, графит гексагоналдык кристаллдык торчолуу структурага ээ, карбин - структурасыз зат, көмүртектин полимери болуп саналат (XX кылымдын орто чөндеринде орус окумуштуулары тарабынан ачылган). Таза көмүртектин составына кәэ бир көмүрдүн түрлөру, мисалы, антрацит (98%С) жакын. Алмаз өтө сейрек тараплан. Мисалы: алмаздуу көндерде – 0,0009%тен ашпаган санда гана алмаз болот. Жөнөкөй алмаздын кенинде массасы 0,2-0,4 г болот, а эгерде ири өлчөмдөгү алмаздар табылса аларга өзгөчө ат берилет. Азыркы мезгилде эң ири алмаз деп Түштүк Африкадан табылган "Куллинан" алмазы ( $10 \times 6,5 \times 5$  см өлчөмдөгү массасы 621,2 грамм) саналат. Ири көндери Түштүк Африкада, Бразилияда, АКШ, Мексика, Индия, Кыргызстан жана Россияда (Якутия, Урал) жайгашкан. Алмаздын өзгөчө касиеттери болуп анын өтө катуулугу жана кооздугу саналат. Атайын иштетилип өтө жылмаланган алмаздар брилианттар деп аталат. Анын аты араб сөзү "ал-мас" – катуунун катуусу дегенди билдирет.

Жыл сайын кургактыктагы жана суу чөйресүндөгү өсүмдүктөр дүйнөсү абадан жана сүудан  $\approx 10^{10}$ тонна көмүртекти алып турушат,

бирок ушул эле учурда жаныбарлардын жана адам баласынын дем алуусунан, органикалық калдыктардын чи्रүсүнөн жана ачышынан, вулканлық аракеттин натыйжасында жана өрттөн, ошондой эле өтө көп санда адам баласынын ишмердуулугүнүн негизинде – завод-фабрикалардын, автомобилдердин иштешинен тынымсыз көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгып турат. Натыйжада жаратылыштагы көмүртектин туруктуу (үзгүлтүксүз) айланышы жүрүп турат.


Көмүртек жер шарында гана эмес, башка космос телолорунда да тараалган. Анын эң жөнөкөй бирикмелери  $\text{CH}_4$  жана  $\text{CO}_2$  Күн системасынын бардык планеталарынан табылган. Мисалы, Марстын атмосферасы негизинен көмүр кычкыл газынан турат. Көмүртектин спектри алыссы жылдыздарда, кометаларда жана тумандуулуктарда да байкалган. Ал эми кээ бир метеориттерде алмаз, графит эле эмес, органикалық бирикмелери да табылган.

Көмүртектин белгилеп кетүүчү өзгөчөлүгү болуп, анын өз ара бири-бири менен байланышып чексиз узун жана өтө бекем байланышкан атомдорунун чынжырын түзө алышы саналат. Д.И.Менделеевдин айтусу боюнча "... эч бир элементте мындай өзгөчөлүк көмүртекте өнүккөндөй татаал деңгээлде өнүккөн эмес". Ошондуктан, көмүртек башка эч бир элемент бере албаган көп түрдүү бирикмелерди пайда кылат.

Физикалық касиеттери боюнча графит жана алмаз кескин айырмаланып турушат. Алмаз - түссүз, тунук, жарыкты күчтүү сындырган жана жаратылышта табылган кристаллдардын эң катуусу. Графит - бозомтук кара түстөгү, тунук эмес, майланышкан металлдык жалтырактыкка ээ, катуулугу боюнча кагаздан да начар кристалл болуп саналат. Ошондуктан карандаштын графит өзөгү кагаздын бетинде сыйып өз изин калтырат. Мындай айырманын себебин аталган заттардагы көмүртектин атомдорунун бири-бири менен болгон байланышуу жолунун ар түрдүүлүгү менен, кристаллдык торчосунун ар башкалыгы менен түшүндүрүүгө болот. Графит бири-бирине кабатталып өз ара начар байланышкан көмүртектин атомдорунан түзүлгөн тегиздиктер сыйктуу полимер катары каралат да гексагоналдык кристаллдык торчого ээ, алмаз мейкиндикте үч өлчөмдүү каркас сыйктуу түзүлгөн, бирдей даражада, бирок өтө бекем биригишкен көмүртектин атомдорунан түзүлгөн гигант полимер катары каралат. Башка сөз менен айтканда, алмаз кубдук кристаллдык торчого ээ.

Көмүртек бардык формасында бөлмө температурасында инерттүү, бирок ысытуудан көптөгөн заттар менен аракеттешет. Абада ысытуудан кычкылtek ашыкча катышта болсо, көмүр кычкыл газына чейин, жетишсиз болсо көмүртектин (II) оксидине чейин

кычкылданат да, реакциянын натыйжасында көп сандагы энергия жылуулук жана жарык түрүндө бөлүнүп чыгат:



Суутек менен жогорку температурада жай аракеттенет, бирок Ni же Pt катализаторлорунун катышуусу менен реакциянын ылдамдығы жогорулайт да,  $600\text{-}1000^{\circ}\text{Сда}$  метанды,  $1500\text{-}2000^{\circ}\text{Сда}$  ацетиленди пайдалы болады.




Күкүрт жана азот менен  $700\text{-}1000^{\circ}\text{Сда}$  аракеттенип, күкүрттүү көмүртекти жана дициан ( $C_2N_2$ ) – уулду газды берет:




Фтор алмаз менен аракеттенишпейт, графит менен  $900^{\circ}\text{Сдан}$  жогорку температурада, аморфтуу көмүртек менен бөлмө температурасында аракеттенишип  $CF_4$  пайдалы болады. Көмүртек жогорку температурада металлдар менен карбиддерди, мисалы  $Al_4C_3$ ,  $CaC_2$ ,  $VC$ ,  $ZnC$  ж.б. берет.

Көпчүлүк реакцияларда көмүртек калыбына келтиргичтик касиетті көрсөтөт:



Пайдалы газ абалындагы заттар жакшы күйөт. Бул реакциялар катуу отунду газификациялаштыруунун - таш же жыгач көмүрүн кургак буулантып айдоо менен (б.а. абасыз ысытуу менен) газ абалына еткөрүүнүн негизин түзүшөт.

Көмүртектин калыбына келтиргичтик касиети металлдардын оксиддери менен аракеттенишүүсүндө өзгөчө ачык байкалат, мисалы:



Көмүртек бардык формасында жегичтердин таасирине узакка чейин ысытууда да туруктуу. Төмөнкү температурада концентрацияланган кислоталар таасир этпейт, бирок  $100^{\circ}\text{Сдан}$  жогорку температурада ысытуудан аморфтук көмүртек акырындык менен кычкылданат.

Алмаз менен графиттин басымдуу бөлүгү табигый сырьеңу кайра иштетүү аркылуу алынат. Кокс - таш көмүрдүн кээ бир сортторун же нефтини иштетүүдөн калган калдыктарды абасыз жогорку температурада ысытуудан алынат. Ыш - жаратылыш газын абаны аз санда катыштырып күйгүзүү аркылуу алынат. Активдүү көмүр – жыгач көмүрүн жогорку температурада өтө ысык суу буусу, же көмүр кычкыл газы менен иштетүүдөн алынат.

Казылып алынган алмаздуу көндер – кимберлиттер алгач аябай майдаланат, андан соң жуулат – женил тоо тектери (чоло ж.б.) агып кетет, алмаз кармаган оор бөлүгү калат. Мындан алмаз атайын курамдагы майлар (вазелин сыйкатуу) менен бөлүнүп алынат. Алмаз

аларга жабышып калат. Акыр аягына чейин тазалоо үчүн, алмаз кислоталар жана жегичтерде жуулат.

Көмүртектин бирикмелеринин колдонулуу тармагы чексиз.

Кооздук буюмдары катары алмаздын ири кристаллдары колдонулат. Ал эми алмаздын майда, тунук эмес кристаллдары же жасалма жол менен алынган алмаздын кристаллдары кесүүчү, жылмалоочу жана тоо-тектерин бургулоочу аспаптарда кызмат кылат.

Графиттин ысыкка жана агрессивдүү чөйрөлөргө туруктуулугу, электр тогун жакшы ёткөрүшү аны өнөр жайда өтө маанилүү материалдардын катарына коет. Андан куймалар үчүн калыптар, балкытып эритүү үчүн тигелдер (казандар) жана отко чыдамдуу буюмдар жасалат. Ошондой эле графиттин өтө көп бөлүгү электротехника өнөр жайында электроддорду, гальваникалык элементтерди жана аккумуляторлорду, электр кыймылдаткычтарын даярдоодо пайдаланылат. Өтө таза графит ядролук реакторлордо нейтрондордун ылдамдыгын төмөндөтүү үчүн колдонулат.


Кокстун эң негизги керектөөчүсү чоюн өндүрүшү: мында ал отун катары да, калыбына келтиригич катары да кызмат кылат. Өндүрүштө алынган ыштын 90% резина өнөр жайында, кээ бир кара боёкторду алуу үчүн жумшалат. Активдүү көмүр зыяндуу газдарды жана суюктуктарды сицируү үчүн противогаздарда, медицинада өтө кенири пайдаланылат.

**14 Si**  
[Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>2</sup>  
**28,086**  
2 8 4

**Кремний** (лат. *Silicium*) - Si  
Д.И.Менделеевдин мэзгилдик система-  
сынын 3-мэзгилинин IVA тобунун  
элементи, катар номери 14, атомдук  
массасы 28,086. Жаратылышта үч  
изотоптун арапашмасынан турат: <sup>28</sup>Si

(92,27%), <sup>29</sup>Si (4,68%) жана <sup>30</sup>Si (3,05%). Кремнийдин майда күкүмдөрү боз, ири кристаллдары күнүрт кара түскө ээ.

Жаратылышта таралышы боюнча кремний 2-орунда (кычкылтектен кийинки) турса да, өтө сейрек деп санаалган Ni – 1751-ж., W – 1783-ж., U – 1789-ж. элементтерден кийин ачылган: 1811-жылы француз окумуштуулары Ж.Л.Гей-Люссак жана Л.Ж.Тенар фтордуу кремнийди калий менен ысытуудан күнүрт күрең түстөгү зат алышкан, бирок алар жаңы элементти ачышкандыгын билишкен эмес. Ошентсе да, 12 жылдан кийин гана швед химиги Я.Берцелиус тетрафтордуу кремнийди калий менен калыбына келтирип, жаңы элемент ачылгандыгын жарыялаган да, ага "силиций" деп ат берген (латынча *silex* - кремень, грекчеден «кремнос» - аска, зоо дегенди түшүндүрөт).




Кремний жаратылыштагы бирикмелеринин баарында кычкылтектек менен бириккен абалда болот. Жер кыртышындагы кремнийдин 12%  
 $\text{SiO}_2$  – кремнезем түрүндө, 75% татаал кычкылтектүү бирикмелери (чоло, талаа-шпаты, сланец, слюда ж.б.) түрүнде кездешет.


Кристаллдык кремний тығыздығы  $2,33\text{g/cm}^3$ , балкып эрүү температурасы  $1417^\circ\text{C}$  жана кайноо температурасы  $2600^\circ\text{C}$  болгон катуу зат. Атомунун электрондук түзүлүшү: ...  $3s^2$   $3p^2$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Si}^0$  дөн  $\text{Si}^{4+}$  чейин 8,15; 16,34; 33,46; 45,13 эВ барабар.

Кремний көпчүлүк бирикмелеринде IV валенттүү да:  $\text{SiH}_4$ ,  $\text{SiF}_4$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ж.б., II валенттүү да  $\text{SiO}$  боло алат. Кремний суутек менен  $\text{Si}_{n}\text{H}_{2n+2}$  жалпы формуладагы бирикмелерди берет.

Металлдар менен силициддерди – кыйындык менен эриген заттарды пайда кылат. Бөлмө температурасында майдаланган кремний менен фтор гана реакцияга кире алат:




Кремний  $400-600^\circ\text{C}$ да хлор менен аракеттенишет. Көмүртек жана азот менен өтө жогорку температурада гана аракеттенишет. Кадимки шартта кремнийге кислоталар таасир этпейт. Кремний жегичтер менен аракеттенишип суутекти жана силикаттарды пайда кылат:



Кремнийдин кычкылтектек менен биригип - $\text{-Si-O-Si-O-}$  сыйктуу узун чыңжырларды пайда кылган түрүктуу бирикмелери кеңири тараалган. Мисалы: табигый жана синтетикалык жол менен алынган силикаттар.

Кремний атому кош байланышты пайда кыла албайт, анткени жалкы байланыштын энергиясы өтө чоң. Анын молекуласында ар бир кремний атому төрт кычкылтектек атому менен жөнөкөй байланышты пайда кылат. Ошол эле учурда ар бир кычкылтектек атому менен кремнийдин эки атому менен байланышат. Натыйжада полимердик түзүлүштөгө химиялык бирикме –  $\text{SiO}_2$  пайда болот. Ал кыйындык менен эрүүчү, кадимки шартта катуу абалдагы зат.



95-98%дуу кремнийдин техникалык сорту арзан сырье болуп саналган кремнеземду ( $\text{SiO}_2$ ) жогорку температурада көмүртөк менен калыбына келтирүүдөн алынат:



Ал эми өзгөчө тазалыктагы кремнийди алуу үчүн техникалык кремний жөнөл учма -  $\text{SiCl}_4$ ,  $\text{SiI}_4$  ж.б.у.с. бирикмелерине өткөрүлөт да, бир нече жолу буулантуу жана муздатуудан кийин тазаланган бирикме жогорку температурада суутек же чаң түрүндөгү цинк менен калыбына келтирилет. Алынган кремний кошумча түрдө зоналык балкытуу ыкмасы менен тазаланып 99,9 999 кремний атомуна 1 гана бөтөн атом

туура келген катыштагы деңгээлге чейинки тазалыкка жеткирилет. Андан кремнийдин монокристаллы өстүрүлүп алынат (Таш-Көмүр шаарындагы жарым өткөргүчтөр заводунун иштөө режими ушул ыкманы колдонууга негизделген). Бул ыкма менен тазалоо өтө татаал жана кымбатка туруучу процесс. Кремний жарым өткөргүчтөр техникасында: ЭВМдердин микросхемаларында, электр техникаларында (диоддор, транзисторлор ж.б.) негизги материал катары кызмат кылса, күн батареясы катары космос кемелерин электр энергиясы менен камсыз кылат.

Чоюн жана болотко кошула турган техникалык кремний алардын механикалык касиеттерин жакшыртат, ал эми көп санда кошулса кислоталарга туруктуулугун жогорулатат.

Карборунддан ( $\text{SiC}$ ) жасалган кайрак таштар катуулугу боюнча алмаздан кийин турганы менен  $2000^{\circ}\text{C}$ дан да жогорку температурага чейин чыдайт. Мындан да жогорку температурага кремнийдин нитриди –  $\text{Si}_3\text{N}_4$  чыдоого жөндөмдүү.

Акыркы жылдары кремнийдин органикалык бирикмелеринин колдонуу тармагы кеңейип баратат. Алардан жасалган материалдар жогорку температурага чыдамдуу, электр изолятору катары суу чейрсүндө да мыкты касиеттерге ээ. Кремнийдин органикалык бирикмелеринен алынган майлоочу майлар өтө жогорку да, өтө төмөнкү температурада да баштапкы касиеттерин өзгөртбөстөн сактап калат. Мындей майлар 20-30 км бийиктиктөрдө учкан реактивдүү самолеттөрдүн күймүлдөткүчтөрүн майлоо үчүн алмашкыс материал болуп эсептелет.

**36** **Kr**  $[\text{Ar}]4s^24p^6$   
**83,80**  
**2 8 18 8**

**Криптон** (грек. *Kryptos* – жашырынган, лат. *Kryptonum*) Kr - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилинин VIIIА тобунун элементи, асыл газдарга кирет, катар номери 36, атомдук массасы 83,80. 1898-жылы У.Рамзай менен

М.Траверс ачкан. Кадимки шартта  $1\text{m}^3$ абада  $1\text{m}^3$ дай криптон эрийт. Атмосферада  $3 \cdot 10^{-4}\%$  болот (көлөм боюнча). Криптон - түссүз, жытсыз газ.

Криптон 6 изотоптун аралашмасынан турат:  $^{78}\text{Kr}$  (0,354% көлөмү боюнча),  $^{80}\text{Kr}$  (2,27%),  $^{82}\text{Kr}$  (11,56%),  $^{83}\text{Kr}$  (11,55%),  $^{84}\text{Kr}$  (56,90%) жана  $^{86}\text{Kr}$  (17,37%).

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү:  $4s^24p^6$ , кычкылдануу даражасы +2.

Криптон бир атомдуу молекуладан турат. Атомдук радиусу  $1,98\text{\AA}$ ; коваленттик радиусу  $1,09\text{\AA}$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Kr}^0 \rightarrow \text{Kr}^+ \rightarrow \text{Kr}^{2+} \rightarrow \text{Kr}^{3+}$  14,00; 24,57; 36,94 $\text{eV}$  барабар.

Газ абалындағы криптондун (н.ш.) тығыздығы 3,745 г/л (Аба боюнча тығыздығы 2,8 г/л), кайноо температурасы -153,2°C жана балқып эрүү температурасы -157,1°C. Суюк абалындағы криптондун тығыздығы 2,472г/см<sup>3</sup>, ал эми катуу абалында – 3,100г/см<sup>3</sup>. Катуу криптон кубдук кристаллдық торчону пайда қылат:  $\alpha = 5,72\text{Å}$  (58К), z=4. Сууда эригичтіги -  $1,1 \cdot 10^{-4}$  кг/м<sup>3</sup> (0°C, 0,1 МПа);  $0,054 \cdot 10^{-3}$  кг/м<sup>3</sup> (25°C, 0,1 МПа); Суу жана органикалық заттар менен клатраттарды пайда қылат.

Бир нече эксимердик бирикмелери белгилүү: KrF<sup>+</sup>, KrCl<sup>+</sup>, KrBr<sup>+</sup>, KrO<sup>-</sup> (УФ лазерде колдонушат). Криптондун фтор (KrF<sub>2</sub>), фенол, хлороформ жана башкалар менен бирикмелери алынган. Криптонду өндүрүштө абадан аlyшат.

<sup>85</sup>Kr радиоактивдүү изотобун  $\beta$ -нурун алуучу булак катарында медицинада, коррозияны изилдөөдө индикатор катары жана башкаларда колдонулат. Андан сырткары криптон электровакуумдук техникада, ысытылып жарық берүүчү лампаларды, түстүү реклама түтүктөрүн (ак түс) толтурууда да колдонулат. Криптон болоттон жасалған баллондордо 5-10 МПа басым астында сакталат.

**54 Xe**<sub>[Kr]5s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup></sub>  
**131,96**  
2 8 18 18 8

**Ксенон** (лат. *Xenon*, грек. *Xenos* - чоочун) Xe - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын VIIIА тобунун элементи, асыл газдарга кирет, катар номери 54, атомдук массасы 131,30.

1898-жылы У.Рамзай менен М.Траверс ачкан, ал эми алгачкы химиялық бирикмесин Xe<sup>+</sup>[PtF<sub>6</sub>]<sup>-</sup> Н.Бартлет алган.

Табигый ксенон туруктуу 9 изотоптодун арапашмасынан турат: <sup>124</sup>Xe (0,096% көлөмү боюнча), <sup>126</sup>Xe (26,98%), <sup>128</sup>Xe (10,44%), <sup>129</sup>Xe (0,090%), <sup>130</sup>Xe (1,92%), <sup>131</sup>Xe (24,44%), <sup>132</sup>Xe (4,08%), <sup>134</sup>Xe (21,18%), <sup>136</sup>Xe (8,78%). Урандын минералдарынан жана ядролук жарылууда бөлүнгөн ксенон изотоптору (<sup>133</sup>Xe, <sup>135</sup>Xe)  $\beta$  нурларын бөлүп чыгарышат.

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү  $5s^25p^6$ . Кычылдануу дараражалары +2, +4, +6, +8. Иондошуу энергиясы: Xe<sup>0</sup> → Xe<sup>+</sup> → Xe<sup>2+</sup> → Xe<sup>3+</sup> → Xe<sup>4+</sup> 12,13; 21,21; 32,13; 46,62 эВ барабар. Полинг боюнча терс электрдүүлүгү 2,6; атомдук радиусу 2,18Å<sup>0</sup>, коваленттик радиусу 1,30Å<sup>0</sup>. Атмосферанын курамында  $8,7 \cdot 10^{-6}\%$  (көлөм боюнча), жалпы запасы  $1,6 \cdot 10^{11}\text{m}^3$  түзөт. Жер кыртышында ураны бар көндөрде кездешет.

Ксенон - молекуласы бир атомдан турган түссүз, жытсыз газ; кайноо температурасы – 108°C; катуу абалындағы тығыздығы

2,700 г/см<sup>3</sup> (133°К), суюк – 2,987 г/см<sup>3</sup> (165°К), газ – 5,85 кг/см<sup>3</sup> (273°К, 0,1 МПа). Катуу ксенон кубдук кристаллдык торчону пайда кылып кристаллданат:  $\alpha=6,197\text{A}^0$  (58°К);  $z=4$ . Сууда эригичтүү 0,242·10<sup>-3</sup> м<sup>3</sup>/кг - 0,1 МПа, 273°К жана 0,097·10<sup>-3</sup> м<sup>3</sup>/кг - 0,1 МПа, 298°К.

Ксенон суу жана органикалык заттар менен клатраттарды, галогендер менен экспимердик бирикмелерди  $\text{XeF}$ ,  $\text{XeF}_4$ ,  $\text{XeF}_6$ ,  $\text{XeOH}$ ,  $\text{XeCl}$ ,  $\text{XeBr}$  ж.б. пайда кылат. Андан сырткары перксенаттары да белгилүү:  $\text{Na}_4\text{XeO}_6$ ,  $\text{XeO}_4$ , балкып эрүү температурасы 5,8°С;  $\text{FXeOCIO}_3$ ,  $\text{Xe}(\text{OCIO}_3)$ ,  $\text{FXeSO}_3\text{F}$ ,  $\text{XeCl}_2$ ,  $\text{XeCl}_4$ ,  $\text{XeClF}$ ,  $\text{XeBr}_2$  ж.б..


Ксенонду абадан алышат. Электровакуумдук техникада, жарык берүүчү лампаларда газ разрядын жана импульстук кубаттуу жарык берүүчү булактарын алууда колдонулат.

**16**  
**S**  
**[Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>4</sup>**  
**32,06**  
**2 8 6**

**Күкүрт** (лат. *Sulfur*)

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 3-мезгилинина тобунун элементи, катар номери 16, атомдук массасы 32,06. Табигый 4 туруктуу изотобу бар  ${}^{32}\text{S}$ ,  ${}^{33}\text{S}$ ,  ${}^{34}\text{S}$ ,  ${}^{36}\text{S}$ . Жаратылышта эркин


жана бирикмелер түрүндө кездешет. Эркин түрүндө Туркмөнстандагы Кара-Кум чөлүндө, Өзбекстанда, Россияда Волга дарыясынын жээгингде кездешет, эң ири көндөри АКШда, Японияда, Италияда табылган. Күкүрттүн ар түрдүү металлдар менен болгон бирикмелери өтө кеңири тараалган. Мисалы, коргошун жалтырагы  $\text{PbS}$ , цинк сульфиди, жез жалтырагы жана башкалар – булар түстүү металлдарды алуунун булагы катары эң баалуу көндер болуп саналат. Табигатта күкүрт кальцийдин жана магнийдин сульфаттары катары да кеңири тараалган. Күкүрттүн бирикмелери ёсумдуктөрдүн жана жаныбарлардын организминде да кездешет. Жер кыртышында күкүрттүн жалпы саны 5·10<sup>-2</sup> % ды түзөт. Күкүрттү негизинен пирит – темир колчеданынан  $-\text{FeS}_2$  алышат, андан башка курамында жез, цинк ж.б. түстүү металлдардын күкүрттүү бирикмелери бар полиметаллдык көндөрден да алууга болот:



Күкүрт – кадимки шартта 118,9°Сда балкып эриген, сары түстөгү, морт кристалл. Күкүрт бирикмелеринде -2, +2, +4, +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы  $\text{S}^0 \rightarrow \text{S}^+ \rightarrow \text{S}^{2+}$ : 10,36; 23,4; 35,0 эВ барабар. Эркин абалындагы күкүрт б.з.ч. 5 миң жыл мурда эле белгилүү болгон. Ал сууда эрибейт, бирок бензолдо ж.б. органикалык суюктуттарда жакшы эрийт. Күкүрттүн молекуласы 8 атомдон ( $\text{S}_8$ )

турат.  $444,6^{\circ}\text{C}$ да кызыл-сарғыч бууну пайда кылуу менен кайнайт. Күкүрттүн буусунда температура жогорулаган сайын молекуладагы атомдордун саны улам азайып отурат:  $\text{S}_8 \rightarrow \text{S}_6 \rightarrow \text{S}_4 \rightarrow \text{S}_2 \rightarrow \text{S}$ ,  $800^{\circ}-1400^{\circ}\text{C}$ да бир гана атомдон турат. Күкүрт Cu, Fe, Zn менен түздөн-түз аракеттенишип, көп сандагы жылуулукту белүп чыгарат. Ал негизинен бардык металл эместер менен аракеттенишет, металлдар менен болгон реакциясы жөнел жана активдүү жүрөт.

Күкүрт эл чарбасында, резина өнөр-жайында колдонулат. Каучукту күкүрт менен аралаштырып ысытканда резина алышат. Мындай процесс вулканизация деп аталат. Күкүрттү өсүмдүктөрдүн кээ бир зыянкечтерин жоготуу үчүн, ширенкени, ультрамарин боёктөрүн, күкүрттүү көмүртекти ж.б. бир катар заттарды даярдоо үчүн колдонушат.



2 8 18 18 1



**Күмүш** (лат. *Argentum*) Ag – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилининаң IV тобунун элементи. Катар номери 47; атомдук массасы 107,870; асыл металлдарга кирет. Жаратылыштагы күмүш массалык сандары: 107 Ag (51,35%) жана 109 Ag (48,65%) болгон эки туруктуу изотоптордун аралашмасынан турат. Күмүштүн сырткы электрондук формасы  $4d^{10} 5s^1$  болуп саналат.

Таза күмүш мындан 3 миң жыл мурун Египетте, Персияда, Кытайда белгилүү болгон. Күмүш алтынга салыштырганда активдүү келген жер кыртышында алтынга караганда 1,5 эсе көп, эркин абалда аз кездешүүчү элемент. Байыркы Египетте күмүш алтынга салыштырмалуу жогору бааланып келген. Ал мезгилде алтындан тыйындар, кооздук үчүн буюмдар жасалса, күмүштөн сууну сактоо үчүн идиштер даярдалган. «Аргентум» грек тилинен кыргызчага которгондо “ак түстүү” же «ак жалтырак» дегенди билдириет.

Күмүштүн саны жер кыртышынын  $6 \cdot 10^{-6}\%$ ын (массасы боюнча) түзөт. Күмүш жаратылышта:  $\text{Ag}_2\text{S}$  - аргентит (күмүш жалтырагы),  $\text{Ag}_2\text{SbS}_3$  - пирапирит,  $\text{Ag}_3\text{AsS}_3$  – прустит минералдары түрүндө, айрыкча алтын, жез, коргошун кен байлыктары менен бирге кездешет.

Күмүштүн көндөри Орто Азияда, Сибирде, Ыраакы Чыгышта; чет өлкөлөрдө – Мексикада, АКШда, Австралияда, Канадада кездешет.

Күмүш, күмүштүн көндөринен цианид биримелерин алышп, цинк чаңы менен калыбына келтирүүдөн алышат.



Таза күмүш – өтө жумшак, ак түстөгү металл; жылуулукту жана электр тогун башка металлдарга караганда жакшы өткөрөт; тығыздығы  $10,5\text{ г}/\text{см}^3$ ; атомдук радиусы  $1,44\text{\AA}$ ; кайноо температурасы  $2212^\circ\text{C}$ ; эрүү температурасы  $960,5^\circ\text{C}$ . Бирикмелерде I валенттүү; II жана III валенттүү күмүштүн бирикмелери да белгилүү. Иондошуу энергиясы  $\text{Ag}^0 \rightarrow \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}^{2+} \rightarrow \text{Ag}^{3+}$ : 7,57; 21,48; 34,82 эВ барабар. Хлор менен нымдуу чейрөдө  $80^\circ\text{Сда}$ , ал эми кургак хлор менен  $300^\circ\text{Сда}$  реакцияга кирет; фтор менен жогорку температурада аракеттенишет. Кадимки температурада кычылданыргыч катышпаса  $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ,  $\text{HI}$  күмүшкө таасир этпейт. Суутек жана азот менен күмүш түздөн-түз бирикпейт.

$\text{Ag}_2\text{O}$  аммиактуу эритмесине ацетонду жана спиртти таасир эткенде нитрид  $\text{Ag}_3\text{N}$  пайда болот.  $\text{AgNO}_3$  эритмесине гидразинди таасир этүүдөн азид -  $\text{AgN}_3$  алынат.

Бөлмө температурасында күмүштүн күкүмүнө же күмүштүн түздарынын эритмесине ацетиленди таасир этүүдөн  $\text{Ag}_2\text{C}_2$  – карбиди алынат. Өтө жогорку температурада күмүш фосфор менен фосфидди -  $\text{Ag}_3\text{P}$  пайда кылат.. Күмүшкө органикалык кислоталар жана жегичтер таасир этпейт. Нитраттар, сульфаттар, тиосульфаттар жана металлдардын хлориддери күмүш менен эриген (балкыган) абалында гана реакцияга киришет. Күмүштүн нитраты, фториди, перхлораттан башка түздары түссүз жана уу. Күмүш ысык концентрацияланган күкүрт кислотасында күмүштүн сульфатын жана күкүрттүү ангидриди пайда кылуу менен эрийт. Муздак, суюлтулган азот кислотасы менен бөлмө температурасында нитратты жана азоттун кычылдарын пайда кылуу менен аракеттенишет.

Күмүш негизинен куйма түрүндө колдонулат. Күмүштүн куймасы зергердик жана турмуш-тиричиликтө колдонуулучу буюмдарды, тыйындарды, лабораториялык идиштерди жасоодо, металлдарды жана радиодеталдарды каптоодо колдонулат. Күмүштүн басымдуу бөлүгү күмүш-цинк аккумуляторлорун жасоодо колдонулат. Күмүш органикалык эмес жана органикалык синтезде катализатор катары да колдонулат. Күмүштүн иону бактерияларды жок кылат. Анын өтө кишине концентрациясы ичүүчү сууну тазалайт.

Рубль жана тыйын деген сөздөрдүн пайда болуусу күмүш менен байланышкан. XVIII кылымда Киевдик орустарда рубль деп массасы 200 гр. болгон күмүштүн куймасы пайдаланылган. Ошол куйманы майда бөлүктөргө бөлгөндө тыйындар келип чыккан. Алгачкы тыйындар 1534-жылы Россияда даярдалган. Күмүштөн күзгүлөрдү жасоо, медицинага керектүү буюмдарды жасоодо жана тиштин бломбаларында колдонулат.

**8 O**  
[He]2s<sup>2</sup>2p<sup>4</sup>

**15,9994**

**2 6**

туруктуу изотобу кездешет. Эркин түрүндө эки модификацияда O<sub>2</sub> жана O<sub>3</sub> (озон) болот.

Кычкылтек химиялык жактан металл эместердин ичинен эң активдүүсү (фтордон кийинки). Электронго тектештиги 1,467эв; коваленттик радиусу 0,066нм; молекуласы эки атомдон турат. XVII кылымдын башында суу астындағы кемени ойлоп табуучу К.Дреббель экендигин аныктаган. Таза түрүндөгү кычкылтекти биринчи жолу (1771-жылы) К.Шееле KNO<sub>3</sub>, NaNO<sub>3</sub>, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ден, 1774-жылы Ж.Пристли HgOнан бөлүп алган. 1775-жылы А.Лавузье абанын курамын аныктап, ал кычкылтек менен азоттон турарын айткан жана кислоталардын курамына киргендиктөн охудепе – «кислота пайда кылуучу» деп атаган. Кычкылтектин электрондук формуласы 1S<sup>2</sup>, 2S<sup>2</sup>P<sup>4</sup> болуп саналат.

Кычкылтек эң көнди тараалган элемент. Атмосферада массасы боюнча 23,10%, көлөмү боюнча 20,95% кычкылтек бар жана ал азоттон кийинки экинчи орунду ээлейт. Гидросферада 85,82%, литосферада 52,8%ды түзөт. Курамында кычкылтеги бар 1400дөн ашуун минералдар белгилүү. Кычкылдануунун, күйүүнүн, чиругунун жана дем алуунун натыйжасында атмосферада кычкылтектин саны азаят. Бирок өсүмдүктөрдө жүрүүчү фотосинтез кубулушунда бөлүнүп чыгуучу кычкылтек менен толукталат. М.: 6CO<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O→C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+6O<sub>2</sub>.


Кычкылтек - жытсыз, даамсыз, түссүз газ. Кайноо температурасы 90,188К. Абадан бир аз оор. Нормалдуу шартта кычкылтектин массасы 1,43г/см<sup>3</sup>; 0°Cда 100 көлөм сууда 4,9 көлөм кычкылтек, ал эми 20°Cда 3,1 көлөм кычкылтек зрийт. Сууда жашаган тирүү организмдер үчүн кычкылтектин эригичтигинин мааниси өтө зор. -182,9°C жана нормалдуу басымда кычкылтек көгүлтүр түстөгү, тыгыздыгы 1,14г/см<sup>3</sup> болгон суюктук; - 218°Cда көк түстөгү катуу кристаллга айланат. Кычкылтек -2, +2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы: O<sup>0</sup>→O<sup>-</sup> 13,62, 35,118 эВ барабар.

Кычкылтек гелий, неон жана аргондон башка бардык элементтер менен химиялык бирикмелерди пайда кылат. Au, Pt, Xe, Kr жана галогендерден башка элементтер менен түздөн түз аракеттенишет. Фтордон башка жөнөкөй заттар менен болгон реакцияларында кычкылданыргыч болуп саналат. Кээ бир заттар, мисалы, азоттун

**Кычкылтек** (лат. Oxydipium) O –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 2-мезгилинин VIA тобунун  
элементи, катар номери 8, атомдук массасы  
15,9994. Жаратылышта кычкылтектин мас-  
салык сандары <sup>16</sup>O, <sup>17</sup>O жана <sup>18</sup>O болгон 3




кычкылы кандын гемоглобини кычкылтек менен бөлмө температурасында биригишет.

Кычкылтектин катышуусунда көпчүлүк реакциялардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жылуулукту жана жарыкты бөлүп чыгаруусу болуп саналат. Мындай процесс күйү деп аталат. Кычкылtek суутек менен реакцияга кирип сууну пайда кылат. Бул реакция катализатордун катышуусунда  $80^{\circ}\text{--}100^{\circ}\text{Сда}$  тез жүрет.  $500^{\circ}\text{Сдан}$  жороку температурада суутек менен кычкылтектин реакциясы жарылуу менен жүрет.



Жегич металлдарды (литийден башкасын) кычкылтектин атмосферасында күйгүзгөндө пероксиддер  $\text{M}_2\text{O}_2$  жана супероксиддер  $\text{MO}_2$  пайда болот. Кычкылtek мезгилдик системанын II тобунун элементтери менен реакцияга кирет, мисалы, Ba  $20\text{--}25^{\circ}\text{Сда}$  абада күйёт, Mg жана Be  $500^{\circ}\text{Сдан}$  жороку температурада күйёт. Реакциянын натыйжасында оксиддер жана пероксиддер пайда болот. Zn, Ca, Hg менен жороку температурада гана аракеттенишет. III тобунун элементтери температуралын таасиринде гана аракеттенишет да кычкылдарды пайда кылышат. Ti, Zr, Hf кычкылтектин таасирине туруктуу. Кычкылtek көмүртөк менен реакцияга киргенде  $\text{CO}_2$  пайда болуп, көп жылуулук бөлүнүп чыгат ( $394\text{кДж/моль}$ ). Алмаз, графит менен  $700^{\circ}\text{Сдан}$  жороку температурада аракеттепет. Азот менен  $1200^{\circ}\text{Сдан}$  жороку температурада гана аракеттенишип  $\text{NO}_2$  пайда кылат. NO андан ары  $\text{NO}_2$ ге чейин кычкылданат. VI топтун элементтери S, Se, Te кычкылtek менен бир аз ысытканда эле аракеттенишет. W жана Mo дин кычкылданышы  $400^{\circ}\text{Сда}$  байкалат.

Лабораторияда кычкылтекти оксиддерди, пероксиддерди, оксокислоталардын түздарын ( $\text{KNO}_3$ ,  $\text{KClO}_3$ ,  $\text{KMnO}_4$ ) терминалык ажыратуу менен алышат.



Өнөр жайда кычкылтекти абанын курамынан  $-40^{\circ}\text{Сда}$  жана  $40$  атмосфералык басым астында суюктукка айлантып, ректификациялоо жолу менен алышат. Техникада кычкылtek металлдарды ширетүүдө, кесүүдө, авиацияда, суу астындағы сүзүүчү қайыктарда жана медицинда дем алуучу газ катарында, металлургияда, жасалма суюк

котундарды, күкүрт, азот кислоталарын, соданы ж.б. химиялык заттарды алууда, жардышу иштеринде колдонулат.

96

**Cm** [Rn]5f<sup>7</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>

[247]

2 8 18 32 25 9 2

**Кюрий** (лат. Curium) Ст -

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиinin IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 96, атомдук массасы [247]. Кюрийдин

массалык сандары <sup>238</sup>Cm - <sup>252</sup>Cm болгон 15 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу болуп <sup>247</sup>Cm саналат. Кюрииди Т.Сиборг, А.Гиорсо, Р.Джеймс жана А.Морган ж.б. американлык окумуштуулар plutонийди α-бөлүкчөлөрү менен бомбалоодон аlyшкан да, синтезделген элементти Пьер жана Мария Кюрийлердин урматынан аташкан.

Кюрий - күмүш түстүү жалтырак металл; балкып эрүү температурасы 1340°C; кайноо температурасы 2607°C; бирикмелеринде +2, +3, +4, жана +6 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; кюрий элементинин сырткы электрондук түзүлүшү [Rn] 5f<sup>7</sup>6d<sup>1</sup>s<sup>2</sup>.

Кюрий суутек, кычкылтек жана галогендер менен өз ара аракеттенишип, гидриддерди, кычкылдарды, галогениддерди пайда кылат., мисалы: CmH<sub>3</sub>, CmO<sub>2</sub>, CmF<sub>4</sub> ж.б.. Кюрий күчтүү калбына келтиргич, активдүү металл. Кюрий космосту изилдөөдө, электр тогунун генераторлорунун тетиктерин жасоодо колдонулат.



57

**La** [Xe]5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>

138,905

2 8 18 18 9 2

**Лантан** (грек. Lanthano – жашыруун,

лат. lanthanum), La –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик

системасынын 6-мезгилиinin IIIB тобунун элементи. Катар номери 57, атомдук массасы 138,905. Сейрек кездешүүчү

жер элементтерине кирет. Жаратылышта лантандын 2 изотобу бар: <sup>139</sup>La (99,911%) жана радиоактивдүү <sup>138</sup>La (0,089%), T<sub>1/2</sub>=2·10<sup>11</sup>жыл. Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү 5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup>, кычкылдануу даражасы +3. Иондошуу энергиясы: La<sup>0</sup>→La<sup>+</sup>→La<sup>2+</sup>→La<sup>3+</sup> = 5,5770; 11,06; 19,176 эв барабар. Лантандын жер кыртышында массасы 1,78·10<sup>-3</sup>ти түзөт.

Лантан - күмүш түстүү, ак металл №58 элементтөн 71ге чейин элементтердин тобу лантаноиддер деп аталат. Өтө таза лантан ийилгич келип женил иштетилет.

Химиялык активдүүлүгү боюнча жегич жер металлдарына жакын. Минералдык кислоталар жана суу менен аракеттенишип сүүткөти бөлүп чыгаруу менен сууда эрибеген гидро кычкылдарын пайда кылат. Сүүткө, кычкылтек менен, 200°С температурада галогендер, галогендүү сүүткөтер, углеводороддор, бор жана күкүрт менен аракеттенишип, тиешелүү бирикмелерди пайда кылат. Лантан кычкылдары, фториддери, сульфиддери сууда эрибей турган заттар. Нитраттары, перхлораттары, сульфаттары сууда жакшы эришет, ал эми фосфаттары, карбонаттары жана оксалаттары эрибейт. Оксалаттары менен карбонаттары 800°-900°С кычкылдарды пайда кылуу менен ажырайт.

Лантанды алуу үчүн анын минералдары: моноцит, бастнесит, лопарит, эвеснит, фергюсонит, гадолинит керектелет. Лантаноиддерди бөлүү ыкмалары көбүнчө ал элементтердин бирикмелеринин бири-биринен касиеттери боюнча бир аз айырмаланғандыгына негизделген. Азыркы мезгилде экстракция жолу менен бөлүү кенири колдонулат. Бул ыкма иондук алмашуу хроматографиясы менен бирдикте бардык лантаноиддерди таза алууга мүмкүндүк берет.

Лантан болот, чоюн, магниттүү, алюминийлүү куймаларга бир аз кошулса, алардын механикалык касиети, коррозияга туруктуулугу, ысыкка чыдамдуулугу жакшырат. Лантан лазерде пайдаланылуучу кристаллдардын курамына кирет, атомдук техникада жылуулук нейтрондорун кармаш үчүн, нурлардан сактанууда, реакторлордун ишин жөнгө салууда колдонулат. Лантан 1839-жылы К.Мосандер тарабынан лантан - «жери» -  $\text{La}_2\text{O}_3$  түрүндө ачылган, ал эми таза металл түрүндө 1902-жылы О.Мутман алган. Грек тилинде «лантан» - жашырынган дегенди түшүндүрөт.

## 58 Ce-<sup>71</sup>Lu

Лантаноиддер – (лат. lantan жана грек. eidos – түспөөл, көрүнүш) Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилинин IIIB тобунан орун алышкан катар номерлери 58ден 71ге чейинки 14 f элементтин тобунун атальши. Лантаноиддер эки топко бөлүнөт: церий тобуна – La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, кээде La да кирет, иттрий тобуна - Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu саналат. Церий тобуна кирген элементтер женил, иттрий тобуна кирген элементтер оор металлдар деп аталат.

Лантаноиддер касиеттери боюнча окшош элементтер: скандий, иттрий сейрек жер элементтердин тобун түзөт.

### Лантаноиддердин касиеттери

№	Элемент-тин аты	Символу	Катар номери	Атомдук мас-сасы	Балкып эрүү температурасы	Кайноо темпе-ратурасы	Атомдук ра-диусу, нм	Иондошуу эв-энергиясы,	Тыгыздылык, г/см <sup>3</sup>	Электрондук формуласы	Валенттүүлүгү
1	Лантан	La	57	138,91	920	3450	0,187	5,61	6,162	4f <sup>1</sup> 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	III
2	Церий	Ce	58	140,12	795	3257	0,1825	6,54	6,789	4f <sup>1</sup> 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	III, IV
3	Празеодим	Pr	59	140,91	935	3212	0,1828	5,76	6,769	4f <sup>3</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III, IV
4	Неодим	Nd	60	144,24	1024	3127	0,1821	6,31	7,007	4f <sup>4</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III
5	Прометий	Pm	61	147	1027	2730	0,281	5,90	7,22	4f <sup>5</sup> d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III
6	Самарий	Sm	62	150,4	1072	1752	0,1802	5,60	7,536	4f <sup>6</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	II, III
7	Европий	Eu	63	151,96	826	1597	0,2042	5,67	5,245	4f <sup>7</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	II, III
8	Гадолиний	Gd	64	157,25	1312	3233	0,1802	6,16	7,886	4f <sup>7</sup> 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	III
9	Тербий	Tb	65	158,93	1356	3041	0,1782	6,74	8,253	4f <sup>9</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III, IV
10	Диспрозий	Dy	66	162,50	1406	2335	0,1773	6,82	8,559	4f <sup>10</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III, (IV)
11	Гольмий	Ho	67	164,99	1461	2572	0,1776	6,99	8,779	4f <sup>11</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III
12	Эрбий	Er	68	167,26	1497	2510	0,1757	6,70	9,062	4f <sup>12</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III
13	Тулий	Tm	69	168,93	1545	1732	0,1746	6,60	9,318	4f <sup>13</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	III, (II)
14	Иттербий	Yb	70	173,04	824	1193	0,1940	6,22	6,953	4f <sup>14</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>	II, III
15	Лютеций	Lu	71	174,94	1652	3315	0,1734	6,15	9,849	4f <sup>14</sup> 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	III

Лантаноиддер менен лантан жер кыртышында массасы боюнча 10<sup>-2</sup>%ды түзөт. Жаратылышта лантаноиддер чогуу кездешет. Ар бир элементти өзүнчө бөлүп алууга кыйын, анткени алардын касиеттери абдан окшош. Лантаноиддер жер кыртышында 180ден ашык минералдардын курамында болору белгилүү. Мисалы, церит –  $\text{H}_3[\text{Ca}(\text{CeAl})_3]\text{Si}_3\text{O}_{13}$ , ортит – церий, иттрийдин бирикмелери бар, монацит -  $(\text{Ce}, \text{Pr}, \text{Nd}, \dots)\text{PO}_4$ , иттербит –  $(\text{Fe}, \text{Be})_2(\text{R})_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$ .

Лантаноиддердин ичинен прометий жаратылышта жана жер кыртышында кездешпейт деп келинген. Бирок уран кендеринин курамынан прометий бөлүнүп алынгандан кийин, жер кыртышында боло тургандыгы далилденди. Ал эми жасалма жол менен алынган прометий радиоактивдүүлүккө ээ.

Лантаноиддер - күмүш түстүү жалтырак, ак, ийилгич, оцой иштетилүүчү металлдар. Алардын физикалык-химиялык касиеттери жогорудагы таблицада көлтирилген. Алардын атомдорунун, церийден лютецийге карай, тышкы эки катмарындағы электрондор түн санынын


өзгөрүшү байкаларлык эмес болуп, ядролорунун оң заряды ақырындық менен кәбейгендүктөн электрондор ядрого күттүрөөк тартыла баштайт. Бул кубулуш лантаноиддик кысылуу деп аталаат.

Церий тобундагы элементтердин эрүү температурасы, иттрий тобунун элементтерине караганда жогорураак болот.

Лантаноиддер химиялык жактан алюминий жана цинктен активдүү келишип, магнийге барабар, башкача айтканда, алар касиеттери боюнча жегич жер металлдарына оқшош болушат. Алар суу менен аракеттенишип сүтектек сүрүп чыгарышат жана эрибеген гидроксиддерин пайда кылышат. Абада оксиддик кабык менен канталат, ысытканда  $\text{Me}_2\text{O}_3$  курамындагы оксиддерди пайда кылат. Галогендер, галогендүү сүтектер, углеводороддор, бор жана күкүрт менен аракеттенишип тиешелүү бирикмелерди пайда кылышат. Фториддеринен башка галогенидери, нитраттары, перхлораттары, сууда жакшы зришет, фосфаттары, карбонаттары жана оксалаттары эрибейт. Оксалаттары менен карбонаттары  $800-900^\circ\text{С}$ да оксиддерин пайда кылуу менен ажырайт.

Бир катар органикалық заттар менен комплекстик бирикмелерди беришет.

Лантаноиддер (*Me*) концентрацияланган, сүолтулган құқұрт, азот жана туз кислоталары мәнен аракеттенишип тиешелү бирикмелерди пайда қылат:



Башка металлдардан лантаноиддерди бөлүп алууда негизинен (суюктук) экстракция жолу колдонулат. Мында хроматография (иондук алмашуу) ыкмасы биргеликте колдонулганда өтө таза лантаноиддер алынат.

Лантаноиддер болотторго, чоундарга ж.б. күймаларга бир аз кошулса, алардын механикалық бекемдигин, коррозияга түрүктуулугун, ысыкка чыдамдуулугун жогорулатат.


Лантаноиддердин бирикмелери айнектердин атайын түрлөрүн алууда, кездеме өнөр-жайларында, лак жана боёкторду берүүчү курамдарды жасоодо, дефектоскопия куралында, радиоэлектроникада, лазер нурун алууда жана рентгенодиагностикада да колдонулат.

**3** **Li** [He]2s<sup>1</sup>

**6,639**

**2 1**

С.Матиссендер литийдин хлоридинин балкыган эритмесин электролиздөө жолу менен таза литийди алған:




Жер күрткышынын (массасы боюнча)  $6,2 \cdot 10^{-3}\%$ ын түзөт. Литий элементине берилген грек сөзү «литос» – «таш» дегенді билдирет. Анткени ал паталит,, сподумен –  $[LiAl(SO_4)_2]$  жана лепидолит –  $\{[Li_2KAl(Si_4O_{10}(F, OH)_2]\}$  минералдарынын составынан табылған. Литий күмүш түстүү, эң жәңіл металл, жегич металлдарга кирет. Туруктуу 0,68 Å. Балкып эрүү температурасы 179°C; кайноо температурасы 1317°C;

Литий бирикмелерде +1 қычылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $Li^0 \rightarrow Li^+$  5,39178 эВ барабар. Абада литий қычылтек жана азот менен аракеттенишип, литийдин оксидин жана нитридидин пайда қылат. Башка жегич металлдарга караганда суу менен реакцияга жайыраак кирет. Анын гидроксиди күчтүү негиз.

Галогендер менен галогениддерди ( $Li\Gamma$ ), құқұрт менен сульфидди ( $Li_2S$ ), суттек менен гидридди ( $LiH$ ), көмүртектек менен карбидди ( $Li_2C_2$ ) берет. Ал эң көп органикалық бирикмелердин жана көп күймәнын курамына кирет.

Ал жалынды қызыл түскө бойёт. Ядролук энергетикада чоң мааниге ээ. Литийдин изотобу тритийди алууда колдонулат:



Литий атомдук реакторлордо ядролук реакциянын жүрүшүн жөнгө салуучу стержиндерди жасоодо, уран реакторлорунда жылуулук алып жүрүүчү катарында, түстүү жана кара металлургияда, химиялық өнер-жайларда литий органикалық бирикмелерди алууда, ал эми анын бирикмелери силикат өнер-жайында, анын ичинде туздары медицинада кеңири колдонулат. Ошондой эле литийдин гидриди газ абалындағы суттекти тез алуу үчүн колдонулат.

**103** **Lr** [Rn]5f<sup>14</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>

**[260]**

**2 8 18 32 32 9 2**

**Литий** (лат. *Lithium*)  $Li$  - Д.И.Менделеевдин IA мезгилдик системасынын 2-мезгилиниң IA тобуунан элементи, катар номери 3; атомдук массасы 6,639. Литийдин  $^6Li$ ,  $^7Li$  болгон эки изотобу бар. Литийди 1817-жылы швед химиги А.Арфведсон ачкан. 1855-жылы Р.Бунзен,

**Поуренсий** (лат.*Lawrencium*)  $^{103}Lr$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10 катарынын IIIB тобуанан орун алған элемент. Катар номери 103, атомдук

массасы [260]. Лоуренсийдин массалык сандары  $^{252}Lr$  -  $^{260}Lr$  болгон 9 радиоактивдүү изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла түрүктүсү болуп  $^{260}Lr$  саналат. Лоуренсий жасалма жол менен алынган радиоактивдүү элемент. 1961-жылы американлык илимпоздор А.Гиорсо, Л.Сиккеланд жана Ларштар жаңы элементтин алынгандығы жөнүндө билдиришкен да аны американлык белгилүү физик Э.Лоуренстин атынан атоону сунуш кылышкан.

Лоуренсий элементинин химиялык касиеттерин изилдөө иштеринде Г.Н.Флеров жетектеген орус илимпоздорунун иштерин да белгилөө керек. 1971-жылы американлык илимпоздор лоуренсийдин массалык сандары  $^{257}Lr$ ,  $^{258}Lr$  жана  $^{259}Lr$  болгон изотопторун синтездешкен да лоуренсий элементтин ачкандарын толук далилдешкен.

Лоуренсийдин иондошуу энергиясы эВ – 5,83 барабар; бирикмелеринде +3 болгон кычылдануу даражасын көрсөтөт; лоуренсий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^{14}$   $6s^2 6p^6 6d^1 7s^2$  же  $6d^1 7s^2$ . Лоуренсийдин изотоптору өтө аз санда алынган. Химиялык касиеттери буюнча оор актиноиддерге окошош болот. Колдонулушу толук изилдене элек.

**71 Lu** [ $Xe$ ]  $4f^{14} 5d^1 6s^2$  **Лютейий** (лат. *Lutetium*) Lu -  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң 8  
**174,97** катарынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 71, атомдук массасы 174,97. Лютейийдин

массалык сандары  $^{151}Lu$ ,  $^{153}Lu$ , -  $^{156}Lu$ ,  $^{162}Lu$ ,  $^{154}Lu$  -  $^{180}Lu$  болгон 23 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{175}Lu$  жана  $^{176}Lu$  болгон эки изотобу табылган, ал эми  $^{176}Lu$  болгон изотобу радиоактивдүү болуп саналат.. Лютейийдин жер кыртышында таралышы  $1\cdot10^{-4}$  % ке барабар.

1907-жылы француз химиги Жорж Урбен лютейиди анын кычкылы ( $Lu_2O_3$ ) түрүндө ачкан. Металлдык лютейиди  $LuF_3$ дин кальций менен калыбына келтирүүдөн алынат.



Лютейий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы 1652°C; кайноо температурасы 3327°C; бирикмелеринде +3 кычылдануу даражасын көрсөтөт; лютейий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^1 5f^0 6s^2$  же  $4f^{14} 5d^1 6s^2$ . Иондошуу энергиясы:  $Lu^0 \rightarrow Lu^+ \rightarrow Lu^{2+} \rightarrow Lu^{3+}$  5,4259; 13,9 жана 20,9596 эв барабар.

Лютейий лантаноиддердин ичинен эң оор металл. Лютейиди хромго кошкондо хромдун касиетине эң жакшы таасир кылгандығы

практикада белгилүү. Лютеций күчтүү калыбына келтиргич болуп эсептөлөт.

M

**$^{12}Mg$**  [Ne]3s<sup>2</sup>  
24,312

282

282

$^{25}\text{Mg}$ , (10,11% изотобу бар.

**Магний** (лат. *Magnesium*)  $Mg$  —


Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 3-мезгилиниң IIA тобунун элементи. Катар номери 12. Атомдук массасы 24,312. Жаратылышта магнийдин туруктуу 3 изотобу бар:  $^{24}\text{Mg}$ ,(78,6%),

изотубу бар. 1808-жылы Деви магнезийди анализдөө үчүн аны жогорку температурада эритип электролиздегенде жаңы элемент алынган, аны магний деп атаган. Алынган металл таза болгон эмес. Таза магний 1829-жылы алынган.

Магний 1829-жылы анында макташтын түстүү, ак металл, етө жөнүл, эрүү температурасы  $651^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1107^{\circ}\text{C}$ , тазалыгы 99,9%, тыгыздыгы  $1,739\text{г}/\text{см}^3$ . Магний жер кыртышынын массасы боюнча 2,10%ын түзүп, көптүгү жагынан элементтердин арасында борунда турат.

Магний 200гे жакын минералдардың курамында кездешет. Өндүрүштө магнийди 3 гана минералдан: магнезит, доломит жана карналиттен алат. Магний деңиз сууларында туз түрүндө кездешет. Мисалы, ар бир кубометр деңиз суусунда 4кг магний болсо, жер шарындағы сууда орто эсеп менен  $6 \cdot 10^{16}$ т болот. Магний өсүмдүктөрдүн хлорофиллинин курамында кездешип, өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн керек болгон татаал органикалық заттарды (крахмал, канат ж.б.) фотосинтездөөгө катышат. Ошондуктан магний болбосо хлорофилл болбойт, хлорофилл болбосо жашоо болбойт. Хлорофиллдин курамында магнийдин саны 2%ке жетет. Эгерде жер шарындағы өсүмдүктүн курамындағы магнийди эсептесек анын массасы 100 млрд. т болот. Магний жаныбарлардың организмдеринин курамында бар. Эгерде кишинин массасы 60 кг болсо анын 25 граммы магний болушу мүмкүн.

Магнийди алуунун эки жолу бар: Кургатылган  $MgCl_2$  же карналитке аз өлчөмдө натрий, калий, кальций түздарын кошуп  $720 - 750^{\circ}C$  зритип электролиздөө (электролиттик). Экинчиси доломитти же  $MgO_2$  көмүр, кремний, алюминийдин жардамы менен калыбына келтирүү (металлотермикалык).  $Mg^{2+} + 2Cl^- \rightarrow Mg + Cl_2$



Алынган металл таза болбогондуктан аны 2-3 жолу вакуумда сублимациялаганда тазалығы 99,999%ке жетет.

Бирикмелерде магний дайыма II валенттүү, өтө активдүү, абада тез кычкылдангандыктан, металлды андан ары сактоочу жука кабыкча  $MgO$  менен капиталат. I валенттүү бирикмелери сейрек көздөштөт. Иондошуу энергиясы  $Mg^0 \rightarrow Mg^+ \rightarrow Mg^{2+}$  7,64607; 15,0353 эв барабар. Бул кабыкча 350°C га чейин гана туректүү. Температура 600-650°C жеткенде магний күйүп, магнийдин кычкылын ( $MgO$ ), азот менен нитридин ( $Mg_3N_2$ ) пайда кылат. Магнийди суутек, галогендөр же күкүрт менен ысытканда реакцияга кирип гидридди,  $MgH_2$  галогениддерди жана  $MgF_2$  сульфидди  $MgS$  пайда кылат. Магнийдин башка элементтер менен болгон бирикмелери да бар. M:  $Mg_2Si$ ,  $Mg_2Si_2$ ,  $Mg_3P_2$ ,  $Mg_3As_2$ ,  $Mg_2Sb_3$ . Буларга кислоталардын эритмелери менен таасир эткенде газ түрүндөгү уу заттар бөлүнүп чыгат (силан, фосфин, арсин жана стибин). Концентрацияланган күкүрт кислотасында же анын азот кислотасы менен болгон арапашмасында, ошондой эле жегичтердин эритмесинде эрибейт. Бирок аммонийдин же  $NaHCO_3$  суудагы эритмесинде жакшы эрип комплекстүү катиондорду  $[Mg(NH_4)_2]^{2+}$  пайда кылат. Магнийдин түздары түссүз келип, сууда эрибегендөрди да болот. Мисалы  $MgF_2$ ,  $MgCO_3$ ,  $Mg_3(PO_4)_2$  ж.б. Сууда эруүчү түздарына жегичтерди таасир эттүдөн магнийдин гидроксиди чөкмө түрүндө алышат.

Магнийдин Al, Zn, Mn ж.б. күймалары жөнгөндөгү, бекемдиги, коррозияга туректүлүгү жакшырат. Магний оор машина жана самолет куруу өнөр-жайларында, медицинада колдонулат.

**25  $Mn$**   
[Ar]3d<sup>5</sup>4s<sup>2</sup>

**54,9380**


**2 8 13 2**

**Марганец** (лат. *Manganum*) Mn –  
Д.И.Менделеевдин мезгилидик  
системасынын 4-мезгилиинин VIIB  
тобунун элементи, катар номери 25,  
атомдук массасы 54,938.

Марганец 1774-жылы швед химиктери К.Шееле жана И.Ган тарабынан ачылган. Туруктуу  $^{55}Mn$  бир изотобу белгилүү. Жер кыртышынын (массасы боюнча) 9·10<sup>-2</sup>%ын түзүп, таралышы боюнча башка элементтердин арасында 11-орунда

турат. Жаратылышта зеркин абалда кездешпейт. Негизги минералдарынан пиролюзит -  $MnO_2$ , браунит -  $Mn_2O_3$ , гаусманит -  $Mn_3O_4$ , манганит -  $Mn_2O_3 \cdot 2H_2O$ , марганец шпаты -  $MnCO_3$ , радонит -  $MnSiO_3$ , гаэрлит -  $MnS_2$  белгилүү. Марганец океан суусунун 10%ына жакынын ээлеп, 1500 млрд т болгон запасы бар деп болжолдонот.

жакынын эзлеп, 1500 млрд т болгон запасы бар деп оболжодонот. Марганец көпчүлүк учурда темир көндөринде болот. Өнөр жайлыха мөн аның менен көндөрдүн ордуунда кабат-кабат жана линза сымал топтолгон. Мисалы, Украина - Никополь, Грузия - Чпатура, Кыргызстанда - Арчалы, Жанболот, Жети-Өгүз ж.б. жерлерде кездешет. Марганец кычкылтектүү көндөрден көмүртекти, алюминотермиялык жана электролиттик ырма менен алышат.



Марганец сырткы көрүнүшү боюнча темирге оқшош, тусу ак, күмүш сымал, оор, морт металл, тығыздыгы – 7,4 г/см<sup>3</sup>; балкып эрүү температурасы 1245<sup>0</sup>С; кайноо температурасы 2150<sup>0</sup>С; атомдук радиусу 1,30Å; иондук радиусу Mn<sup>2+</sup> 0,91Å, Mn<sup>4+</sup> 0,52Å. Ал аллотропиялык модификацияга ээ: α, β жана δ (α 705<sup>0</sup>Ста чейин, калгандары жогорку температурада туруктуу).

Химиялык жактан активдүү. Мезгилдик системадан алган ордуна жараша марганецтин атомунун сыртын катмарында 7 валенттік электрондор жайгашат. Ал II дең VII чейинки валенттүүлүктүү көрсөтөт, туруктуу кычкылдануу даражасы +2, +3, +4 жана +7 болуп саналат. Башкача айтканда, бирикмелеринде анын кычкылдануу даражасының есүшү менен кислоталық касиети күчөйт. Иондошуу энергиясы:  $Mn^{0}$ дән  $Mn^{2+}$ чейин 7,435; 15,6401 зе барабар.

Металлдык марганец абада кычылданып, оксиддик жука кабык менен канталат. Ысытуудан кычылтектек менен күчтүү аракеттенишип  $MnO$ ,  $Mn_2O_3$ ,  $Mn_2O_7$  жана  $MnO \cdot Mn_2O_3$  составдагы оксиддердин арапашмасын, галогендөр менен ( $Mn\Gamma_2$ ) галогениддерди, күкүрт менен сульфиддерди -  $MnS$ ,  $MnS_2$ , азот менен нитриди  $Mn_3N_2$  ж.б. бирикмелерди пайдаланып, түштүрүлгөнде сыйбайт.

$MnO$  – бозомук-жашыл түстөгү күкүм, сууда, жегичтерде эрибейт, кислоталарда эрийт. Гидрооксиддері:  $Mn(OH)_2$  сууда эрибеген ак түстөгү зат,  $Mn(OH)_4$  - кочкүл-күрөн түстөгү заттар – экөө төң сууда эрибейт, амфотердүү начар кислоталық касиетке ээ.  $MnO_2$  – кара-күрөн түстөгү зат.

Күрөн түстегү зат:  $MnCl_2$  – кездемелерди боёчу күрөң боёк катары,  $MnS$  цинк сульфиди  $ZnS$  менен арапаштырганда караңғыда жарық берүүчү люминофорлорду жасооду, нитраты  $Mn(NO_3)_2$  фарфор боекторун алууда колдонушат. Ошондой эле марганец негизинен кара металлургияда, чоюн өндүрүүде чоюндан балкып эрүү

температурасын төмөндөтүү жана күкүрттөн арылтуу үчүн колдонулат. Марганец кошулган болот сүрүүлүгө туруктуу болуп темир жол рельстерин, таш майдалоочу машиналардын жана аскердик танк тетиктерин жасоодо колдонулат.

Эгерде марганец башка түстүү металлдарга кошулса, алардын куймаларынын катуулугу жогорулат. Марганецтен жасалган реостаттын электр ток өткөрүүчү зымы – манганиндин курамында 12% Mn, 84% Cu, 4% Ni болот. Марганец кошулган айнек кызыл түске ээ болот.

Марганец өсүмдүктөр менен жаныбарлардын тиричиликтөр аракетине өтө зарыл болгон микроэлемент.

**109** **Mt**  
[Rn]6d<sup>7</sup>7s<sup>2</sup>  
**[266]**  
2 8 18 32 32 15 2

электрдүүлүгү аныкталган эмес.

Химиялык касиети боюнча ириидийн аналогу деп болжонот. ИЮПАК жана ИЮПАКтын кызматкерлеринин пикири боюнча №109-элемент 1987-жылы Г.Мюнценберг жана анын кесиптештери (Дармштадт, ФРГ) тарабынан алынган жана алардын сунушу боюнча австриялык физик жана радиохимик Лизе Мейтнердин урматына мейтнерий деп коюлган.

Мейтнерийдин химиялык кошулмалары жана колдонулушу жөнүндө маалыматтар белгисиз.

**101** **Md**  
[Rn]5f<sup>13</sup>7s<sup>2</sup>  
**258,0986**  
2 8 18 32 31 8 2

101, атомдук массасы 258,0986; элемент Д.И.Менделеевдин урматына аталган.

Туруктуу изотоптору жок. Электрондук түзүлүшү: ... 5f<sup>13</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup>. Терс электрдүүлүгү 1,2 (Полинг боюнча). Жер кыртышында, метеориттерде, күндө жана космикалык нурлардан တабылган эмес: 1967-жылы <sup>258</sup>Md – изотобунун ачылыши күтүлбөгөн жаңылык болду, анткени анын жарым ажыроо мезгили T<sub>1/2</sub>=56 суткага барабар:

**Мейтнерий** (лат. *Meitnerium*) Mt –  
Д.И.Менделеевдин мезгилидик  
системасынын 7-мезгилинина VIIIB  
тобунаң орун алган элемент. Катар  
номери 109, атомдук массасы – 266;

туруктуу изотоптору жок; атомунун

электрондук түзүлүшү ...6d<sup>7</sup>7s<sup>2</sup>; терс

**Менделеевий** (лат.  
Mendelevium) Md – Д.И.Мен-  
делеевдин мезгилидик  
системасынын 7-мезгилинина IIIIB  
тобунаң орун алган элемент;  
актиноиддерге кирет, катар номери

101, атомдук массасы 258,0986; элемент Д.И.Менделеевдин ур-

матына аталган.

Туруктуу изотоптору жок. Электрондук түзүлүшү: ... 5f<sup>13</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup>. Терс электрдүүлүгү 1,2 (Полинг боюнча). Жер кыртышында,

метеориттерде, күндө жана космикалык нурлардан တабылган эмес:

1967-жылы <sup>258</sup>Md – изотобунун ачылыши күтүлбөгөн жаңылык

болду, анткени анын жарым ажыроо мезгили T<sub>1/2</sub>=56 суткага барабар:

Бул актиноиддер үчүн атомдук номерлеринин өсүүсу менен бул параметрдин кескин азайышын дагы бир жолу далилдеди: Cf -  $T_{1/2} = 600$  жыл, Es -  $T_{1/2} = 280$  сутка, Fm -  $T_{1/2} = 94$  күн.


Менделеевийдин  $^{247}\text{Md}$  -  $^{252}\text{Md}$ ,  $^{254}\text{Md}$  -  $^{260}\text{Md}$  массалык сандарга ээ болгон 13 түрүксуз изотобу бар. Узагыраак жашагандары:  $^{258}\text{Md}$  ( $T_{1/2}=56$  сутка),  $^{260}\text{Md}$  ( $T_{1/2}=32$  күн),  $^{257}\text{Md}$  ( $T_{1/2}=5$  saat) жана  $^{256}\text{Md}$  ( $T_{1/2}=75$  мин.). Көбүреек түрүктуу болгон кычкылдануу даражалары  $+1$ ,  $+2$ ,  $+3$ . Менделеевийдин бардык касиеттерин изилдөө өтө аз сандагы  $^{258}\text{Md}$  изотобу менен жүргүзүлгөн.  $\text{Mg}^{3+}$  иону  $\text{LaF}_3$  менен металлдардын гидроксиддери, карбонаттары менен кошо чөгөт, ал эми Дацэкс-50 чайрынын жардамы менен иондук алмашуу боюнча бөлүп алууда сүт, лимон же  $\alpha$ -гидроксизомай кислоталары менен фермийден мурда жуулат, трибутилфосфат менен экстракциялоого болот. Башка актиноиддерден айырмаланып,  $\text{Md}^{3+}$  цинктин, натрийдин амальгамаларынын, ошондой эле  $\text{Cr}^{2+}$ ,  $\text{Eu}^{2+}$ ,  $\text{V}^{2+}$  жана  $\text{Yb}^{2+}$  иондорунун таасири менен  $\text{Md}^{2+}$ теге өтөт,  $\text{Md}^{2+}$  болсо  $\text{BaSO}_4$  менен белгилүү даражада кошо чөгөт.

$^{256}\text{Md}$  изотобу 1955-жылы 1-жолу Б.Харви, Г.Чоптин тарабынан  $^{253}\text{Esdi}$   $\alpha$ -бөлүкчөлөр менен нурлантуудан алынган. Алар өзгөчө ыкманы колдонушкан: алтындын аябай жука 2 пластинасын алышып, биринин артын Естин чаң сыйктуу бир нече миллиард атому менен сүйкөшкөн жана андан 5,5 мм аралыкта экинчи пластинаны жайгаштырышкан. Циклотрондон белгилүү ылдамдык менен чыккан  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү биринчи пластина аркылуу өтүп, анын артындагы Есдин ядророру менен кагылууга дуушар болушкан.  $\alpha$ -бөлүкчөлөрүнүн энергиясы жетишээрлик чоң болгондуктан Есдин ядророрунун эсептөөлөр болгон. Mdдин атомдору ушул пластина «падыша арагында» эле жыйналган, ошондуктан ал пластинаны «падыша арагында» эритишип, андан кийин эритмени ион алмаштыруучу хроматографиялык катмардан өткөрүшкөн: адегенде алтынды жууп алышып, андан кийин актиноиддерди бөлүп алышкан. Жогорудагы ыкма дароо эки маселенин чечилишине алып келген - жаңы элементти тез таап, аныктоого жана эйнштейндик сактап калууга. Алгачкы тажрыйбаларда бар болгону менделеевийдин 17 гана атому алынган. Менделеевий химиялык касиеттери боюнча тулийдин аналогу болуп эсептелет.

Г.Сиборгдун илимий тобу менделеевийдин жарым ажыроо мезгилини туура эмес аныкташкан, ал эми Л.Филлипс башында турган американалык окумуштуулардын башка тобу 1958-жылы  $^{256}\text{Md}$ дин

жарым ажыроо мезгилиниң туура мааниси  $T_{1/2}=1,5$  саат экендигин аныкташкан. ССРДе 1962-жылы менделеевийдин  $^{256}\text{Md}$  жана башка изотоптору алынган. Ал эми АКШДа болсо 1967-жылы узагыраак жашаган -  $^{258}\text{Md}$  болгон изотобу синтезделген.

$^{256}\text{Md}$ ди  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү менен нурлантуудан сырткары Идын атомун ылдамдатылган неондун атомдору ( $130\text{MeV}$  энергиясы менен) менен бомбалоодон да алууга болот:



$^{256}\text{Md}$  изотобун энергиясы  $7,202 \text{ MeV}$  болгон  $\alpha$ -бөлүкчөлөрүнүн нурлануусу боюнча же анын өз алдынча бөлүнүүсүнүн продуктасы болгон  $^{256}\text{Md}$  нейтрондорун эсептөө менен идентификациялашат.


Менделеевий азырынча эч жерде колдонулбайт жана химиялык кошулмалары жок.

## **$^{42}\text{Mo}$ $[\text{Kr}]4d^55s^1$**

**95,94**

**2 8 18 13 1**

изотобу бар:  $^{92}\text{Mo}$ ;  $^{94}\text{Mo}$ ;  $^{95}\text{Mo}$ ;  $^{96}\text{Mo}$ ;  $^{97}\text{Mo}$ ;  $^{98}\text{Mo}$ ;  $^{100}\text{Mo}$ . Молибден 1790-жылы швед химиги П.Гельм тарабынан  $\text{MoO}_3$ ту көмүр менен калыбына келтириүүдөн алынган.



Молибден жер кыртышында аз тараалган элемент (массасы боюнча  $1 \cdot 10^{-3} \%$  ды түзөт). Жаратылышта 20 га жакын минералдары кездешет, алардын ичинен эң маанилүүсү: молибденит –  $\text{MoS}_2$ . Өнөр жайлых чоң мааниге ээ минералдары: повеллит –  $\text{CaMoO}_4$ ; молидит –  $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  жана вульфенит –  $\text{PbMoO}_4$ .

Молибден - кыйындык менен эриген ачык боз түстөгү металл, тыгыздыгы  $10,2\text{g/cm}^3$ ; балкып эрүү температурасы  $2620 \pm 10^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $4830^\circ\text{C}$ ;

Кадимки температурада абада туруктуу.  $400^\circ\text{C}$ да абада кычкылдана баштайды, ал эми  $600^\circ\text{C}$ дан баштап тез кычкылданат да  $\text{MoO}_3$ ту пайда кылат. Молибден биримелеринде  $+2$ ,  $+3$ ,  $+4$ ,  $+5$  жана  $+6$  кычкылдануу дараажасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $\text{Mo}^0$ ден  $\text{Mo}^{+6}$  чейин  $7,10; 16,155; 27,13; 40,53; 55,6; 71,7$  эв барабар.

Суутек менен реакцияга кирбейт, фтор менен кадимки температурада, хлор менен  $250^\circ\text{C}$ да аракеттенип,  $\text{MoF}_6$  менен  $\text{MoCl}_5$  пайда кылат. Алар таза молибденди алууда колдонулат. Күкүрт, күкүрттүү суутек менен сууда, туз кислотасында жана суюлтулган күкүрт кислотасында эрибеген  $\text{MoS}_2$  дисульфиди пайда кылат.




Молибден ядролук реакторлордо, генераторлордун, электр жана радио техникалардын лампаларын, рентген түтүктөрүн даярдоодо негизги конструкциялык материал б.э.. Өсүмдүктөрде, жаныбарларда жана адамдын организминде микроЭлемент катары болот да, азот алмашуу процессине катышат. Молибден - медицинада, текстиль өнер жайында жана боёк өндүрүүдө көңири колдонулат. Молибдендин сульфиди нефть өнер жайында катализатор катары колдонулат.

**33 As** [Ar]4s<sup>2</sup>4p<sup>3</sup>  
**74,92**  
2 8 18 5

**Мышъяк** (лат. *Arsenicum*) As –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 4-мезгилиниң VA  
тобунаң орун алган элемент. Катар  
номери 33, атомдук массасы 74,92,  
балкып эрүү температурасы 814°С.

бозомук тарткан, металлдык жалтырактыкка ээ болгон кристалл. Жаратылышта түрүктуу  $^{75}_{33}$ As изотобу түрүндө кездешет. 1250-жылы немец алхимиги А.Больштедт тарабынан ачылган. Ал эми 1789-жылы А.Лавуазье мышьяк экендигин аныктаган. Жер кыртышында массасы бионча  $5 \cdot 10^{-4}\%$ . Кеңири тарапланган маанилүү минералдары: аурипигмент  $\text{As}_2\text{S}_3$ , реальгар  $\text{As}_2\text{S}_5$ , арсенопирит  $\text{FeAsS}$ .

Мышъяк Кыргызстанда учуроочу калай, сурма ж.б кен байлыктарынын курамында кездешет. Бир нече модификациясы:  $\alpha$ -As-каралжын түстөгү кристалл; сары кристалл; айнек жана сарғыч күрөң түстөгү аморфтук күкүм түрүндө кездешет. Аталган модификацияларынын бардыгы  $270^{\circ}\text{C}$  дан жогорку температурада  $\alpha$ -As модификациясина өтөт. Тыгыздыгы  $5,73\text{ г}/\text{см}^3$ , балкып эрүү температурасы  $817^{\circ}\text{C}$ , кычылдануу даражасы -3, +3 жана +5. Иондошуу энергиясы:  $\text{As}^0 \rightarrow \text{As}^+ \rightarrow \text{As}^{2+} \rightarrow \text{As}^{3+} \rightarrow \text{As}^{4+} \rightarrow \text{As}^{5+}$  9,815; 18,62; 28,34; 50,1; 62,6 эВ барабар. Нымдуу абада жана ысытуудан кычылданат. Сууда жакшы эрип 5 жана 12 молекула сууну кармаган кристаллогидраттарды пайда кылат. Галогендер, концентрацияланган  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , падыша арагы менен жылуулуктун таасиринде жана жегичтер менен аракеттепет.  $\text{As}_2\text{O}_3$  ту көмүр же сүттөк менен калыбына көлтируүдөн, арсинди жана арсенопиритти (аурипигмент) ажыратуудан алышат.



Мышыяк Cu, Pb, Sndын күймаларынын курамдық белугу катарында жана жарым өткөргүч материал катарында колдонулат.

Мышьяктын бирикмелери ете уулуу заттар. Мышьяк айыл-  
чарбасында уу химикат катарында колдонулат.

# Ж


**11 Na**  
 $[Ne]3s^1$

**22,99**

**2 8 1**

**Натрий** (лат. *Natrium*)  $Na$  нэрлэгээс  
Д.И.Менделеевдин мэзгилдик системасынын 3-мэзгилинин IA тобунун элементи; катар номери 11, атомдук массасы 22,99. Жегич металлдардын катарына кирет. Жаратылышта туруктуу

$^{23}Na$  изотобу түрүндө кездешет. Натрий 1807-жылы Г.Дэви тарабынан, натрийдин гидроксидин ( $NaOH$ ) электролиздөөдөн алынган.





Жаратылышта таралышы боюнча 6-орундагы элемент. Ар кандай минералдардын курамында, жер кыртышында, эритмелер түрүндө океандардын, деңиздердин, көлдөрдүн, ағын суулардын курамында кездешет. Натрий галит -  $NaCl$ , мирабилит -  $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ , ж.б. бирикмелер түрүндө калың катмарларды түзүп, или кендери республиканын дээрлик бардык аймактарында кездешет.


Натрий - ак түстөгү, жумшак, женил металл. Атомдук радиусу 1,86 $\text{\AA}$ ; иондук радиусу 0,92 $\text{\AA}$ ; тығыздыгы 0,96 $\text{г}/\text{см}^3$ ; балкып эрүү температурасы 97,8 $^{\circ}\text{C}$ ; кайно температурасы 880 $^{\circ}\text{C}$ . Иондошуу потенциалы кичине болгондуктан күчтүү калыбына келтиригич. Бирикмелериндеги кычкылдануу даражасы +1. Иондошуу энергиясы:  $Na^0 \rightarrow Na^+ \rightarrow Na^{2+}$  5,13915; 47,304 эв барабар. Химиялык активдүүлүгү ете жоргу болгондуктан реакцияга женил кирет. Абада бат кычкылдангандыктан керосинде сакталат.

Натрий кычкылтек менен түздөн-түз аракеттенишип  $Na_2O$  - оксидин жана  $Na_2O_2$  пероксидин, суу менен кошуулуп  $NaOH$  менен  $H_2$  пайда кылат. Суутек менен кошуулуп гидридди  $NaN$  берет. Ошондой эле галогендер, күкүрт, азот жана көмүртек менен кошуулуп, тийиштүү бирикмелерди пайда кылат. Түздарынын бардыгы сууда жакшы эрийт.

Натрий  $NaCl$  же  $NaOH$ ты электролиздөө жолу менен алынат.



Кээде көмүртек менен калыбына келтируү аркылуу алынат.



Натрийдин күймалары авиаация күймалылдаткыштарында, ядролук энергетика установкаларында жылуулук алып жүрүүчү катарында, металлургияда, органикалык синтезде ж.б. калыбына көлтиргич катарында колдонулат.

Химиялык өнер жайда өндүрүлгөн маанилүү бирикмелери болуп: сода, натрий гидрокычылы, натрий сульфаты, хлориди, ж.б. саналат. Натрий адам менен жаныбарлардың организминде эң керектүү негизги элементтердин бири. Медицинада натрийдин бирикмелери дары-дармек катарында мисалы,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ж.б. колдонулат.

Жасалма жол менен алынган натрийдин радиоактивдүү изотобу  $^{24}\text{Na}$  жүрөк, кан тамыр, өлкө ооруларында жана кан айлануу системасынын айрым бөлүктөрүндө кандын жүрүү ылдамдыгын аныктоодо пайдаланылат.  $^{22}\text{Na}$  болгон изотобу позитрондук булак болуп саналат.

## **$^{60}\text{Nd}$** [ $\text{Xe}$ ] $4f^6 6s^2$

**144,24**

**2 8 18 22 8 2**

$^{152}\text{Nd}$ ,  $^{154}\text{Nd}$ , болгон 24 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта неодимдин жети изотобу:  $^{142}\text{Nd}$ ,  $^{143}\text{Nd}$ ,  $^{144}\text{Nd}$ ,  $^{145}\text{Nd}$ ,  $^{146}\text{Nd}$ ,  $^{148}\text{Nd}$ ,  $^{150}\text{Nd}$  кездешет. Неодим 1885-жылы австриялык химик Ауэр Фон Вельсбах тарабынан ачылган.

Неодим күмүш түстүү ак металл. Неодимдин балкып эрүү температурасы  $1024^{\circ}\text{C}$ ; кайно температурасы  $3027^{\circ}\text{C}$ . Неодим жер кыртышында таралыш массасы боюнча  $2,5 \cdot 10^{-3}$ ти түзөт. Ал жаратылышта монацит, бестнезит, лопарит, эшинит минералдарынын курамында болот. Эшиниттин курамында Ca, Th, Ta, V, Nb, La, лантаноиддердин оксиддери, көп сандаган церий жана неодим болот. Неодим бирикмелеринде  $+3$ ,  $+4$  кээде  $+2$  кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $\text{Nd}^0 \rightarrow \text{Nd}^+ \rightarrow \text{Nd}^{2+} \rightarrow \text{Nd}^{3+} \rightarrow \text{Nd}^{4+}$  5,49; 10,72; 22,14; 40,41 эв барабар.

Неодимдин атомунун электрондук түзүлүшү: ...  $4f^4 5s^2 5p^6 5d^0 5f^0$   $6s^2$  же  $4f^6 6s^2$ . Анын кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы  $-2,43$ го барабар. Неодимдин көптөгөн кошулмалары аныкталган.

Неодимдин бирикмелери түстүү айнек өндүрүүдө кеңири, колдонулат. Алынган түстүү айнектен кооз буюмдар (вазалар, керамика идиштери) жасалат жана сүрөт иштеринде, согуштук, лазердик техникаларда колдонулат. Магний, алюминий жана

титандын күймалары неодим менен легирленгенде алардын механикалык қасиеттери жана жогорку температурага ышадамдуулугу жакшырат.



**20,183**

**2 8**

**Неон** (лат. *Neonum* же *Neon*) Ne -

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 2-мезгилиниң VIIIА тобунун элементи, асыл газдарга кирет, катар номери 10, атомдук массасы 20,183.

Неонду 1898-жылы У.Рамзай ачып,

грекче *Neos* – жаңы деп атаган. З стабилдүү изотоптон: <sup>20</sup>Ne (90,92% көлемү бойонча) <sup>21</sup>Ne (0,257%) жана <sup>20</sup>Ne (8,92%) турат. Анын жасалма изотопторунун бардығынын төң жашоо убакыты өтө кыска.

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү - 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>, иондошуу энергиясы: Ne<sup>0</sup> → Ne<sup>+</sup> → Ne<sup>2+</sup> 21,56; 41,07 эВ барабар.

Атомдук радиусу 0,160 Å. Газдын тығыздығы 0,900035г/л (0<sup>0</sup> С, 760 мм сым. мам.). Кайноо температурасы - 246<sup>0</sup> С); балкып эрүү температурасы -248,6<sup>0</sup> С (760 мм сым. мам.). Эрүү жылуулугу 81 ккал/моль. Суюк неондун тығыздығы 1,205 г/см<sup>3</sup>.

Неон бир атомдуу газ. Кадимки шартта реакцияга кирбейт. Анын гидраты Ne·6H<sub>2</sub>O ж.б. бирикмелери алынган жана мынданыш молекулалык күчтөр менен шартталган. Неон абадан алынат. Неон жер атмосферасынын массасы бойонча 4,6·10<sup>-4</sup>%ын түзөт.

Неон электр техникасында лампаларды толтурууда, реклама жана сигналдык жарық берүүчү (неон – кызыл түстү берет) электрондук приборлордо, вакуумдук техникада, а түгүл неондук жарық караңгы туманда да өтө алыстан көрүнгөндүктөн маяктардагы неондук электр лампаларын толтурууда колдонулат.



**[237]**


**2 8 18 32 22 9 2**

**Нептуний** (лат. *Neptunium*) Np

- Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10 катарынын IIIB тобунан орун алган элеммент. Катар номери 93, атомдук массасы [237].


Нептунийдин массалык сандары <sup>228</sup>Np - <sup>241</sup>Np болгон 14 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу болуп <sup>237</sup>Np санаат. Нептунийди 1934-жылы италиялык физик Энрик Ферми нейтрондун уранга тийгизген таасиринен алган, бирок аныктоого мүмкүн болгон эмес. 1940-жылы американлык физиктер Эдвин Макмиллан жана

Филип Эйбельсондор тәмәнку ядролук реакциянын негизинде синтездеп алышкан:



Синтезделип алынган элементтин атын нептуний деп аташкан.

Нептуний - күмүш түстөгү, жумшак, оор металл; металл түрүндөгү нептунийди, нептунийдин тетрафторидин жогорку температурада барийдин, кальцийдин же натрийдин буусу менен калыбына келтириүүдөн алышат:



Нептунийдин балкып эрүү температурасы  $1134^{\circ}\text{C}$ , кайноо температурасы  $4200^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде  $+3$ ,  $+4$ ,  $+5$ ,  $+6$  жана  $+7$  кычылдануу даражаларын көрсөтөт; нептуний элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14}5s^25p^65d^{10}5f^4$   $6s^26p^66d^16f^77s^2$  же  $5f^4 6d^17s^2\text{H}$ .

Нептуний галогендер менен кошуулуп жогорку кычылдануу даражаларын көрсөтөт да фторид, хлорид, бромид, йодиддерин пайда кылат., мисалы:  $\text{NpF}_6$ ,  $\text{NpF}_5$ ,  $\text{NpF}_4$ ,  $\text{NpF}_3$ ,  $\text{NpCl}_4$ ,  $\text{NpCl}_3$ ,  $\text{NpBr}_4$ ,  $\text{NpI}_3$ .

Андан сырткары  $\text{Np}^{+3}(\text{OH}^-)_3$ ,  $\text{Np}^{+3}(\text{NO}_3^-)_3$ ,  $\text{Np}^{+3}{}_2(\text{SO}_4^{-2})_3$ ,  $\text{Np}^{+4}\text{O}^{-2}$ ,  $\text{Np}^{+5}\text{O}^{-2}\text{F}^-$ ,  $\text{Np}^{+6}\text{O}^{-2}(\text{OH}^-)_2$ ,  $\text{Np}^{+6}{}_3\text{O}^{-2}$ ,  $\text{Np}^{+7}\text{O}^{-2}(\text{OH}^-)_3$  бирикмелери белгилүү.

Ар кандай кычылдануу даражасындағы бирикмелеринин суудагы эритмелери ар түрдүү түскө ээ болот:  $\text{Np}^{3+}$  – кызылт,  $\text{Np}^{4+}$  – сарыч-жашил,  $\text{Np}^{5+}$  - көгүш,  $\text{Np}^{6+}$  - жашыл,  $\text{Np}^{7+}$  - жашыл.

Суутек менен аракеттенишип гидриддерди пайда кылат.:  $\text{NpH}_3$ ,  $\text{NpH}_4$ . Нептунийдин бирикмелері жакшы изилдene элек.

## Никель (лат. *Niccolum*) $\text{Ni}$

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиниң VIIIB тобунун элементи, катар номери 28, атомдук массасы 58,71.

**28 Ni** [Ar]3d<sup>8</sup>4s<sup>2</sup>

**58,71**

**2 8 16 2**

Атоону (жалган жез) ага чейин эле 1751-жылы швед окумуштуусуу аттоону (жалган жез) ага чейин эле 1751-жылы швед окумуштуусуу Я.Кронstedт деп сунуш кылган.

Жаратылышта никель 5 түрүктуу изотоптун аралашмасынан турат:  ${}^{58}\text{Ni}$  (67,76%),  ${}^{60}\text{Ni}$  (26,16%),  ${}^{61}\text{Ni}$  (1,25%),  ${}^{62}\text{Ni}$  (3,66%),  ${}^{64}\text{Ni}$  (1,16%). Жасалма изотопторунан эн узак жашаганы  ${}^{59}\text{Ni}$ . Никель жер кыртышынын массасы боюнча 8·10<sup>-3</sup>%ын түзөт.


Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү – 3d<sup>8</sup> 4s<sup>2</sup>; иондошуу энергиясы:  $\text{Ni}^0 \rightarrow \text{Ni}^+ \rightarrow \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}^{3+}$  7; 6,3; 18,15; 35,16 эВ барабар.

Никель жаратылышта сары никель колчеданы – NiS, кызыл никель колчеданы – NiAs (никелин), брейтауптит – NiSb, никель кольчеданы – NiAs<sub>2</sub>, геродоффит – NiAsS, ульмарнит – NiSbS, гарниерит – (Ni,Mg)SiO<sub>3</sub> түрүндө кездешет. Жез-никель сульфид кендері да эң баалуу полиметаллдык сырье б.с. Алардын курамында никель менен бирге Cu, Co, Au, Ag, Pt металлдары болот.


Никель - күмүш түстүү ак металл, иштетүүгө ийкемдүү, созулгуч, ферромагниттүү касиетке ээ.

Никель  $\alpha$ -Ni жана  $\beta$ -Ni деген эки модификацияны пайда кылат.  $\alpha$ -Ni – гексагоналдуу торчону ( $a=2,65\text{\AA}$ ,  $c=4,32\text{\AA}$ ), ал эми  $\beta$ -Ni кубдук торчону ( $a=3,5236\text{\AA}$ ) пайда кылат.  $\alpha$  дан  $\rightarrow \beta$ га өтүү 250-300°C да ысытуудан ишке ашат. Никелдин тыгыздыгы 8,9 (20°C) г/см<sup>3</sup>, атомдук радиусу: 1,24 $\text{\AA}$ ; иондук радиустары: Ni<sup>2+</sup> = 0,79 $\text{\AA}$ , Ni<sup>3+</sup> = 0,72 $\text{\AA}$ , балкып эрүү температурасы 1453°, кайноо температурасы 3000°C; салыштырмалуу жылуулук сыйымдуулугу: 0,105 ккал/г-град (20°C).


Никелди кенден бөлүп алуу татаал, ошондуктан аны кендеги башка металлдарды (Co, Fe, Cu) бөлүп алган соң Al, CO же H<sub>2</sub> менен анын оксиддеринен (NiO, Ni<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) калыбына келтириүү жолу менен алышат:



Алынган таза эмес никелди электролиз жолу менен же никелдин тетракарбонилин термикалык ажыратуу аркылуу тазалашат.



Никелди көбүнчө башка металлдардан жасалган буюмдардын бетин кооздоо, коррозиядан сактоо үчүн анын туздарынын суудагы эритмелерин электролиздөө менен канташат:



Никель кычкылтек менен 500°C дан жогору температурада гана аракеттенише баштайт. Практикалык жактан NiO маанилүү бирикме жана ал сууда эрибегендиктен кыйыр жол менен гана алынат.

Галогендер менен галогенидди - NiF<sub>2</sub>, күкүрт менен сульфиiddи – Ni<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, селен менен селениддерди – Ni<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> жана NiSe<sub>2</sub>, теллур менен теллуриддерди – Ni<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> жана NiTe<sub>2</sub>, мышьяк менен арсенидди – Ni<sub>3</sub>As<sub>2</sub>, көмүртек менен карбидди - Ni<sub>3</sub>C ж.б. бирикмелерди пайда кылат.

Металлдардын чыңалуу катарында темирдин оң жағында тургандыктан суюлтулган кислоталарда темирден жайыраак эрийт. Ал HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> менен акырындык менен аракеттенишип сүүткөтүү сүрүп чыгарат.

Никель +2 жана + 3 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт.

Никелди кислотада эриткенде жашыл түстөгү эки валенттүү никелдин туздары пайда болот. Алар эритмелерден кристаллогидраттар түрүндө бөлүнүп чыгат: NiCl<sub>2</sub>·nH<sub>2</sub>O (n=2, 4, 6, 7).

Металл түрүндөгү никелди хлордогондо  $\text{NiCl}_2$ нин кургак алтын сымал кристаллдары алынат. Никелдин сульфаты  $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  жана никелдин нитраты  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  жашыл ромб түрүндөгү кристаллдар. Туздарга щелочту таасир этүү менен жашыл түстөгү быштак сымал никелдин гидроксидин  $\text{Ni}(\text{OH})_2$  алууга болот. Үч валенттүү никелдин туздары эки валенттүү туздарына караганда түрүксуз. Никелди щелочтуу чейредө диметилглиоксими  $[\text{CH}_3\text{CNOH}]_2$  менен (А.А.Чугаевдин реакциясы) аныкташат.


Никель ысыкка чыдамдуу, коррозияга туруктуу, механикалык жактан бекем, магниттик жана электрдик касиеттерге ээ. Ал атайын болотторду ж.б. күймаларды (мисалы, хромникелдүү дат баспас болоттор, электротехникалык күймаларды – константин, манганин, нихром, никелин, хромель) өндүрүүде колдонулат.

Химиялык өнер жайларда никель химиялык атайын аппараттарды жасоодо, агрессивдүү чейредө иштөөчү бөлүктөрүн каптоочу материал катары жана көпчүлүк процесстердин катализаторлору катары да кызмат кылат.

**41**  
**Nb**  
[Kr]4d<sup>4</sup>5s<sup>1</sup>  
**92,9064**  
**2 8 18 12 1**

**Ниобий** (лат. *nobium*) Nb –  
Д.И.Менделеевдин мезгилидик  
системасынын 5-мезгилини  
тобунда жайгашкан элемент, катар  
номери 41, атомдук массасы 92,9064.  
Табигый туруктуу изотобу <sup>93</sup>Nb.

Ниобийдин сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү 4d<sup>4</sup>5S<sup>1</sup>. Ниобий 1801-ж. Ч.Хатчет тарабынан «колумбий» минералынын курамынан ачылган. Жаратылышта эркин түрүндө кездешпейт, ал көбүнчө минералдардын курамында тантал менен бирге кездешет. 80гө жакын ниобий-тантал минералдары бар. Ниобий жер кыртышында 2·10<sup>-3</sup>% (массасы боюнча) тараалган. Маанилүү минералдары болуп колумбит, танталит, лопарит жана пирохлор эсептелет. 1845-жылы Г.Розе таза ниобий металлын алган:



Ниобий - боз түстөгү, жогорку температурада эрүүчү металл, абада туруктуу. Балкып эрүү температурасы 2487°C, кайноо температурасы 4930°C. Химиялык касиети боюнча танталга окошо (ошондуктан аты Танталдын кызы - байыркы грек кудайы Ниобендин урматына коюлган). Ниобий ете туруктуу. Плавик кислотасында эрийт. Ниобийдин кычкылы  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  кислоталык мүнөзгө ээ. Ниобий төмөнкү температурага, ысыкка, коррозияга ете туруктуу, көпчүлүк күймалардын негизги компоненттеринин бири. Ниобийге фтор бөлмө

температурасында, хлор 200°C дан жогору, бром жана иод 250°C дан жогору, суутек 250°C да, азот 400°C да, көмүртек жана көмүрсууге бар газдар 1200-1400°C да таасир этет.

Ниобий көптөгөн металлдар менен куймаларды пайда қылат. Ni, Cr, Co, Ti, Zr, W, Mo, Al, Si ж.б металлдарды ниобий менен легирлегендеге алардын жогорку температурага туруктуулугу жогорулайт. Ниобийге «падыша арагы», туз, күкүрт, азот, фосфор, хлор кислоталары, аммиактын суудагы эритмеси жана көптөгөн органикалық жана органикалық эмес заттар таасир этпейт. Көпчүлүк туруктуу бирикмелеринде ниобийдин +5, +4, +3, +2, +1 күчкүлдануу даражасы белгилүү. Иондошуу энергиясы: Nb<sup>0</sup>дөн Nb<sup>7+</sup> 6,882; 14,320; 25,05; 38,3; 50,6; 103 жана 124,6 эВ барабар. Ниобийди жана анын бирикмелерин өндүрүүнүн негизги сырьеелору лопарит, пирохлор, колумбит, танталит ж.б.с.

Ниобий жана анын куймалары атом энергетикасында, радиоэлектроникада, химиялык аппараттарды, реактивдүү күймүлдөткүчтарды курууда, ракета жана вакуумдук техникада ж.б колдонулат.

## 102 No [Rn]5f<sup>14</sup>7s<sup>2</sup>

259

2 8 18 32 32 8 2

**Нобелий** (лат. *Nobelium*) № – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң IIIB тобунун элементи, актиноиддерге кирет, катар номери 102, атомдук массасы 259. Туруктуу изотоптору жок. Электрондук түзүлүшү: ...5f<sup>14</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup>. Терс электрдүүлүгү аныкталган эмес. Жер кыртышында, метеориттерде, күндө жана космикалык нурлардан табылган эмес.

<sup>250</sup>No – <sup>259</sup>No массалык сандарга ээ болгон 10 изотобу белгилүү. Эң узак жашаган <sup>259</sup>No ( $T_{1/2}=1,0$  сек). Нобелий иттербийдин аналогу б.э. Мүнөздүү күчкүлдануу даражасы +3, бирок +2 күчкүлдануу даражасы да эң маанилүү. Нобелий салмактык санда алынган эмес, анын касиеттерин ондогон атомдорун пайдалануу менен изилдешкен. Химиялык касиеттери жөнүндөгү алгачки маалыматтар 1967-жылы СССРде алынган. Газдык хроматография ыкмасынын жардамы менен нобелий учпай турган хлориддерди пайда қылаары аныкталган. Күчкүлданырыгыч катышпаган күчкүл эритмелерде нобелий No<sup>2+</sup> иону түрүндө болуп BaSO<sub>4</sub> менен чөгөт, бирок LaF<sub>3</sub>нин чөкмөсү пайда болсо, анда ал эритмеде кала берет.

Триоктиламин менен экстракциялоодо, иондук алмашууда жана экстракциялык хроматографияда нобелий өзүн бериллийдин, магнийдин, кальцийдин, хромдун, барийдин, радиийдин +2 заряддуу иондору сыйктуу алып жүрөт жана +3 күчкүлдануу даражасына ээ

болгон лантаноиддерден, актиноиддерден оңой бөлүнүүсү мүмкүн. Периодат-, пероксидисульфат- жана бромат- иондордун таасири менен  $\text{No}^{2+}$ ,  $\text{No}^{3+}$  көчөйин кычылданышы мүмкүн. Нобелийдин ачылышынын тарыхына бир нече маанилүү таасирлер болду:

1) Америкалыктар жаңы элементтерди синтездөө боюнча үстөмдүгүн жоготту. Ядролук изилдөөлөрдүн бириккен институту (Дубна, СССР), Нобелдик физика институту (Стокгольм, Швеция) жана изилдөөчү группа (Дармштадт, ФРГ) сыйктуу күчтүү илимий жамааттар пайда болду.

2)  $\beta$ -айлануулардын чынжыры фермий жана менделеевийден үзүлдү. Синтездөөнүн жаңы жолдорун изилдөө зарылдыгы келип чыкты. Ошондуктан №102-элементти үч жолу ачышты.

1957-жылы Нобелдик физика институтунда иштеген окумуштуулардын эл аралык тобу тарабынан элементтин ачылышы жарыяланды. Алар Альфред Бернхард Нобелдин (1833-1896-жылдары) урматына нобелий деп атоону сунуш кылышты. 1958-жылы башында №102-элементтин ачылышы жөнүндө Берклий шаарынын (АКШ) окумуштуулары билдириши. 1-жолу бул элемент жөнүндөгү ишенимдүү маалыматтар 1963-67-жылы. Г.Флеровдун жетекчилиги менен иштеген окумуштуулар тарабынан берилди: урандан, плутонийден, америцийден турган тосмолорду  $^{22}\text{Ne}$ ,  $^{16}\text{O}$ ,  $^{17}\text{O}$ ,  $^{15}\text{N}$  түн тездетилген иондору менен нурлантышып  $^{252}\text{No}$ - $^{256}\text{No}$  массалык сандарга ээ болгон изотоптордун пайда болушуна байкоо нежүргүзүшкөн. Советтик окумуштуулар №102-элементти Ф.Жолио-Кюринин урматына жолиотий деп кайрадан атоону сунуш кылышкан. 1993-жылы гана №102-элементтин ачылышынын авторлору белгилүү болду. Бул бүтүмгө ылайык ядролук изилдөөлөрдүн бириккен институтунун (ЯИБИ) окумуштууларына артыкчылык берилип, авторлор деп таанышты. Дубнадагы окумуштуулар соңку иштеринде №102-элементти  $^{238}\text{U}$  жана трансурандык элементтерди  $^{22}\text{Ne}$  менен жана башка жөнөл элементтердин иондору менен бомбалоодон алышкан. Кийинчөрээк №102-элементтин ушул эле изотоптору Кюрийдин изотопторун  $^{12}\text{C}$ ,  $^{13}\text{C}$  иондору менен нурлантуу аркылуу АКШ нын окумуштуулары синтездешкен. Нобелийдин аз санда болсо дагы химиялык касиеттери жөнүндөгү маалыматтар анын иттербийге аналог экендигин далилдейт. Жаңы элементтин атомдорунун алышынын бири-бирине көз карандысыз З ыкма менен аныкташат: 1) алар бөлүп чыгарган  $\alpha$ -бөлүкчелерүнүн мүнөзү боюнча; 2) алардын ядролорунун ээ алдынча бөлүнүүлөрүнүн мүнөзү боюнча (сырттан эч кандай таасир болбосо деле); 3) ажыроонун жыйынтыгында пайда болгон заттар боюнча -  $^{262}\text{Fm}$ . Эч жерде колдонулбайт, химиялык кошулмалары жок.

# O

**Осмий** (лат. *Osmium*, грек. осме - «жыт») Os – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын б-мезгилиниң VIIIB тобунун элементи, платина металлдарына кирет, катар номери 76, атомдук массасы 190,2.

**76 Os** [Xe] 5d<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup>

**190,2**

**2 8 18 32 14 2**

1804-жылы платинаны «падыша арагында» эритүү учурунда алынган калдыктан С.Теннант ачкан.

Жаратылышта осмийдин 7 түрүктуу изотоптору бар: <sup>184</sup>Os (0,18%), <sup>186</sup>Os (1,592%), <sup>187</sup>Os (1,64%), <sup>188</sup>Os (13,3%), <sup>189</sup>Os (16,1%), <sup>190</sup>Os (26,4%) жана <sup>192</sup>Os (41,0%), ал эми жасалма радиоактивдүү изотопторунан түрүктуураагы <sup>194</sup>Os T<sub>1/2</sub>= 70 күн).

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү – 5d<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup>; иондошуу энергиясы: Os<sup>0</sup> → Os<sup>+</sup> → Os<sup>2+</sup> 8,7 жана 17ге эВ барабар.

Жер кыртышында массасы боюнча 5·10<sup>-7%</sup> ти түзөт. Осмий жаратылышта осмийлүү иридий тобунун минералдары IrOs<sub>2</sub>, IrOs<sub>4</sub> түрүндө, кээде таза түрүндө платина менен бирге кездешет. Анын көндөри Уралда, Сибирде, Колумбияда, Мексикада, АКШда (Калифорния штаты), Түндүк Африкада, Канадада табылган.

Осмий - көгүлтүр түстөгү, белгилүү металлдардын бардыгынан оор, катуу, борпоң металл. Атомдук радиусу 1,35 Å, иондук радиусу Os<sup>+4</sup> 0,75 Å, Os<sup>+8</sup> 0,539 Å; балкып эрүү температурасы 3050°С; кайноо температурасы 5500°С; тығыздығы 22,5 г/см<sup>3</sup>.

Химиялык касиеттери боюнча башка платина металлдарынан кескин айырмаланып, кээде металл эместилик касиетти да көрсөтөт. Абада OsO<sub>4</sub> кычкылын пайда кылуу менен күйөт, бөлмө температурасында кычкылтексиз кислоталардын таасирине түрүктуу, бирок коррозияга түрүктуулугу боюнча рутенийге жетпейт. Концентрацияланган азот кислотасында OsO<sub>4</sub>кө чейин кычкылданат, башка платина металлдары үчүн мынданай реакция мүнөздүү эмес. Осмийдин күкүмү «падыша арагында», жегич металлдардын гипохлориттеринин эритмелеринде эрийт. Осмийди Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> же KNO<sub>3</sub>+KOH көп араплашмасы менен балкытып эриткенде эркин абалында түрүксуз болгон осмий кислотасынын ( $H_2OsO_4$ ) түздары – осмиаттар пайда болот. Os бирикмелеринде II, III, IV, V, VI жана VIII валенттүүлүкту көрсөтөт. Алардын ичинен кычкылдануу даражасы +2, +3, +4, +6 жана +8 болгон бирикмелери түрүктуу. Осмийдин бардык бирикмелери суутектин агымында ысытканда металл абалына чейин калыбына келет. Осмийдин II, IV жана VIII валенттүү кычкылдары

белгилүү жана алардын эн туруктуусу  $\text{OsO}_4$  – түссүз кристалл, балкып эрүү температурасы  $+40^\circ\text{C}$ ; улуу, көздү, терини дүүлүктүрет; суда жакшы эрийт; эритмеси кычылык реакцияны көрсөтпейт, бирок күчтүү жегич менен туруксуз комплекстик бирикмелерди пайда кылат.  $\text{OsO}_4$  заттар менен активдүү аракеттенишет.

Os – осмийлүү сырьеңун эритмесине кычылдандыргыч кошуудан алынган газ абалындагы  $\text{OsO}_4\text{түү}$  КОНтын эритмесинде чогултуп  $[\text{OsO}_2(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$  түрүндө чөктүрүп, андан кийин суутек менен таза осмийге чейин калыбына келтириүүден алынат.

Осмий жана анын бирикмелери катализатор катарында жана ткандардын микропрепараторларын боё үчүн колдонулат. Ал эн катуу жана коррозияга туруктуу болгондуктан башка платина металлдары менен болгон күймалары так өлчөөчү приборлордун тетиктерин даярдоодо, электр лампаларда, авторучкалардын перолорун жасоодо колдонулат.

## ¶

**46 Pd**  $[\text{Kr}]4d^{10}5s^0$

**160,4**

**2 8 18 18 0**

**Палладий** (лат. Palladium) Pd –  
Д.И.Менделеевдин мезгилидик  
системасынын 5-мезгилинина VIIIB  
тобунун элементи, платина  
металлдарынын тобуна кирет, катар  
номери 46, атомдук массасы 106,4.

Палладийди 1803-жылы англиялык окумуштуу У.Волластон ачкан. Ал 1802-жылы табылган **Паллады** астероидинин урматына палладий деп аталган (байыркы Афинада «паллада» – грек сөзүндө «акылдын кудайы» дегенди түшүндүргөн).

Жаратылышта туруктуу 6 изотобу бар –  $^{102}\text{Pd}$  (0,96%),  $^{104}\text{Pd}$  (10,97%),  $^{105}\text{Pd}$  (22,23%),  $^{106}\text{Pd}$  (27,33%),  $^{108}\text{Pd}$  (21,71%) жана  $^{110}\text{Pd}$  (11,81%). Анын радиоактивдүү изотоптору ядролук реакторлордо U, Th, Ru ди ажыратудан алынат.

Сырткы электрондук түзүлүшү:  $4p^64d^{10}5s^0$ ; иондошуу энергиясы:  $\text{Pd}^0 \rightarrow \text{Pd}^{+} \rightarrow \text{Pd}^{2+} \rightarrow \text{Pd}^{3+}$  8,33; 19,42; 32,92 эв барабар.

Палладий жер кыртышынын  $1 \cdot 10^{-6}\%$ ын түзөт. Анын негизги минералдары: аллопалладий ( $\text{Ag}, \text{Pt}, \text{Ru}, \text{Cu}$ ); палладит ( $\text{PdO}$ ); потарит  $\text{PdHg}$ ; станинопалладинит  $\text{Pd}_3\text{Sn}_2$ ; арсенопалладинит  $\text{Pd}_3\text{As}$ ; майгенерит  $\text{PdBi}_2$ ; порценит ( $\text{Au}, \text{Ag}, \text{Cu}$ ), брэггит ( $\text{Pt}, \text{Pd NiS}$ ); палладийлүү платина ( $\text{Pd}, \text{Pt}$ ) б.с.

Палладийдин негизги булактары Уралда, Сибирде, Канадада, Түндүк Африкада кездешкен сульфицдүү никель-жез көндөри б.с.. Палладий асыл металл болгондуктан жаратылышта эркин түрүндө да кездешет.

Палладий - күмүш түстүү ак металл. Атомдук радиусу 1, 37 $\text{\AA}$ , иондук радиусу  $\text{Pd}^{2+}$  0,88 $\text{\AA}$ ;  $\text{Pd}^{4+}$  0,73 $\text{\AA}$ ; тыгыздыгы 12,02 г/см<sup>3</sup>, балкып эрүү температурасы 1552 $^{\circ}\text{C}$ ; кайно температурасы 2940 $^{\circ}\text{C}$ .

Бирикмелерде негизинен II жана IV валенттүү, кээде III валенттүүлүкту да көрсөттөт. II валенттүү бирикмелери туруктуу.

Оксиддеринен  $\text{PdO}$ ,  $\text{Pd}_2\text{O}_3$  жана  $\text{PdO}_2$  белгилүү. Галогендер менен  $\text{PdF}_2$ -дифторид,  $\text{PdF}_3$ -трифторид,  $\text{PdCl}_2$ -дихлорид,  $\text{PdBr}_2$ -дигромид,  $\text{PdJ}_2$ -дииодиддерди пайда кылат.

Палладийдин мунөздүү касиеттеринен болуп, анын көп өлчөмдөгү газды сиңирүүчүлүк жөндөмдүүлүгү б.с. (палладийдин 1 көлөмү 900 көлөмдөгү суутекти сиңире алат). Суутек сиңирилген палладий күчтүү калыбына келтиргич жана башка платина металлдарына караганда активдүү.

Палладий концентрацияланган ысык азот, күкүрт кислоталарында жана «падыша арагында» зрийт.

Палладийдин дихлориди эң оңай калыбына келет. Анын эритмеси менен абадагы көмүртектин оксидин аныктоо үчүн колдонулуучу индикатор кагазын нымдашат. Палладийди эритмедин диметилглиоксим менен ачууга болот. Ал кычкыл чөйрөдө сары чөкмөнү берет.

Палладий жана анын куймалары химия өнөр жайында терморегуляторлорду, термопараларды даярдоодо, электротехникада, стоматологияда (тишти дарылоодо), ювелирдик иштерде колдонулат. Органикалык синтезде, палладий, платина, алтын жана радиийдин куймаларын алууда жана катализатор катары кеңири пайдаланылат.



**195,09**

**2 8 18 32 17 1**

**Платина** (лат. *Platinum*, испанча «платма»- «күмүш») Pt – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң VIIIB тобунун элементи. Катар номери 78, атомдук массасы 195,09.

Платинаны 1803-жылы У.Волластон алган. Жаратылышта платинанын 6 изотобу бар, алардын 4 туруктуу:  $^{194}\text{Pt}$  (32,9%),  $^{195}\text{Pt}$  (33,8%),  $^{196}\text{Pt}$  (25,2%),  $^{198}\text{Pt}$  (7,19%) жана эки  $\alpha$ -радиоактивдүү изотобу  $^{190}\text{Pt}$  (0,0127%  $T_{1/2}=6,9 \cdot 10^{11}$  жыл) менен  $^{192}\text{Pt}$  (0,78%  $T_{1/2}=10^{15}$  жыл) бар. Бул изотоптору радиоактивдүү индикатор катары колдонулат.

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү –  $5d^9 6s^1$ ; иондошуу энергиясы:  $Pt^{10} \rightarrow Pt^{+} \rightarrow Pt^{2+} \rightarrow Pt^{3+}$  9; 18,56; 32,92 эВ барабар.

XVIII кылымдын акырында, XIX ортосунда орус окумуштуулары жана инженерлери А.А.Мусин-Пушкин, П.Г.Соболевский, В.В.Любарский, И.И.Варвинский платина металлдарын тазалоонун кайрадан аффинаждо менен бөлүп алуу ыкмасын иштеп чыгышкан.

Жаратылышта платина башка металлдар менен бирге да, таза түрүнде да учурайт. Жер кыртышынын (массасы боюнча)  $5 \cdot 10^{-7}$ %-ын түзөт. Табигый күймалары: поликсен ( $Pt$  4-11% жана  $Fe$ ), палладийлүү платина ( $Pd$  0,11-%ке чейин), ферроплатина (20%ке чейин  $Fe$ ), ал эми бирикмелери: сперрилит  $PtAs_2$ , куперит  $PtS$ , брэггит ( $Pr$ ,  $Pd$ ,  $Ni$ ) $S$ .

Анын таза күйма жана бирикмелер түрүндөгү көндөр Уралда, Сибирде, Түндүк Америкада: Аляскада, Канадада жана Түндүк Африкада табылган.

Платина - күмүш сымал ак түстөгү оор, жакшы созулгуч металл. Атомдук радиусу  $1,388\text{\AA}$ , иондук радиусу  $Pt^{2+} 0,90\text{\AA}$ ,  $Pt^{4+} 0,76\text{\AA}$ ; балкып эрүү температурасы  $1769^\circ C$ ; кайноо температурасы  $3827^\circ C$ ; тыгыздығы  $21,45 \text{ г}/\text{см}^3$ ; платина параметрларынын түзүлүшү.

Күкүм түрүндөгү платина кадимки шартта  $H_2$  жана  $O_2$ ни жакшы сицирет. Бирикмелеринде II, III жана IV валенттүүлүктүү көрсөтөт. Ал эми  $+5$ ,  $+6$  күчкүлдануу даражаларын көрсөткөн бирикмелери сейрек кездешет.

Платина абада туруктуу,  $500^\circ C$ да  $8 \cdot 10^5 \text{ Па}$  басымда күчкүлданат да  $PtO_2$  жана  $PtO$ дин пайда кылат.  $PtO_3$  бөлмө температурасында туруксуз –  $PtO_2$  жана  $O_2$ ге ажырайт.  $Pt$  кислоталар менен жегичтерде эрибейт, «падыша арагында» жакшы, ал эми суюк бромдо жай эрийт.

Платина галогендер менен  $PtF_2$ ,  $PtF_4$ ,  $PtCl_2$ ,  $PtCl_4$ ,  $PtBr_2$ ,  $PtBr_4$ ,  $PtI_2$ ,  $PtI_4$  пайда кылат. Сульфиддеринен  $PtS$ ,  $PtS_2$  жана кара түстөгү туруксуз  $PtSe_2$  – диселенид, күрөң кристалл дителлуриди -  $PtTe_2$  белгилүү.

Платина күчтүү таасирге дуушар болуучу химиялык идиштерди, аппараттардын тетиктерин жасоодо, химиялык өндүрүштө катализатор катарында, электротехникада, ювелирдик иштерде колдонулат. Платинадан жасалган электроддор химиялык өлчөөчүү куралдарда көнүри пайдаланылат. Ошондой эле металлдарын күймаларын алууда да колдонулат.

**94 PU**  
[Rn]5f<sup>6</sup>7s<sup>2</sup>

**244**

**2 8 18 32 24 8 2**

**Плутоний** (лат. *Plutonium*)  $Pu$  -

Д.И.Менделеевдин мезгилдик система-  
масынын 7-мезгилиinin 10-катарынын  
III B тобунаан орун алган элемент. Катар  
номери 94, атомдук массасы 244.


Плутонийдин массалык сандары  $^{232}Pu$  -  $^{246}Pu$  болгон 15 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла түрүктүсү болуп  $^{244}Pu$  саналат. Плутонийди биринчى жолу 1940-жылы Глен Сиборг жетектеген американлык радиохимиктер Э.Макмиллан, Дж.Кеннеди жана А.Валь тарабынан уранды нурлантудан  $^{94}Pu$  изотобун альшкан.  $^{238}U(p,\gamma)$   
 $^{239}U^{\beta} \rightarrow ^{239}Np^{\beta} \rightarrow ^{239}Pu$

Плутонийдин -  $^{94}Pu$  массалык сандагы изотобун 1971-жылы сейрек кездешүүчү бастнезит минералында боло тургандыгын аныкташкан.


Плутоний – ак, жалтырак металл; балкып эрүү температурасы  $640^{\circ}C$ ; кайноо температурасы  $4082^{\circ}C$ ; бирикмелеринде +2, +3, +4, +5, +6 жана +7 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; плутоний элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14}5s^25p^65d^{10}5f^66s^26p^66d^06f^77s^2$  же  $5f^67s^2$ .

Плутоний галогендөр менен кошуулуп фторид, хлорид, бромид, йодиддерин пайда кылат., мисалы:  $PuF_4$ ,  $PuF_3$ ,  $PuCl_3$ ,  $PuBr_3$ ,  $PuI_3$ .

Плутонийдин галогениддерин вакуумда жана жогорку температурада ажыраттуудан плутоний алынат:



Ошондой эле, анын фториддерин ( $PuF_4$  жана  $PuF_3$ ) барийдин, кальцийдин, калийдин же натрийдин буулары менен калыбына келтириүүдөн да алууга болот:



Плутонийдин алюминий, бериллий, кобальт, темир, магний, никель жана күмүш ж.б. металлдар менен болгон күймалары бар. Плутоний өтө зыяндуу зат. Ал ядролук реакторлордо ядролук отун катары, ошондой эле ядролук куралдарда жарылгыч зат катары колдонулат.

**59  $Pr$**   
 $[Xe]4f^36s^2$

**140,907**

**2 8 18 21 8 2**

**Празеодим** (лат. *Praseodymium*)  $Pr -$

Д.И.Менделеевдин мезгилидик системасынын 6-мезгилиниң 8-катарынын IIIB тобунаң орун алган элемент. Катар номери 59, атомдук массасы 140,907. Празеодимдин

массалык саны  $^{121}Pr$ ,  $^{129}Pr$ ,  $^{130}Pr$ ,  $^{133}Pr$  -  $^{154}Pr$  болгон 22 изотобу белгилүү. Празеодимдин жаратылышта  $^{141}Pr$  болгон бир гана изотобу бар. Празеодим 1885-жылы австриялык химик Ауэр Фон Вельсбах тарабынан ачылган.

Празеодим - күмүш түстүү ак металл, балкып эрүү температурасы  $935^{\circ}C$ ; кайноо температурасы  $3127^{\circ}C$ ; жер кыртышынын (массасы боюнча)  $7 \cdot 10^{-4}\%$ ын түзөт. Ал жаратылышта монацит, бастнезит, лопарит минералдарынын курамында болот.

Празеодим бирикмелеринде +3 жана +4 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт. Празеодимдин кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы – 2,46га барабар. Празеодимдин атомунун электрондук түзүлүшү: ...4f<sup>3</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>3</sup> 6s<sup>2</sup>.

Празеодим активдүү металл. Галогендер менен аракеттенишип түздарды пайда кылат. Ал эми азот, күкүрт, көмүртек, кремний, фосфор, суутектик менен ысытканда аракеттенишип тиешелүү бирикмелерди пайда кылат. Кислоталар менен аракеттенишет, бирок щелочтор менен аракеттенишпейт.

Празеодим түстүү металлдардын күймаларына бир аз кошулса, күймалардын касиеттери жакшырат. Празеодим кошулган айнектерден нурдан сактоочу көз айнектер жасалат.

**61 Pm** [Xe]4f<sup>5</sup>6s<sup>2</sup>  
**145**  
2 8 18 23 8 2

**Прометий** (лат. *Prometium*) **Pm** - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң 8-каторынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 61, атомдук массасы 145. Прометийдин массалык саны <sup>132</sup>Pm - <sup>154</sup>Pm болгон

23 радиоактивдүү изотоптуу белгилүү, алардын ичинен туруктуурагы болуп <sup>145</sup>Pm эсептелет. Прометий 1947-жылы американлык изилдөөчүлөр Дж.Маринский, Л.Гленденин жана Ч.Кориэлл тарабынан ядролук реакциялардын продуктыларынан <sup>147</sup>Pm изотобу түрүндө бөлүнүп алынган. Жер кыртышында кездешпейт деп келинген, бирок ал жасалма жол менен алынгандан кийин жер кыртышында да болоору аныкталган.

Бирикмелеринде прометийдин кычкылдануу даражасы +3кө барабар, ал эми кычкылдануу-калыбына келүү энергиясы –2,42.

Прометий - күмүш түстүү ак металл; балкып эрүү температурасы 1035°C; кайноо температурасы 2730°C. Прометийдин атомунун электрондук түзүлүшү: ...4f<sup>5</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>5</sup> 6s<sup>2</sup>.

Прометийдин <sup>147</sup>Pm изотобу практикада эң керектүү болуп эсептелет, себеби ал сааттардын жана угуучу аппараттардын тетиктерин жасоодо колдонулат. 5 мг Pm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - кычкылынан бир жылга жете иштөөчү батарейкалар жасалат.

Прометийдин <sup>147</sup>Pm изотобу практикада эң керектүү болуп эсептелет, себеби ал сааттардын жана угуучу аппараттардын тетиктерин жасоодо колдонулат. 5 мг Pm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - кычкылынан бир жылга жете иштөөчү батарейкалар жасалат.

# **91 Pa** [Rn]5f<sup>2</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>


[231]

2 8 18 32 20 9 1

атомдук массасы [231]. Протактинийдин массалык сандары  $^{216}\text{Pa}$ ,  $^{217}\text{Pa}$ ,  $^{222}\text{Pa}$  –  $^{238}\text{Pa}$  болгон 19 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу болуп  $^{231}\text{Pa}$  саналат. Протактиний жер кыртышында аз өлчөмдө тараплан, өтө сейрек учуртайт. Протактинийди 1917-жылы О.Ган менен Л.Мейтнер (Германия) жана Ф.Содди менен Дж.Крэнстон (Англия) деген окумуштуулар бир убакта ачышкан. Протактиний жер кыртышынан массасы боюнча  $10^{-10}\%$ ын түзөт.

Протактиний – жалтырак ачык-боз түстөгү металл; балкып эрүү температурасы  $1750^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $4200^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +2, +3, +4 жана +5 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт, бирок +3 кычкылдануу даражасындагы бирикмелери жакшы изилдене элек; протактиний элементинин электронунун жайгашуусу  $5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^2 6s^2 6p^6 6d^1 6f^7 7s^2$  же  $5f^6 6d^1 7s^2$ .

Протактинийдин  $\text{Pa}_2\text{O}_5$  оксидин вакуумда ысытканда ал  $\text{Pa}_2\text{O}_2$  оксидине чейин калыбына келет:



Протактиний суутек, фтор, хлор менен жогорку температурада реакцияга кирет. Протактинийдин оксиддери сууда, кислоталарда начар эрийт. Протактинийдин касиеттери толук изилдене элек.

# **84 Po** [Xe]6s<sup>2</sup>6p<sup>4</sup>

[209]

2 8 18 32 18 6

**Полоний** (лат. *Polonium*) – Po – Д.И.Менделеевдин мэзгилдик системасынын 6-мезгилиinin VIA тобунда жайгашкан радиоактивдүү элемент; катар номери 84; атомдук массасы [209]. Жаратылышта

кездешкен изотоптурунан ( $\text{Po}^{210}$ - $\text{Po}^{218}$ ) туруктуусу  $^{210}\text{Po}$  болгон сейрек кездешүүчү элемент. Полонийди 1898-жылы М.Складовская-Кюри жана П.Кюри ачкан жана өздөрүнүн мекени Польшанын урматына полоний деп атаган. Жер кыртышынын (массасы боюнча)  $2 \cdot 10^{-15}\%$ ын түзөт. Полоний уран көндөрүнен алынат. Полонийди жасалма жол менен висмутту нейтрондор менен бомбалап, ядролук реакциянын жардамында альшат.

Полоний – жумшак, күмүштөй ак металл, тығыздыгы  $9 \text{ г}/\text{см}^3$ ; балкып эрүү температурасы  $254^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1162^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде -2, +2, +4, +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт.

Иондошуу энергиясы  $P_0^0 \rightarrow P_0^+ \rightarrow P_0^{2+} \rightarrow P_0^{3+}$  8,43; 18,6; 27,8 эВ барабар. Абада кычкылданат, суудагы эритмелеринде гидролизе учрайт. Суутек менен жөнөл буулануучу гидридди пайда кылат. Сульфаттары  $P_0(SO_4)_2$ , тетрагалогениддери  $P_0F_4$  синтезделип алынган.

$^{210}\text{Po}$  ( $T_{1/2}=138$  күн) изотобу нейтрон булактарында пайдаланылат. Полонийдин жылуулук бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү космикалык аппараттардын системасында атомдук жылытыкчарды түзүүгө мүмкүндүк берди.  $^{210}\text{Po}$  изотобунан башка изотоптору колдонулбайт. Полонийдин бирикмелери уулуу келет. Полоний өтө аз санда тамекиде жана анын түтүнүндө болот.





**226,0254**

**2 8 18 32 18 8 2**

**Радий** (лат. *Radium*) «Нур чыгарамын» Ra - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң IIA тобунан орун алган элемент; катар номери 88; атомдук массасы 226,025. Жаратылышта 4 изотобу белгилүү. Массалык сандары

$^{213}\text{Ra}$ ,  $^{215}\text{Ra}$ ,  $^{219}\text{Ra}$  -  $^{230}\text{Ra}$  болгон изотоптору бар. Алардын ичинен α-радиоактивдүү  $^{226}\text{Ra}$  эң туруктуусу ( $T_{1/2}=1620$  жылга жакын). Радий элементин 1898-жылы Мария жана Пьер Кюрилер ачышкан. Ал өтө сейрек жана чачыранды элемент. Уран кендеринин 1 тоннасынан 0,34 грамм радий алынат. Жер кыртышында радий  $2 \cdot 10^{-10\%}$  болот. Радий - абада тез каарыган күмүш сымал, ак жалтырак металл; эрүү температурасы  $969^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1500^\circ\text{C}$  жакын; тыгыздыгы 5,5 – 6 г/см<sup>3</sup>. Кычкылдану даражасы +2. Иондошуу энергиясы  $\text{Ra}^0 \rightarrow \text{Ra}^+ \rightarrow \text{Ra}^{2+} \rightarrow \text{Ra}^{3+}$  5,28; 10,10; 39,26 эВ барабар. Химиялык касиеттери боюнча барийге окошош, бирок андан активдүү. Азот менен  $\text{Ra}_3\text{N}_2$  нитриди, кычкылтек менен  $\text{RaO}$  оксиди, суу менен суутекти бөлүп чыгарып күчтүү негизди; галогендөр менен хлорид, бромид, йодиддерди пайда кылат. Ошондой эле кислоталар менен реакцияга кирет. Анын хлориди, бромиди, йодиди, нитриди, сульфиди сууда жакшы эрийт. Ал эми карбонаты, сульфаты, хроматы сууда эрибейт. Радийдин касиеттерин изилдөө (радиоактивдүүлүгүнө байланыштуу) көп маселелерди түшүндүрүүдө зор роль тойногон. Радий уран кендерин кайра иштетүүдөн экстракция, хроматография жана чөктүрүү жолдору менен,  $\text{RaCl}_2$ нин балкыгын эритмесин электролиздөө жолу менен алынат.



Радий медицинада, нейтрон булактарын алууда колдонулат. Ал организмге тамак менен келет да анын 80% сөөк ткандарында чогулат.

<b>86</b>	<b>Rn</b>	$[Xe]6s^26p^6$	<b>Радон</b> (лат. <i>Radonum</i> ) or <b>Rn</b> – д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң VIIA тобунун элементи, асыл газдарга кирет, катар номери 86, атомдук көлеми 222.
<b>[222]</b>		<b>2 8 18 32 18 8</b>	

1900-жылы Ф.Дорн  $^{222}\text{Rn}$  ( $T_{1/2}=3,8229$  күн) жана Э.Резерфорд  $^{232}\text{Rn}$  ( $T_{1/2}=545$  сек) изотопторун ачышкан. Азыркы убакта радондун массалык саны  $^{204}\text{Rn}$ ,  $^{206}\text{Rn}$  –  $^{224}\text{Rn}$  болгон 19 изотобу белгилүү. Алардын ичинен табигый изотоптору  $^{219}\text{Rn}$ ,  $^{220}\text{Rn}$  жана  $^{222}\text{Rn}$  абада, сууда жана топуректа кездешет;  $1\text{m}^3$  абада нормалдуу шартта  $7 \cdot 10^{-16}$  грамм радон болот. Ал бүттөн атмосферанын массасы боюнча  $4 \cdot 10^{-17}$ %-ын түзөт.

Радон - эң сейрек учуроочу элемент. Кадимки шартта түссүз, жытсыз, даамсыз газ. Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү  $6s^2$  6p<sup>6</sup>. Коваленттик радиусу 0,214 Å; иондошуу энергиясы  $Rn^0 \rightarrow Rn^+$  10,746 эВ барабар. Газ абалындагы радондун тығыздыгы 9,7 г/л, суюк абалындагы тығыздыгы 4,4 г/см<sup>3</sup>; кату абалындагы тығыздыгы 4 г/см<sup>3</sup>; балкып эрүү температурасы -71°C, кайноо температурасы -62°C. 0°Cда 1 көлөм сууда 0,5 көлөм радон эрыйт (органикалык эриткичтерде көбүрөөк). Спирттердин жана органикалык кислоталардын молекулалык массасы жогорулаган сайын радондун эригичтити есепт.

Радондун атомунун сырткы электрондук катмарында 8 электрон болгондуктан химиялык жактан инерттүү. Бирок, радон ксенон сыйктуу молекулалык бирикмелерди пайда кылат. Мисалы буга Б.А.Никитин алган  $Rn \cdot 2C_6H_5OH$ ,  $Rn \cdot 2CH_3C_6H_5$ ,  $Rn \cdot 6H_2O$  бирикмелерди кошууга болот. Алгачкыда экөө күкүрттүү суутекке, үчүнчүсү  $SO_2 \cdot 6H_2O$ го изоморфтуу<sup>1</sup> болушат. Андан сырткарынан радондун фтор, хлор менен болгон бирикмелери да белгилүү:  $RnF_2$ ,  $RnF_4$ ,  $RnF_6$  жана  $RnCl_4$ . Ошондой эле суу, фенол, толуол ж.б. менен клатраттык бирикмелерди пайда кылат. Радон фториди  $250^{\circ}C$ да кургак бууланат.

Радон радий түздарының курамынан алынат.

<sup>1</sup>заттын кристаллдык торчосундагы иондордун же молекулалардын башка иондор же молекулалар менен алмашууга жөндөмдүүлүгү – изоморфизм деп атаплат, ал эми бул алмашууга катышкан заттарды изоморфтуу заттар д.а.

Азыркы мезгилде радиоактивдүү элементтерди изилдөөдө жана медицинада радон ваннасы катары колдонушат.



[261]

2 8 18 32 32 10 2

**Резерфордий** (лат. *Rezervordium*)

Rf - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң IVB тобуна кирген элемент. Катар номери 104. Атомдук массасы [261]. Бул элементтин синтезделиши 7-

мезгилдин элементтеринин атомдорунун электрондук катмарынын түзүлүшү жөнүндөгү маалыматтардын тууралығын далилдөөдө етө маанилүү болду. Гафнийдин аналогу катары ал гафнийге, цирконийге жана титанга химиялық касиети боюнча окошо болуп, лантаноиддердин касиеттеринен айырмаланып туршу тишиш. Бул №104 элементти сейрек жер металлдардан, актиноиддик элементтерден бөлүп алууну жөнөкөйлөтүп (женилдетип) жана бөлүп алуунун жаңы технологиясын түзүүнү талап кылды.

Резерфордийдин  $^{253}\text{Rf}$  -  $^{262}\text{Rf}$  массалык сандарга ээ болгон 10 изотобу белгилүү, алардын ичинен эң узак жашаганы  $^{261}\text{Rf}$  ( $T_{1/2}=1,1$  мин), 1970-жылы АКШда Р.Сильва жана анын эмгектештери  $^{261}\text{Rf}$  (17 атом белгиленген)  $\alpha$ -гидроксизобутират - иондору менен комплекстик анион түрүндө суудагы эритмелерде, ошол эле шарттагы айырмаланғандығын көрсөтүшкөн.  $^{257}\text{Rf}$  ( $T_{1/2}=4,5$  сек),  $^{259}\text{Rf}$  ( $T_{1/2}=5$  сек) изотопторунун  $\alpha$ -активдүүлүгү 1-жолу АКШда А.Гиорсо жана анын кесиптештери тарабынан 1969-70-жылдары изилденген.

Бул элементтин химиялық касиеттерин изилдөө үчүн алгачкы тажрыйбалар ЯИБИда И.Звара жана анын эмгектештери тарабынан 1966-жылы (Дубна шаары) жүргүзүле баштаган. Актиноиддердин (кычылдануу даражасы +3) жана резерфордийдин хлориддерин хроматографиялык ыкма менен изилдөөдө алардын касиеттеринин ортосунда чоң айырмачылық, ал эми резерфордий менен гафнийдин хлориддеринин ортосунда окошоштуктар бар экендиги табылган. 1-жолу резерфордийди (изотоп  $^{260}\text{Rf}$ ) плутонийдин  $^{242}\text{Pu}$  изотобун неондун  $^{22}\text{Ne}$  ылдамдатылган иондору менен нурлантуудан ЯИБИда (Дубна ш., СССР) Г.Н.Флеров жана анын кесиптештери 1964-жылы синтездешкен:




Алар 1-жолу  $^{259}\text{Rf}$  изотобун (1966-жылы) химиялық жол менен идентификациялашкан (аныкташкан).  $^{257}\text{Rf}$  жана  $^{259}\text{Rf}$  изотоптору А.Гиорсо тарабынан (Беркли ш., АКШ) 1969-жылы кюрийдин  $^{246}\text{Cm}$ ,

$^{248}\text{Cm}$  жана калифорнийдин  $^{249}\text{Cf}$  изотопторун  $^{18}\text{O}$ ,  $^{12}\text{C}$  жана  $^{13}\text{C}$  иондору менен бомбалоодон алынган.

ИЮПАП жана ИЮПАКтын жумушчу тобунун бүтүмү буюнча элементтин ачылышы бирдей даражада эки өлкөнүн окумуштууларына таандык деп кабыл алынган. Советтик окумуштуулар элементти И.В.Курчатовдун урматына курчатовий деп атоону сунуш кылышкан. Бирок, атын биротоло резерфордий деп атоо 1997-жылы кабыл алынды.

Резерфордий салмактық санда алынбаган, ошондуктан анын сиеттерин жеке атомдорду пайдалануу менен изилдешкен.

Резерфордийди синтездөө учурунда аны плутонийдин ажыроосунун продуктыларынан бөлүп алуу аркылуу, жаңы элементтерди алуунун жолдору дагы бир кылдат иштелип чыккан ыкма менен толукталды. IV жана III топтун элементтерин бөлүп алуу учун  $250^{\circ}\text{С}$ да хлордоо ыкмасы тандалып алынды. Бул шарттарда гафний жана анын аналогдорунун хлориддери газ абалына өтүп кетишет, ал эми III топтун элементтеринин хлориддери катуу абалда калышат. Бул тажрыйбаларда:



реакциясынын натыйжасында алынган  $^{259}\text{Rf}$  изотобу  $300-350^{\circ}\text{С}$ да 150кПа басымда бутанын тегерегинде тынымсыз ағып турган азот менен кармалып калат. Газ абалындагы азоттун агымы менен көп эмес сандагы хлордоочу заттарды киргизишкен ( $\text{NbCl}_5$ ,  $\text{ZrCl}_4$  жана  $\text{TiCl}_4$ )  $\text{SOCl}_2$ . Актиноиддердин хлориддери газ өтүп жаткан жолдун беттерине чөгүп калышкан, ал эми учма резерфордийдин хлориди, гафнийдин, цирконийдин хлориддери сыйктуу хроматографиялык колонка аркылуу өтүп, баш-аламандык белүнүүсү буюнча идентификацияланды. Резерфордийдин кошулмалары жок жана колдонулушу белгисиз.

**75 Re** [Xe]  $5d^5 6s^2$

**186,2**

**2 8 18 32 13 2**

1869-жылы Д.И.Менделеев болгон эки элемент бар экендигин алдын ала айткан. 1925-жылы немец химиктери В.Ноддак жана И.Ноддак колумбит минералынан катар номери 75 болгон жаңы элементти табышкан. Ноддактын мекени Рейн провинциясынын атынан рений деп аташкан.

**Рений** (лат. *Renium*)  $\text{Re}$  – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң VIIB тобунун элементti, катар номери 75, атомдук массасы 186,2.

Рейн дарыясынын атына аталган. Жетинчи топтогу марганецке окошош немец химиктери В.Ноддак жана И.Ноддак колумбит минералынан катар номери 75 болгон жаңы элементти табышкан. Ноддактын мекени Рейн провинциясынын атынан рений деп аташкан.


Жаратылышта рений 2 изотоптөн турат:  $^{185}_{75}\text{Re}$  (37,07%) жана  $^{187}_{75}\text{Re}$  (62,93%,  $T_{1/2} = 10^{11}$  жыл). Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү –  $5d^5 6s^2$ .

Ренийди өндүрүштө бөлүп алуу XX кылымдын башында (1930-жылы) Германияда ишке ашкан. Азыркы учурда Англияда, Францияда, Германияда, Казакстанда жана Россияда өндүрүлөт. Рений өтө сейрек кездешүүчү жана чачыранды металл. Анын негизги жаратылыштык булагы болуп молибдениттер саналат.

Рений - ачык-боз түстүү, оор, кыйындык менен эрий турган, ийилгич жана дат басууга өтө туруктуу металл. Атомдук радиусу  $1,373\text{\AA}$ , тығыздыгы  $21,03\text{ г/см}^3$ ; эрүү температурасы  $3180^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $5900^\circ\text{C}$ . Иондошуу энергиясы  $\text{Re}^0 \rightarrow \text{Re}^+ \rightarrow \text{Re}^{2+} \text{ Re}^{3+}$  7,87; 13,1; 26,0 эВ барабар.

Кадимки температурада рений абада туруктуу, азот жана суутек менен аракеттенишпейт.  $300^\circ\text{C}$ дан жогору температурада кычылданат ( $\text{Re}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Re}_2\text{O}_7$ ) жана күкүрт, галогендер менен аракеттенишет ( $\text{Re}_2\text{S}_3$ ,  $\text{ReS}$ ,  $\text{Re}_2\text{S}_7$ ,  $\text{ReF}_6$  жана  $\text{ReCl}_6$ ). Кычылданырыгчтардын таасири менен реакцияга кирип  $\text{KReO}_4$ ,  $\text{NaReO}_4$  ж.б. пайдаланылат. Рений ар түрдүү кычылдануу даражасын көрсөтөт: бирикмелеринде +7ден –1ге чейинки абалда боло алат.

Ренийди алуу өтө татаал. Аны башка металлдардан экстракция жана хроматография жолдору менен бөлүп алышат. Аны кошулмаларынан эритмеге өткөргөн соң аммонийдин перренатына айланырып, чөкмөгө чөктүрүшөт да суутек менен калыбына келтиришет.



Ренийдин күкүмүн компактуу металлга термохимиялык жол менен айланырышат. Рений ысыкка жана коррозияга абдан туруктуулугу менен айырмаланат. Анын куймалары электротехникада, авиацияда, ракета жана космостук иштерде, атомдук төхникинда пайдаланылат. Ренийдин платина менен болгон куймасы термоэлемент катары  $1900^\circ\text{C}$ га чейинки температуралын өлчөө үчүн колдонулат. Ошондой эле электр лампаларынын ренийден жасалган зымдары вольфрамга караганда чыдамдуу көлөт. Рений көпчүлүк химиялык реакциялардын катализатору болуп саналат.

**45**  
**Rh**  
[Kr]4d<sup>8</sup>5s<sup>1</sup>  
**102,905**  
**2 8 18 16 1**

**Родий** (лат. Rhodium) Rh-  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 5-мезгилиниң VIIIIB  
тобунун элементи, платина  
металлдарынын тобуна кирет, катар  
номери 45, атомдук массасы 102,905.

1803-жылы английлых окумуштуу У.Волластон ачкан. Грекче аты rhodon – «роза», анткени анын кээ бир түздарынын эритмелери кызыл түске боёлгон.

1 туруктуу изотобу бар -  $^{103}\text{Rh}_{18}$ . Сырткы электрондук түзүлүшү:  $4d^8\ 5s^1$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Rh}^0 \rightarrow \text{Rh}^+ \rightarrow \text{Rh}^{2+} \rightarrow \text{Rh}^{3+}$  (эв менен) 7,46; 18,07; 31,05ге барабар.

Жер кыртышынын  $1 \cdot 10^{-7}$ %ын түзөт; жаратылышта эркин абалында жана платина металлдары менен бирге кездешет. Родий +1, +2, +3, +4 кычылдануу даражаларын көрсөтөт.

Родий - күмүш түстүү, ак асыл металл; платина жана палладийге караганда катуу, кыйындык менен эрийт. Атомдук радиусу  $1,342\text{\AA}$ , иондук радиусу  $\text{Rh}^{3+} 0,78\text{\AA}$ ;  $\text{Ru}^{4+} 0,71\text{\AA}$ ; тыгыздыгы  $12,44\text{г}/\text{см}^3$  ( $20^\circ\text{C}$ ), эрүү температурасы  $1960^\circ\text{C}$ ; кайно температурасы  $4500^\circ\text{C}$ .

Родий химиялык жактан активдүү эмес; кислоталарда эрибейт. Абада  $600\text{--}800^\circ\text{C}$ да кычылданып бир нече оксиддерди пайда кылат:  $\text{Rh}_2\text{O}_3$ ;  $\text{Rh}_2\text{O}$ ;  $\text{RhO}$ ;  $\text{RhO}_2$ .

Родий көзгө көрүнүүчү нурларды эң жакшы чагылдыргандыктан прожекторлордун рефлекторлорунун жана ар кандай так өлчөөчү приборлордун күзгүлөрүн каптоо учун колдонулат.

Кеп сандаган комплекстик кошулмаларынын болгонуна карабастан III валенттүү родий абдан аз сандагатарган жана чачыранды элемент болуп саналат. Родийдин платина менен болгон куймалары химиялык идиштерди жасоо үчүн, термолапараларды жана ювелирдик буюмдарды даярдоодо, о.з. катализатор катары пайдаланылат.

**37 Rb** [Kr]5s<sup>1</sup>

**85,47**

**2 8 18 8 1**


**Рубидий** (лат. Rubidum)  $\text{Rb}$  –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилдин IA тобунан орун алган химиялык элемент; катар номери 37; атомдук массасы 85,47. Жаратылышта 2 изотобу белгилүү:

массалык сандары  $^{85}\text{Rb}$  (72,15%)  $^{87}\text{Rb}$  (27,85%)  $\beta$ - радиоактивдүү ( $T_{1/2}=50$  миллиард жыл). 24 жасалма радиоактивдүү изотоптуу алынган. Жаратылышта рубидий кенири тараалган, жер кыртышынын (массасы боюнча)  $3 \cdot 10^{-20}$ %ын түзөт. Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү 5S<sup>1</sup>. Рубидий бирикмелеринде +1 кычылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы  $\text{Rb}^0$ дөн  $\text{Rb}^{3+}$  чейин 4,17; 27,36; 39,70 эв барабар.

Рубидий - күмүш түстүү, ак металл. Кычылтек менен күйүү реакциясына кирип  $\text{Rb}_2\text{O}_2$  жана  $\text{Rb}_2\text{O}$  пайда кылат.  $\text{Rb}_2\text{O}$  – кычылтектин эң аз өлчөмү менен рубидий кычылданганда пайда

болот. Суу менен женил эле аракеттешип гидрокычкылын - RbOHты пайда кылат. RbOH - түссүз кристалл, 301°Cда эрийт. Рубидийдин галогениддері (RbCl, RbF, RbBr) – түссүз кристаллдар, жорғору температурада кайнап жана балкып эришет, сууда жакшы эришет. Башка элементтердин галогениддері менен комплекстик бирикмелерди пайда кылат, мисалы, RbCl·MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O. Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – түссүз зат, RbOH же Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>на құқырт кислотасын таасир эттүдөн алынат. Рубидийдин карбонаты Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-түссүз зат, эрүү температурасы 837°C. 900°Cда диссоциацияланат; сууда жакшы эрийт. Рубидий карбонатынан рубидийдин бардык бирикмелери алынат. Rb<sub>2</sub>S-сульфиди, RbH-гидриди, Rb<sub>3</sub>N-нитриди, Rb<sub>2</sub>C<sub>2</sub>-карбиди, Rb<sub>4</sub>Si-силициди белгилүү. Рубидий үч элементтін (K, Rb жана Cs) аралашмасынан өзүнчө ажыратуу менен; вакуумда 700-800°Cда рубидий галогенидинен кальций металлы менен калыбына келтириүүден алынат.



Рубидий металлы парафин майынын астында же атайын жасалган сүтек менен толтуруулган айнек ампулада сакталат. Рубидий фотоэлементтерде, түстүү жарық берген түтүктөрдө, медицинада колдонулат.

1861-жылы Берлин илимдер академиясынын кезектеги жыйынында Р.Бунзен жана Г.Кирхгоффтор спектралдык анализ ыкмасы менен жаңы бир жегич металлдың ачылғандығы жөнүндө маалымдашкан. Бул элементке рубидий деп ат беришкен, лат. «rubiculus» деген сезүнөн келип чыгып «ток қызыл түстүү» дегендө билдирет. Рубидий лепидолит деген минералдан Р.Бунзен тарабынан 1863-жылы бөлүнүп алынган.

**44 Ru** [Kr]4d<sup>7</sup>5s<sup>1</sup>

**101,07**

**2 8 18 15 1**

**Рутений** (лат. *Rutenium*) Ru –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 5-мезгилиинин VIIIB  
тобунун элементи, платина  
металлдарынын тобуна кирет, катар  
номери 44, атомдук массасы 101,07.

1844-жылы К.Клаус ачкан жана Россиянын атына рутений деп атаган.

Табигый рутений 7 туруктуу изотоптөн турат: <sup>96</sup><sub>44</sub>Ru, <sup>98</sup><sub>44</sub>Ru, <sup>99</sup><sub>44</sub>Ru, <sup>100</sup><sub>44</sub>Ru, <sup>101</sup><sub>44</sub>Ru, <sup>102</sup><sub>44</sub>Ru жана <sup>104</sup><sub>44</sub>Ru. Эң кеңири тараалганы <sup>102</sup><sub>44</sub>Ru (31,361%). Рутений жер катмарында эң аз санда (5·10<sup>-7</sup>%) платина тобундагы металлдар менен кошо сульфиди түрүндө (Ru<sub>2</sub>S<sub>3</sub>) кездешет. Рутений лабораторияда рутенийдик хлориддин цинк менен калыбына келтириүүден алынат. 2RuCl<sub>3</sub>+3Zn→2Ru+3ZnCl<sub>2</sub>.

Рутений - күмүштөй ак түстүү, порошогу көк түстө, платинага окошош металл, өтө кыйындык менен эрийт, өтө жогорку температурада да катуулугун жоготпойт.

Атомдук радиусу 1,338 Å, иондук радиусу Ru<sup>2+</sup> 0,85 Å; Ru<sup>3+</sup> 0,77 Å; Ru<sup>4+</sup> 0,71 Å; тыгыздығы 12,4 г/см<sup>3</sup> (20°C), эрүү температурасы 2250°C; кайно температурасы 4900°C. Рутенийдин эң негизги касиеттери анын валенттик абалынын (0 дон 8ге чейин) көп түрдүүлүгү. Ал аморфтуу (кристалл эмес) жана кристаллдык түзүлүштө болот. Аморфтуу рутений кара күкүм түрүндө болуп, эритмедин калыбына келтириүү жолу менен алынат. Кристалл түрүндөгү рутений анын аморфтуу формасына калайды 5-6 эсе көп санда кошуп ысытып, хлордуу суутек менен иштетүүдөн алынат.

Сырткы электрондук түзүлүшү: 4d<sup>7</sup> 5s<sup>1</sup>. Иондошуу энергиясы: Ru<sup>0</sup> → Ru<sup>+</sup> → Ru<sup>2+</sup> → Ru<sup>3+</sup> (эв менен ) 7,364; 16,76; 28,46 га барабар.

Рутений химиялык жактан туруктуу. Кислоталар жана алардын арапашмалары ага таасир этпейт. Аны азот кислотасында күчтүү кычкылдандыргычтардын катышуусу менен эритишет. Мында комплекстик бирикмелер пайда болот. Рутенийди абада 1000°C да чейин ысытканда кош оксид RuO<sub>2</sub> ал эми 1200°C да төрт оксидинин кристаллы пайда болот. Бул учуп кетүүчү кошулма, 25°C да сарыкызыл суюктукка айланат. Рутений платина жана никель өнер жайларынын калган калдыктарын кайра иштетүүдөн гана алынат. Аны башка платина металлдарынан тез бөлүнүп учуп кетүүчү кошулмасы RuO<sub>4</sub> түрүндө алышат да, HCl эритмесинде иштетүү менен тазалашат.

Рутений абдан таза суутекти алуу үчүн колдонулат: 1 см<sup>3</sup> рутений 1500 мл сицирип алат. Рутенийдин күймалары электротехникада жана ювелирдик буюмдарда колдонулат. Рутений мыкты тандагыч катализатор болуп саналат. Ошондой эле ал глицеринди жана башка спирттерди синтездөөдө, целлюлозаны гидролиздөөдө колдонулат.

## С

**62 Sm** [Xe]4f<sup>6</sup>6s<sup>2</sup>

**150,4**

**2 8 18 24 8 2**

**Самарий** (лат. Samarium) Sm - Д.И.Менделеевдин мезгилдик

системасынын 6-мезгилиниң IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 62, атомдук массасы 150,4.

Самарийдин массалык сандары <sup>133</sup>Sm

- <sup>135</sup>Sm, <sup>137</sup>Sm - <sup>157</sup>Sm болгон 24 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык сандары <sup>144</sup>Sm, <sup>147</sup>Sm, <sup>148</sup>Sm, <sup>149</sup>Sm, <sup>150</sup>Sm, <sup>152</sup>Sm, <sup>154</sup>Sm болгон 7 изотобу табылган, <sup>147</sup>Sm - изотобу

радиоактивдүү болуп саналат. Орустун тоо инженери А.Е.Самарский Уралдан кара түстөгү белгисиз минералды тапкандыктан, ал **самарским** минералы деп аталып калган. Ошол минералдын составынан 1879-жылы Лекок де Буабодран тарабынан самарийдин кычкылы түрүндө табылган. Самарий жер кыртышында  $7 \cdot 10^{-4}\%$  массалык санда кездешет. Металлдык самарийдин балкып эрүү температурасы  $1072^{\circ}\text{C}$ ; кайноо температурасы  $1900^{\circ}\text{C}$ ; бирикмелеринде +2 жана +3 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү энергиясы  $-2,41\text{eV}$  барабар; самарий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^6 5s^2 5p^6 5d^0 5f^0 6s^2$  же  $4f^6 6s^2$ .

Самарийдин бирикмелери практикада көп колдонула элек. Бул элементтин +3 кычкылдануу даражасындагы бирикмелери башка сейрек кездешүүчү жер элементтеринин бирикмелеринен бир аз гана айырмачылыгы бар, мисалы:  $\text{SmBr}_3$  – сейрек кездешүүчү жер элементтеринин бромиддеринин ичинен эң тез эрүүчү бирикме болуп саналат. Андан сырткары +2 кычкылдануу даражасын көрсөткөн бирикмелери да белгилүү, мисалы:  $\text{SmF}_2$  – суда аз эрүүчү жана  $\text{SmSO}_4$  - ачык сары түстөгү кристаллы б.э. Акыркы мезгилде самарийдин кобальт менен интерметаллдык бирикмеси ( $\text{SmCo}_5$ ) окумуштуулардын жана практиктердин көңүлдөрүн көп бура баштады, себеби ал күчтүү жана турактуу магниттер үчүн өтө керектүү материал. Андан сырткары инфра-кызыл нурларын сицируүчү жана люминесцирлөөчү айнектердин курамына кошулат.

**34 Se**  
[Ar]  $4s^2 4p^4$   
**78,96**  
2 8 18 6


**Селен** (лат. *Selenium*) – Se –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 4-мезгилинин VIA  
тобунун элементи; катар номери 34  
атомдук массасы 78,96. Жаратылышта  
6 туруктуу:  $^{74}\text{Se}$ ;  $^{76}\text{Se}$ ;  $^{77}\text{Se}$ ;  $^{78}\text{Se}$ ;  $^{80}\text{Se}$ ;  
 $^{82}\text{Se}$  изотоптордун

аралашмасынан турат. Жасалма жол менен да көптөгөн изотоптору алынган. Негизгиси  $^{75}\text{Se}$  ( $T_{1/2} = 121\text{күн}$ ). Селен 1817-жылы Я.Берцелиус тарабынан ачылган жана жердин жандоочусу болгон айдын урматына "selenium" деп аталган.

Жер кыртышынын (массасы боюнча)  $6 \cdot 10^{-5}\%$ зын түзөт. Селен аз өлчөмдө галенитте, темир, жез, цинк колчедандарында кездешет. Минералдары: науманит -  $\text{Ag}_2\text{Se}$ , клаусталит -  $\text{PbSe}$ , тиманит -  $\text{HgSe}$ , берцелианит -  $\text{Cu}_2\text{Se}$ , онофрит -  $\text{Hg}(\text{Se}, \text{S})$ , халькоменинит -  $\text{CuSeO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

Селен - күңүрт боз түстүү металл. Бир канча полиморфтуу модификациясы бар, алардын ичинен гексагоналдык (боз) селен кадимки температуралда туруктуу; балкып эрүү температурасы  $220^{\circ}$ ; кайноо температурасы  $688^{\circ}$ ; тыгыздыгы  $4,82\text{г}/\text{см}^3$ . Иондошуу энергиясы:  $\text{Se}^0 \rightarrow \text{Se}^+ \rightarrow \text{Se}^{2+} \rightarrow \text{Se}^{3+}$  9,75; 21,5; 32,0 эВ барабар.

Селен типтүү жарым өткөргүч. Химиялык бирикмелерде II, IV жана VI валенттүү. Кадимки шартта абада туруктуу, суюлтулган күкүрт кислотасы, кычкылтек жана суу менен аракеттенбейт. Азот кислотасында жана падыша арагында жакшы эрийт. Кычкылтекте же абада ысытканда кычкылдары  $\text{SeO}_2$ ,  $\text{Se}_2\text{O}_3$  пайда болот. Селендин белгилүү бирикмелери: галогениддери -  $\text{SeF}_4$ ,  $\text{SeF}_6$ ,  $\text{SeCl}_4$ ,  $\text{SeBr}_2$ ,  $\text{SeBr}_4$ ,  $\text{Se}_2\text{Br}_2$ ,  $\text{Se}_2\text{Cl}_2$ ; оксигалогениддери -  $\text{SeOF}_2$ ,  $\text{SeOCl}_2$ ,  $\text{SeOBr}_2$ ; селендүү көмүртөк  $\text{CSe}_2$ , азоттуу селен -  $\text{SeN}$ ; фосфиддер -  $\text{P}_4\text{Se}_3$ ,  $\text{P}_2\text{Se}_3$ ,  $\text{P}_2\text{Se}_5$ ; селендүү суутек -  $\text{H}_2\text{Se}$ ; селен кислоталары -  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SeO}_4$  бар. Селен түстүү металлдардын калдыгын кайра иштетүүден, целлюлоза - кагаз өндүрүшүнүн таштандыларынан, жез электролиттик шламдардан алынат:



Жарым өткөргүч катары электро, радиотехникада жана фотоэлементтерди даярдоодо колдонулат. Айнек өндүрүшүндө, боек түрүнде, резинаны вулканизациядоодо, болоттун сапатын арттырууда, гидрогенизация процессинде катализатор катары пайдаланылат.

### Сиборгий (лат. *Siborgium*) $\text{Sg}$ –


Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилинин VIB тобунун элементи; катар номери 106; атомдук массасы 263; туруктуу изотоптору жок; электрондук түзүлүшү ...  $6s^26p^66d^47s^2$  же  $6d^47s^2$ .

Терс электрдүүлүгү аныкталган эмес. Жерден, метеориттерден, космос нурларынан табылган эмес. Химиялык касиеттери боюнча вольфрамга окшош деп болжолдонгондуктан ага  $+6$  кычкылдануу даражасы туура келиши керек, бирок төмөнкү кычкылдануу даражасын көрсөткөн кошулмалары да болушу мүмкүн.  $^{259}\text{Sg}$  жана  $^{263}\text{Sg}$  массалык сандарга ээ болгон 2 изотобу белгилүү.

$^{259}\text{Sg}$  ( $T_{1/2}=7\text{мсек.}$ ) 1-жолу Ю.Ц.Оганесян, Г.Н.Флеров жана алардын кесиптештери тарабынан 1974-жылы  $^{207}\text{Pb}$  жана  $^{208}\text{Pb}$  ду

$^{54}\text{Cr}$  дун ядросу менен бомбалоодон алынган.  $^{207}\text{Pb} + ^{54}\text{Cr} \rightarrow ^{259}\text{Zn} + 2\text{n}$ .

$^{263}\text{Sg}$  ( $T_{1/2}=0,9$  сек.) изотобу А.Гиорсо жана анын кесиптештери тарабынан 1974-жылы  $^{249}\text{Cf}$ ди кычкылтектин  $^{18}\text{O}$  ядросу менен бомба-лоодон алынган:



ИЮПАК жана ИЮПАКтын жумушчу тобунун бүтүмү буюнча (1993-жылы) 1974-жылы №106-элементти синтездөө буюнча ЯИБИНУН жана Беркли-Ливермордун окумуштуулары тарабынан жүргүзүлгөн иштин жыйынтыктары жөнүндө жазылып, жарыкка чыккан макалаларга ылайык синтездөө иштери бир эле мезгилде жана бири-бирине байланыштастан жүргүзүлдү деп белгиленген. Эч жерде колдонулбайт. Сиборгийдин химиялык бирикмелери алынган эмес.

**21  $\text{Sc}$**  [Ar]  $3d^1 4s^2$

**44,956**

**2 8 9 2**

**Скандий** (лат. Scandium) Sc – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиинин IIIB тобунун элементи. Катар номери 21, атомдук массасы 44,956. Жаратылышта  $^{45}\text{Sc}$  изотобу бар. 1879-

жылы Л.Ф.Нильсон Скандинавия жергесинде гадолинит минералынан бөлүп алынган.

Жер кыртышында массасы буюнча  $6 \cdot 10^{-4}\%$ ды түзөт. Негизги минералдары болуп:  $\text{Sc}_2\text{Si}_2\text{O}_7$  – тортвейтит,  $\text{ScPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  – стереттит саналат.


Скандий - күмүш сымалданган сарғыч-боз металл. Эки кристаллдык модификациясы бар. Химиялык жактан абдан активдүү. Бирикмелеринде +3, езгөчө шартта +2 кычылдануу даражасын көрсөтөт ( $\text{ScSO}_4$ ,  $\text{ScCl}_2$ ).  $\text{Sc}^0 \rightarrow \text{Sc}^+ \rightarrow \text{Sc}^{2+} \rightarrow \text{Sc}^{3+}$  6,54; 12,80; 24,75 эВ барабар. Кадимки шартта абада сакталганда оксиддик жука катмар менен канталат ( $\text{Sc}_2\text{O}_3$ ).  $250^\circ\text{C}$  абада кычылданат. Скандий суу менен аракеттенишпейт. Бирок  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$  кислоталарында жакшы зрийт.

Негизги бирикмелери:  $\text{ScH}_2$  – гидрид,  $\text{ScN}$  – нитриди,  $\text{ScB}_2$ ,  $\text{ScB}_4$ ,  $\text{ScB}_{12}$  – бориддер,  $\text{Sc}_5\text{Si}_3$ ,  $\text{Sc}_3\text{Si}_5$ ,  $\text{ScSi}_2$  – силициддер,  $\text{Sc}_2\text{O}_3$  – кычылы,  $\text{Sc}(\text{OH})_3$  – гидрокычылы,  $\text{Sc}_2\text{S}_3$ ,  $\text{Sc}_2\text{Se}_3$ ,  $\text{Sc}_2\text{Te}_3$  – халькогениддер,  $\text{Sc}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{Sc}(\text{NO}_3)_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{ScOH}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  – нитраттар;  $\text{Sc}_2(\text{C}_2\text{O}_4)$  – оксалат;  $\text{Sc}_2(\text{SO}_4)_3$  – сульфаттары бар..

Скандий  $\text{ScF}_3$ дин калыбына келтирүүдөн алынат:



же электролиздөөдөн



катоддо:  $2\text{Sc}^{3+} + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Sc}^0$

аноддо:  $6\text{F}^- - 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{F}_2^0$  алынат.

Скандий самолёт жана ракета жасоодо, радиотехникада, ядролук техникада, ЭЭМ, медицинада колдонулат.

**38 Sr** [Kr] 5s<sup>2</sup>

**87,62**

**2 8 18 8 2**

**Стронций** (лат. Strontium) Sr –




Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилиниң IIA тобунан орун алган элемент; катар номери 38; атомдук массасы 87,62. Жаратылышта 4 изотобу бар: <sup>84</sup>Sr, <sup>86</sup>Sr, <sup>87</sup>Sr, <sup>88</sup>Sr. Алардың ичинен <sup>88</sup>Sr (82,56%)

жаратылышта кездешет. Радиоактивдүй изотоптору да бар, мисалы <sup>90</sup>Sr ( $T_{1/2}=27,7$  жыл). Балқып эрүү температурасы 770°C; қайноо температурасы 1375°C. Атомунун электрондук түзүлүшү 5s<sup>2</sup>. Шотландия мамлекетинин кыштагы Строншиандын атына коюлган.

Жер кыртышында (массасы боюнча) 3,4·10<sup>-2</sup>% санда таркалган. Стронций аппаратitte, юксепроит ж.б. минералдары түрүндө (20га жакын) кездешет.

Стронций – жумшак, күмүш түстүү ак металл, химиялык касиеттери боюнча кальций менен барийге оқшош. Бирикмелеринде II валенттүү. Иондошу энергиясы  $Sr^0 \rightarrow Sr^+ \rightarrow Sr^{2+} \rightarrow Sr^{3+}$  5,69; 10,86; 42,98 эВ барабар. Абада тез кычкылданып 2 түрдүү оксиддерди пайдалы кылат: SrO жана SrO<sub>2</sub>. Абада ысытуудан қыйет. Суу менен аракеттенишет. Жогорку температурада (200 – 400°Cда) H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, P, S жана галогендер менен реакцияга кирет. Құттүү калыбына келтиригич. Көп металлдар (Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Mg, Sd, Sn, Zn, Pb ж.б.) менен реакцияга кирип, күймаларды пайдалы кылат.

Өндүрүштө алюминотермикалык калыбына келтируү жолу менен вакуумда алынат:




Стронцийдин көндөри Россияяда, Башкырстанда, Якутияда, Тажикстанда, Англияда, Германияда, Францияда, АКШда, Канадада, Түнисте кездешет.

Стронций электровакуум техникасында, люминофор жана фотоэлементтерди жасоодо пайдаланылат. Sr-Pb-Sn - күймасы аккумуляторлордун батарейкаларынын анодун жана гальваникалык элементтерди (Sr-Cd) даярдоодо колдонулат.

Стронцийдин карбонаты, нитраты жана оксалаты жарык берүүчү ракетанын, октун, снаряддын курамына кирет.

Металлдык стронцийди 1924-жылы америкалык окумуштуу П.Даннер стронцийдин оксидин алюминий же магний күкүмдөрү менен калыбына келтируүдөн алган.



Ошондой эле 1787-жылы шотландык врач А.Кроуфорд, 1808-жылы английялык химик Г.Дэвилер металлдык стронцийди алган.

**51 Sb** [Kr]5s<sup>2</sup>5p<sup>3</sup>

**121,75**


**2 8 18 18 5**

Жаратылыштагы сурьма түрүнде эки изотоптун (<sup>121</sup>Sb-57,25% жана <sup>123</sup>Sb-42,75%) арапашмасынан турат. Жер кыртышында аз кездешип (5·10<sup>-5</sup>%), башка элементтердин арасында 59-орунда турат. Анын 90дон ашуун минералдары белгилүү. Сурьма жалтырагы – Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (антимонит же стибинит деп да аталат); кермезит 2Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>·Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; сервантий (сурьма охрасы) Sb<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; валентинит Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Сурьма минералдарынын ири көндөрү Кытай, Мексика, Япония, АКШ, Чехия, Алжир, Россия (Чыгыш Сибирь), Казакстан жана Кыргызстанда табылган.

Кристаллдык сурьманын тыгыздыгы 6,69 г/см<sup>3</sup>; (суюк түрүндө 6,554 г/см<sup>3</sup>); эрүү температурасы 630,5°C, кайноо температурасы 1635-1645°C; жылуулукту начар өткөрөт жана болуп көрбөгөндөй морт – анын кадимки эле фарфор ступкасында майда порошокко чейин майдалоого болот. Мындан сырткары сурьманын аморфтук модификациянын 2 түрү: сары жана кара сурьма белгилүү.

Сурьма азот, фосфор жана мышьяктын аналогу, алардан металлдык касиети боюнча айырмаланып турат. Сурьманын атомунун сырткы электрондук түзүлүшү... 5s<sup>2</sup>5p<sup>3</sup>. Сурьманын бирикмелери үчүн -3 (SbH<sub>3</sub>), +3 (Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) жана +5 (Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) кычкылдануу даражалары мүнөздүү. Иондошуу энергиясы Sb<sup>0</sup> → Sb<sup>+</sup> → Sb<sup>2+</sup> → Sb<sup>3+</sup> 8,64; 16,5; 25,3 эВ барабар.


Сурьма кадимки шартта абада эч кандай өзгөрүүлөргө уурабайт. 500°Cдан жогорку температурада күйүп Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ке айланат. Сурьманын порошогун хлор менен толтуруулган айнек идишке акырындык менен себелөөдө учкундар пайда болуп, идиш сурьманын ак түстөгү пентахлориди алынат:




Суутек менен түздөн-түз аракеттенишпейт. SbH<sub>3</sub> - стибин (гидрид) кыйыр жол менен гана алынат. Ал эми кычкылtek менен үч түрдүү оксидди пайда кылат: Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (буга сурьмалуу кислота H<sub>3</sub>SbO<sub>3</sub> жана антимонит түздары), Sb<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (+3 жана +5 кычкылдануу даражасындағы оксиддеринин арапашмасы) жана (Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - сурьма

кислотасы жана антимонат түздары туура келет).  $H_3SbO_4$ -сурьма кислотасы  $Na_3SbO_4$ - натрийдин антимонат тузу.

+3 кычылдануу даражасындагы түздары эритмеде күчтүү гидролизге учурал, негиздик түздарды пайда кылуу менен ажыратшат:



Алар (негиздик түздар) сууну бөлүп чыгаруу менен антимонил (стибил) –  $SbO^+$  катионуна айланышат:



Сурьма өндүрүштө эки түрдүү ықмалар менен өндүрүлөт. Пирометаллургиялык ықмада (жогорку температурада) кендеги сурьманын сульфиддері ( $Sb_2S_3$ ) же кычылдары ( $Sb_2O_3$ ,  $Sb_2O_5$ ) түрүндөгү байытылган концентраты темир күкүмү менен калыбына келтирилет да «черновой» металл алынат, ал эм гидрометаллургиялык ықмада концентрат жегич-сульфид эритмесине –  $Na_3SbS_3$ кө айландырылат да электролиздө менин «катоддук» металл алынат. Эки ыкма менен тең алынган металл рафинаждоодо аркылуу СУ-0, СУ-00, СУ-1, СУ-2 маркасындагы тазалыкка чейин иштетилет. Кыргыз сурьмасын өндүрүүде жогорудагы эки ыкма пайдаланылат. Ал тазалыгы жағынан дүйнөлүк эталон катары белгиленген.

Таза сурьманын негизги керектөөчүсү болуп типография тармагы саналат. Сурьманын балкымасы көпчүлүк металлдардан айырмаланып катый баштаганда чексиз кенейүүгө жөндөмдүү болгондуктан андан куюлган типографиялык арилтер матрицанын (калыптын) формасын ушунчалык чоң тақтыта кайталайт да, басылмаларды андай арилтерде басуу жогорку сапатта аткарылат. Бул сапатка 20-23% сурьмадан жана калган бөлүгү коргошун менен калайдан турган – гарт деп аталган күйма жооп берет. Сурьманын күймасынын дагы бир түрү - баббиттер ( $Sb,Cu,Sn$ ) сүрүлүүгө узакка чейин чыдамдуу болгон подшипниктерди даярдоодо пайдаланылат. Сурьманын цезий менен болгон күймасынан өзгөчө сапаттагы фотоэлементтер даярдалат. Сурьманын Ga жана In менен болгон бирикмелери эң сонун жарым өткөргүчтөр болуп саналат. Сурьманын күкүрттүү бирикмелери көзdemелерге отко чыдамдуулукту бере турган аралашмалар катары колдонулат. Пиротехника жана каучук өндүрүшү да (резинага кызыл түстү берген толтургуч зат катары) сурьманын ири керектөөчүлөрү болуп эсептелет.

Нийтлеуулуктар –  $HgS$  – түрлүүнүн төмөнкүсүнүн күт-недсүттөн көтөрүлөт (Фрунзе майрамында көтөрүлөт).  $HgS$  – түрлүүнүн күт-недсүттөн көтөрүлөт (Фрунзе майрамында көтөрүлөт).  $O_2S$  – түрлүүнүн күт-недсүттөн көтөрүлөт (Фрунзе майрамында көтөрүлөт).  $O_2S$  – түрлүүнүн күт-недсүттөн көтөрүлөт (Фрунзе майрамында көтөрүлөт).






Сүт атабу төрмөн дүрдүүчүлөрдөн болжактын (Hydrogenium) ның Н – отаңынан ишкембөлгөн түрүндөн түшсүз болуп калып, 1-  
ташада түрүндөн түшсүз болуп калып, 1-  
ниң орденинде жана мезгилиниң 1А тобунун элементи, атомдук массасы  
1,0080. Катар номери 1. Суутекти 1766-жылы  
Г.Кавендыш изилдеп, «күйүчү аба» деп атаган.  
1787-жылы А.Лавуазье бул зат өзүнчө элемент

екенин аныктап, аны «Hydrogenium – сууну пайда кылуучу» деп атаган. Суутек жаратылышта кеңири тараалган элемент. Эркин түрүндө суутек аябай аз санда вулкан жарылганда жана жаратылыш газдарында кездешет. Атмосферанын астынкы катмары, 50 км бийиктиктө суутек өтө аз санда кездешип атмосферанын 3%ын (көлемү боюнча) түзсө, ал эми 100 км бийиктиктө 95%ын түзөт. Суутектин жөнөлдүгүне карап аны адегенде флогистон деп кабыл алышкан. Суутек O, C, S, N, Cl, кәэде P, I, Br жана башка элементтердин, суунун, туздардын, кислоталардын, нефтинин курамында, өсүмдүк жана жаныбарлардын организминде кездешет.

Суутектин 3 изотобу бар: протий  ${}^1\text{H}$ , дейтерий  ${}^2\text{H}$  же  ${}^2\text{D}$  жана тритий  ${}^3\text{H}$  же  ${}^3\text{T}$ . Протий жана дейтерий – стабилдүү изотоптору; тритий изотобу - радиоактивдүү ( $T_{1/2}=12,262$  жыл). Жасалма жол менен алышкан  ${}^4\text{H}$  жана  ${}^5\text{H}$  изотоптору белгилүү, бирок алар туруксуз келишет.

Америкалык окумуштуулар 1932-жылы Г.Юри, Ф. Брикведде жана Г. Мэрфи спектроскопиялык ыкма менен суутектин оор изотобу дейтерийди аныкташкан. Бул табылган изотоптун аты дейтерий – «дейтерос» грекчеден экинчи же башка дегенди түшүндүрөт. Массалык саны учкө барабар болгон изотобу - тритий грекчеден «триtos» – үчүнчү дегенди билдирет. Тритий 1934-жылы М.Олифантта, П.Гартек жана Э.Резерфорд тарабынан ачылган.

Суутекти алуунун ыкмалары:



Суутек – түссүз, даамсыз, жытсыз, абадан 14,5 эсе жөнөл газ.


Суутек башка газдарга салыштырмалуу мейкиндикте тез таралат, жылуулукту жакшы өткөрөт жана тоскоолдуктарга карабай жөнөл диффузияланат.

Суутектин диффузиялануу жөндөмдүүлүгү температурага түз пропорцияналдуу. Молекулалык суутектин эки модификациясы: орто суутек ( $\text{o-H}_2$ ) жана пара суутек ( $\text{p-H}_2$ ) болгон абалдары кездешет. Орто суутектин ( $\text{o-H}_2$ ) молекуласындағы эки электрондук спиндеринин бағыты ( $\uparrow\uparrow$ ) параллель (жарыш) болот. Ал эми пара суутектик ( $\text{p-H}_2$ ) молекуласындағы эки электрондун спиндері ( $\uparrow\downarrow$ ): карама-каршы бағытта болот.


Суюк суутек – түссүз сүяктүк, катуу суутек – кар сыйктуу масса.

Суутектин молекуласы ( $\text{H}_2$ ) коваленттик байланыш арқылуу бириккен 2 атомдон турат. Молекулалык суутектин эрүү температурасы  $259,1^\circ\text{K}$ , кайноо температурасы  $252,6^\circ\text{K}$ . Газ абалында тығыздығы  $0,0899\text{ г/л}$  ( $0^\circ\text{C}$ , 1 атмосфера); суюк абалында  $70,8\text{ г/л}$  ( $253^\circ\text{K}$ ) жана катуу абалында тығыздығы  $80,7\text{ г/л}$  ( $262^\circ\text{K}$ ).  $20^\circ\text{C}$  суда  $0,0182\text{ мл/г}$  (1 атмосфера),  $1,785\text{ мл/г}$  (100 атмосфера),  $8,328\text{ мл/г}$  (500 атмосфера) эрийт. Суутектин атомунун электрондук түзүлүшү  $1S^1$ .

Химиялык бирикмелерде суутек ар дайым I валенттүү. Иондошуу энергиясы  $\text{H}^0 \rightarrow \text{H}^+$   $13,595\text{ эВ}$  барабар. Суутектин төмөнкү температурада реакцияга киругу жөндөмдүүлүгү аз жана инерттүү. Суутек фтор менен кадимки шартта реакцияга кирип фтордуу суутекти жана жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт:



Хлор менен күндүн нурунун таасиринен реакцияга кирип хлордуу суутекти жана жарылууну пайда кылат. Мынданай реакция фотохимиялык реакция деп аталат:



Кычкылтек менен аракеттенишип сууну жана  $285,75\text{ кДж}$  жылуулукту бөлүп чыгарат. Мынданай реакция экзотермикалык реакция деп аталат.




Калган бардык элементтер менен суутектин аракеттенишүүсү эндотермикалык процесс болуп саналат.

Суутектин элементтер менен болгон бирикмелери гидриддер деп аталат. Гидриддер физикалык, химиялык касиеттерине жараша үч топко бөлүнөт:

1. Туз сымал гидриддер.
2. Металл сымал (металддык) гидриддер.
3. Учма гидриддер.

1. Туз сымал гидриддер – иондук бирикмелер, байланышынын мүнөзү иондук. М.:  $\text{NaH}$ ,  $\text{KH}$ ,  $\text{CaH}_2$ ,  $\text{BaH}_2$  ж.б. Балкып зирген зиритмелерин электролиздегенде аноддо суутек бөлүнөт:



2. Металл сымал (металлдык) гидриддер – химиялык байланышының металлдык байланышка жакын болгон заттар. Металлдык байланышты пайда кылууга сүтектин электрондору катышат. Металл сымал (металлдык) гидриддер эки топко бөлүнөт:

1) Өтмө гидриддер.

2) Металлдык гидриддер.

Өтмө гидриддер – туз сымал, металлдык гидридердин касиеттерин көрсөтөт. М.:  $\text{ScH}_3$ ,  $\text{TiH}_4$  ж.б.


Металлдык гидриддер – сүтектин металлдардагы катуу зритмелери. М.:  $\text{CrH}_2$ ,  $\text{MnH}_2$ ,  $\text{FeH}_2$  ж.б.

3. Учма гидриддер – эки топко бөлүнөт:









1) Учма өтмө гидриддер;

2) Учма гидриддер.


Учма өтмө гидриддер – полимердик заттар. Мындан гидридерди амфотердүү касиетти көрсөткөн металлдар пайда кылат. Полимерлешүү - сүтект байланышының эсебинен пайда болот. Ысытканда металл менен сүтекке ажырап кетет.



Учма гидриддер – мезгилдик системанын IV, V, VI, VII тобунан орун алган металл эместердин сүтектүү бирикмелери.



Сүтект күчтүү калыбына келтиргич:



Суюк сүтект - эң эле жөнөл суюктук, ал суудан 14 эсе жеңил.

Сүтект менен толтурулган стратостаттын (сыйымдуулугу 25 мин  $\text{m}^3$ ) жардамы менен советтик навигаторлор 1933-жылы 19 км бийиктикке көтөрүлүшкөн.

Сүтект эл чарбасының бардык тармактарында: амиакты, азот, күкүрт, туз ж.б. кислоталарды алууда, калыбына келтиргич катарында, металлдарды ширетүүде, кесүүдө, майларды алууда, ракеталык отун катары, спирттерди өндүрүүде көнцири колдонулат.

$$^{80}\text{Hg}_{[\text{Xe}]5d^{10}6s^2}$$

200,59

2 8 18 32 18 2

**Сымап** (лат. *Hudrargurum*)  $Hg$  –  
д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 6-мезгилиниң IIB  
тобунун элементи, катар номери 80,  
атомдук массасы 200,59. Табыгый  
сымап массалық сандары  $^{196}Hg$ .

$^{198}\text{Hg}$ ,  $^{199}\text{Hg}$ ,  $^{200}\text{Hg}$ ,  $^{201}\text{Hg}$ ,  $^{202}\text{Hg}$ ,  $^{204}\text{Hg}$  болгон жети түрүктуу изотоптун араплашмасынан турат жана алардын ичинен кеңири тараганы  $^{202}\text{Hg}$  (29,8%) болуп саналат. Сымап жер кыртышынын (массасы боюнча)  $8 \cdot 10^{-6}\%$ ын түзүп, башка элементтердин арасында араң гана 66-орунда түргандыктан, ал чачыранды элементтердин катарына кирет.

Сымаптын маанилүү минералы болуп киноварь –  $HgS$  саналат. Ири кендери Россияда (Донбасс, Сибирь) жана Орто Азияда, Кыргызстандын Хайдаркен аймагында табылган.

Сымап сууда, абада, есүмдүк жана жаныбарлардын денесинде, таш көмүрде, нефтиде жана жаратылыш газынын курамында артурдуу санда кездешет.

1759-жылы Браун кар менен азот кислотасының арапашмасынын жардамында сымалты тоңдуруп, ал көгүш-күмүш түстөгү металл экендигин, созулгуттугун, чоюлгуттугун, көп түрдүү формага айланууга жөндөмдүү экендигин аныктаган. Эгерде сымалты суюк азотко же катуу көмүр кычыл газы менен эфирдин арапашмасында тоңдуруп балка жасаса тактайга мық кагууга жарай турғандығы аныкталган. Сымалтын тыгыздығы  $13,46 \text{ г/см}^3$  барабар (осмий менен иридииден) кийинки орунду эзлейт. Температуранын жогорулашы менен анын тыгыздығы төмөндөйт. Мисалы:  $20^\circ\text{C}$   $13,46 \text{ г/см}^3$  болсо,  $1300^\circ\text{Сда}$   $7,8 \text{ г/см}^3$ , ал эми  $39,9^\circ\text{Сда}$   $14,193 \text{ г/см}^3$  болот. Жылуулукту жана электр тогун күмүшкө салыштырмалуу 50 эсе начар еткөрөт. Ысытуудан байкаларлык кеңейгендиктен температураны өлчөө үчүн термометрлерде колдонулат.

Сымап үч агрегаттык абалда боло алат: суюк, катуу жана газ. Температура жогорулаган сайын сымалтын бууланышы күчейт. Газ түрүндөгү сымап жытсыз, түссүз келип организм үчүн өтө зыяндуу. Сымалтын газ түрүнө айланышынын негизинде **меркуриализм** оорусу пайдаланылады.



Сымап көп металлды эритүүгө жөндөмдүү, мисалы  $18\text{-}25^\circ\text{С}$  да индий жана таллий 40%дан жогорку санда эрийт. Жаратылышта сымап алтын, күмүш жана палладий менен суюк же катуу амальгама түрүндө кездешет, мисалы:  $\text{Ag}_{12}\text{Hg}$  (13,4% Hg),  $\text{Ag}_{32}\text{Hg}$ ,  $\text{Ag}_{36}\text{Hg}$  же  $\text{Ag}_2\text{Hg}_3$ ; Au-Hg; Pd-Hg. Кээде амальгаманын курамындағы алтын менен палладийдин саны 34-44,4%га чейин жетет. Ошондуктан жаратылыштагы амальгама баалуу металлдарды алууда негизги сырьёлорунун бири болуп эсептелет.

Электрохимиянын өнүгүшү менен сымаптын катод катарында колдонулушунун натыйжасында электролиз жолу менен көп металлдарды (*Mg*, *Ca*, *Sr*, *Al*, *Zn*, *Na*, *Ra*, *Ti*, *Zr*, *U*), ошондой эле өтө эле таза металлдарды (тазалығы 99,999999%ке чейин) алууга жетишилди.


Сымаптын атомунун түзүлүшү  $\dots 5d^{10} 6s^2$ ни көрсөтөт. Сымап бирикмелеринде II валенттүлүктүү эле эмес шарттуу түрдө I валенттүлүкту да көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $Hg^0 \rightarrow Hg^+ \rightarrow Hg^{2+}$  10,33; 18,75; 32,43 эВ барабар. Кычкылек менен чала кычкылы -  $Hg_2O$ , кычкылы -  $HgO$  жана пероксиди -  $HgO_2$  берет. Алардын ичинен ( $Hg_2O$ ) чала кычкылы туруктуу келип эки түрдүү формада (кызыл жана сары түстөгү) болот.

Галогендер менен аракеттенишет. Бирок хлордуу сымап -  $Hg_2Cl_2$  (каломель) жана хлор сымап -  $HgCl_2$  (сулема) кыйыр жол менен алынат. Каломель электроттордо пайдаланылат. Сулема өтө күчтүү уу зат болгондуктан, эритме түрүндө айыл-чарба ёсумдуктөрдүнүн уруктарын дарылоочу жана дезинфекциялоочу каражат катары колдонулат. Каломель сулемадан айырмаланып уулуу эмес.


Сымап металлдардын чыңалуу катарында суутектен кийин жайгашкандастан, суутекти кислоталардан сүрүп чыгара албайт, концентрацияланган азот жана күкүрт кислотасында эрийт. Сымап ашыкча алынган учурда  $Hg_2^{2+}$ , кислота ашыкча алынган учурда  $Hg^{2+}$  түздары пайда болот:



Сымап табигый бирикмелеринен өзүнө караганда активдүү металлдар менен калыбына келтирүү жолу менен бөлүнүп алынат. Мындан алынган сырье бир нече жолу бууланттуу менен тазаланат:



Республикадагы Хайдаркен сымап комбинатынын продукциясы тазалығы боюнча дүйнөлүк эталон болуп саналат.



Көптөгөн километрге созулган атмосфералык абанын басым мамычасын бийиктиги бар болгону 760 мм болгон сымап мамычасы менен теңөөгө болот. Ушул касиетине негизделип көптөгөн приборлор (барометр, ареометр ж.б.) жасалат. Сымаптын чоң термикалык көнөйүү коэффициенти аны түрдүү термометрлерде колдонууга мүмкүндүк берет.

**π**

**81 Tl** [Xe]6s<sup>2</sup>6p<sup>1</sup>

**204,37**

**2 8 18 32 18 3**


**Таллий** (лат. *Thallium*) **Tl** –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиинин IIIA тобунун элементи, катар номери 81, атомдук массасы 204,37. Таллийдин жаратылышта еки туруктуу изотобу бар.

<sup>203</sup>Tl (29,50%) <sup>205</sup>Tl (70,50%) турат. Андан тышкary радиоактивдүү 4 изотобу кездешет: <sup>206</sup>Tl ( $T_{1/2}=4,19$  мин), <sup>207</sup>Tl ( $T_{1/2}=3,79$ мин), <sup>208</sup>Tl ( $T_{1/2}=3,1$ мин), <sup>210</sup>Tl ( $T_{1/2}=1,82$ мин). Уран, торий жана актинийдин радиоактивдүү минералдары менен биргэ кездешет. Таллийди 1861-жылы У.Крукс ачкан.

Жер кыртышында массасы боюнча 3-10<sup>-4</sup>%. Марказит, сфалерит, вюрцит, галенит, пирит минералдарынын курамында кездешет. Таллий – бозомтук күмүш түстөгү ак металл, абада тез кычкылданат. Атмосфералык басымда таллий металлынын еки кристаллдуу модификациясы  $\alpha$  жана  $\beta$  формасы бар. Андан сырткары жогорку басымда  $\gamma$  формасы да пайда болот. Химиялык бирикмелеринде 1, 3 валенттүү болушат. 1 валенттүү бирикмелери туруктуу келип, алардын касиеттери жегич металлдарга окшош болот. Таллийдин иондошуу энергиясы:  $Tl^0 \rightarrow Tl^+ \rightarrow Tl^{2+}$  6,4; 29,29 эВ барабар. Азот, күкүрт кислоталарында жакшы эрийт. Туз кислотасында аз эрийт. Жегичтер менен аракеттенишпейт. N<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> заттары менен реакцияяга кирбейт. Галогендер менен абдан женил аракеттенишет, ал эми күкүрт жана фосфор менен ысытканда гана аракеттенишет.

Таллий түстүү металлдардын сульфиддик кендерин иштетүүдөн же таллий сульфатын электролиздөөдөн алынат.



Таллий амальгамаларды даярдоодо катализатор катарында, галогендерининде монокристаллдары оптикалык приборлорду, карбонаттары оптикалык айнектерди, сульфиди фото элементтерди жасоодо колдонулат. Талийдин жана анын бирикмелери уулуу.

**73 Ta** [Xe]5d<sup>3</sup>6s<sup>2</sup>

**180,948**

**2 8 18 32 11 2**

**Тантал** (лат. *Tantalum*) **Ta** –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиинин VB тобунда жайгашкан элемент. Катар номери 73, атомдук массасы 180,948. Жаратылышта 2 изотобу бар: туруктуу

$^{181}\text{Ta}$  (99,9877%) жана радиоактивдүү  $^{180}\text{Ta}$  (0,0123%,  $T_{1/2}=10^{12}$  жыл). Танталды 1802-жылы швед химиги А.Г.Экеберг ачкан. Элементтин аты байыркы грек мифологиясындагы Тантал баатырга арналган. Касиеттери боюнча ниобийге оқшош. Жер кыртышында массасы боюнча  $2,5 \cdot 10^{-4}\%$ . Негизги минералдары: танталиттер-колумбиттер ниобат ( $\text{Fe},\text{Mn}$ )  $(\text{Nb},\text{Ta})\text{O}_6$ , лопарит ( $\text{Na},\text{Ce},\text{Ca},\text{Sr}$ )  $(\text{Nb},\text{Ti},\text{Ta})\text{O}_6$ , микролит ( $\text{Na},\text{Ca}$ ) $_2(\text{Ta},\text{Ti})_2\text{O}_6(\text{F},\text{OH})$ .

Тантал - көгүлтүр - боз түстөгү ийилгич, жөңил, иштетүүгө ыңғайлуу металл; тыгыздыгы  $16,6 \text{ г}/\text{см}^3$  ( $20^\circ\text{C}$ ); эрүү температурасы  $2996^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $5300^\circ\text{C}$ . Касиеттери тазалыгына, курамына жараша болот. H, N, O жана C сыйктуу кошундулар металлды морт кылат.

Тантал абада туруктуу,  $280^\circ\text{C}$  да гана кычылдануусу башталат. Кадимки температурада атомардык суутекти ( $\text{H}$ ),  $250^\circ\text{C}$  да молекулалык суутекти ( $\text{H}_2$ ) сицирип алат.  $\text{F}_2$  менен кадимки температурада,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{Br}_2$ ,  $\text{I}_2$ , S,  $\text{N}_2$  менен  $250\text{--}500^\circ\text{C}$ да реакцияга кирет. Ошондой эле ысытканда башка элементтер менен да аракеттенишет. Кислоталарга жана агрессивдүү заттарга етө туруктуу, ошондуктан тантал металлын дат баспайт. Тантал бирикмелерде (V) валенттүү, төмөнкү валенттүү (II, III, IV) бирикмелери да кездешет. Иондошуу энергиясы  $\text{Ta}^0 \rightarrow \text{Ta}^+ \rightarrow \text{Ta}^{2+} \rightarrow \text{Ta}^{3+}$  7,88; 16,2; 22,27 эВ барабар. Танталдын белгилүү бирикмелеринин бири -  $\text{Ta}_2\text{O}_5$  кислоталык кычыл, анын эки модификациясы бар: төмөнкү температурада  $\alpha$ -формасы жана жогорку температурада  $\beta$ -формасы жашайт. Тантал кислотасына  $x\text{Ta}_2\text{O}_5 \cdot y\text{H}_2\text{O}$  формуласы тура келет. Тантал кислотасынын туздарынын эң жөнекейлөрү болуп щелочтуу металлдардын ортотанталаттары ( $\text{Me}_3\text{TaO}_4$ ) эсептелет.

Галогендер, бор, кремний жана фосфор менен аракеттенип бориддерди, силициддерди, фосфиддерди, галогениддерди пайда кылат. Тантал өнөр жайда танталит-колумбит ( $\text{Fe},\text{Mn})(\text{Ta},\text{Nb})\text{O}_6$ ) кендерин калыбына көлтирип, тазалоо ыкмасы менен алышат.

Тантал электрондук техникада, химиялык аппаратураларды жа- соодо, медицинада, конденсаторлорду, электрондук лампаларды, жылуулук алмаштыргыштарды, лабораториялык идиштерди алууда, жасалма жиптерди өндүрүүдө (фильерлер) ж.б. колдонулат.

## 52 Te [Kr]5s<sup>2</sup>5p<sup>4</sup>

127,60

2 8 18 18 6

$^{120}\text{Te}$ ;  $^{122}\text{Te}$ ;  $^{130}\text{Te}$  турат. Кеңири тараган изотоптору  $^{128}\text{Te}$  (31,79%)

Теллур (лат. *Tellurium*) – Te –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик

системасынын 5-мезгилинин VIA

тобунда жайгашкан элемент; катар

номери 52 атомдук массасы 127,60.

Жаратылышта туруксуз 8 изотопton:

жана  $^{130}\text{Te}$  (34,48%). Жасалма радиоактивдүү изотопторунан  $^{127}\text{Te}$  ( $T_{1/2}=105$ күн) жана  $^{129}\text{Te}$  ( $T_{1/2}=33,5$ күн) белгилүү.

Теллурду 1782-жылы Ф.Мюллер фон Рейхенштейн ачкан. 1798-жылы М.Клапрот тарабынан ачылган элементти, Жерге арнап теллур деп атаган. Жер кыртышынын (массасы буюнча)  $1 \cdot 10^{-6}\%$ ын түзөт. Теллур жаратылышта калаверит  $\text{AuTe}_2$ , креннерит  $(\text{Au}, \text{Ag})\text{Te}_2$ , гессит  $\text{Ag}_2\text{Te}$ , тетрадимит  $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$ , теллуромисмутит  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ , теллурит  $\text{TeO}_2$  ж.б. минералдары түрүндө кездешет.

Теллур - базомук-ак түстүү, металлдык жалтырактыгы бар, морт металл; полиморфтуу түрлөрү жок;  $1400^{\circ}\text{C}$ да диссоциацияланат; теллур - жарым өткөргүч. Иондошуу энергиясы  $\text{Te}^0 \rightarrow \text{Te}^+ \rightarrow \text{Te}^{2+} \rightarrow \text{Te}^{3+}$  9,01; 18,6; 31,0 эВ барабар.

Химиялык бирикмелерде +2, +4 жана +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Кадимки шартта абада жана кычкылтекте түрүктүү. Ысытканда кычкылтекте көгүлтур жалын менен күйүп,  $\text{TeO}_2$  кычкылын пайда кылат.. Галогендер менен төмөнкү температурада реакцияга кирет (йод менен нымдуу шартта). Ал эми  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ , С жана S теллурга таасир этпейт. Теллур сelen менен суюк да, катуу да эритмелерди пайда кылат.. Ысытканда металлдар менен жеңил реакцияга кирип, теллуриддерди пайда кылат. Азот кислотасында жана падыша арагында жакшы зрийт, туз кислотасында жана жегичтерде жай зрийт.

Теллурдун белгилүү бирикмелери: кычкылдары –  $\text{TeO}_2$ ,  $\text{TeO}_3$ ,  $\text{TeO}$ ; галогениддери –  $\text{TeCl}_4$ ,  $\text{TeBr}_4$ ,  $\text{TeI}_4$ ,  $\text{TeF}_4$ ,  $\text{TeF}_6$ ,  $\text{TeCl}_2$ ,  $\text{ReBr}_2$ ; суутектүү теллур  $\text{H}_2\text{Te}$ ; кислоталары –  $\text{H}_2\text{TeO}_3$ ,  $\text{H}_6\text{TeO}_6$ ; кислоталарынын түздары –  $\text{Ag}_6\text{TeO}_6$ ,  $\text{Hg}_3\text{TeO}_6$ ,  $\text{Na}_2\text{TeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ; органикалык бирикмелери: теллуромеркаптандар –  $\text{RTeSH}$ ; диалкилтеллуриддер -  $\text{R}_2\text{Te}$  ж.б.

Теллур коргошундун, жездин, цинктиң кендеринен аларды өндүрүүдө кошо алынат.

Теллур жарым өткөргүч техникасында, коргошун өндүрүшүндө сапаттуу коргошунду алууда, резинаны вулканизациялоодо, айнек керамика өнөр жайында, боёк өндүрүүдө колдонулат. Ал эми бирикмелеринен  $\text{Na}_2\text{TeO}_3$  жана  $\text{K}_2\text{TeO}_3$  микробиологияда, медицинада дифтерия оорусун аныктоодо колдонулат.



**55,847**  
**2 8 14 2**

**Темир** (лат. *Ferrum*) **Fe**

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиинин VIIIIB тобунун элементи, катар номери 26, атомдук массасы 55,847. Аты санскрит жана байыркы индия тили

боюнча «жел» - кыргызча «жаркырак», латынча *ferrum* - катуу, бекем дегенди билдирет.

Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү –  $3d^6 4s^2$ ; иондошуу энергиясы:  $Fe^0 \rightarrow Fe^{+} \rightarrow Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$  7,81; 16,18; 30,64 эВ барабар. Темир жалтылдаган күмүштөй ак металл; алюминийден бир аз катуу, бирок күмүш менен алтынга салыштырмалуу жумшак келет. Литосфераада таркалышы боюнча 5,1%ды түзүп, металлдардын ичинен алюминийден кийинки 2-орунда турат. Жаратылыста ар түрдүү минералдар түрүндө кездешет. Тириү организмдердин ткандарында, гемоглобиндин курамында болот. Күнде, Сатурнда, кометаларда жана метеориттердин курамында өтө көп болоору аныкталган. Темир эркин түрүндө кездешкендиктен, адамдарга байыркы убактан бери белгилүү металлдардын бири болуп саналат.

Негизги минералдары болуп магниттүү темир же магнетит -  $Fe_3O_4$  же  $(Fe_2O_3 \cdot FeO)$  же  $Fe_2[FeO_4]$ , кызыл темир же гематит -  $Fe_2O_3$ , күрөң темир -  $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ , сидерит -  $FeCO_3$  эсептелет. Темир полисиликаттар түрүндө да кеңири тараалган, мисалы, шамуазит -  $3(2FeO \cdot Si_2)(6FeO \cdot Al_2O_3) \cdot 12H_2O$ , кнебелит -  $(MnFe)SiO_4$ , оливин -  $Fe_2SiO_4 \cdot MgSiO_4$ ; авгит -  $FeSiO_3$ ;  $FeS_2$  - кукурттуу колчедан (пирит, марказит);  $mFeS \cdot nFe_2S_3$  - магниттүү колчедан;  $FeTiO_3$ , - титандуу темирде,  $Fe(Po_4)_2 \cdot 8N_2O$  - вивианитте 50%ке чейин темир болот.

Темирдин 4 модификациясы бар:  $\alpha$ -Fe,  $\beta$ -Fe,  $\gamma$ -Fe жана  $\delta$ -Fe. Алардын ичинен  $\alpha$ -Fe магниттик касиетке ээ. Темирдин атомунун кристаллдык торчосу 2 түр өзгөрүштө:  $\alpha$ -Fe жана  $\beta$ -Fe болот.

Темирдин физикалык касиети анын тазалыгына байланыштуу: курамында  $S$ ,  $N$ ,  $C$ ,  $O$ ,  $H$  ж.б. эн аз санда болсо, металлдык касиетин аддан кеңири интервалда өзгөрттөт. Аталган аралашмалар массасы боюнча 0,01% тен аз болгондо темирдин балкып эрүү температурасы  $1539^{\circ}C$ , кайноо температурасы  $3200^{\circ}C$  га жакын; тыгыздыгы  $7,8 \text{ г}/\text{см}^3$ ; на жылуулук өткөрүмдүүлүгү  $0,177 \text{ ккал}/\text{см}\cdot\text{сек}\cdot\text{град}$  ( $25^{\circ}C$ ), катуулугу 35– $45 \text{ кГ}/\text{мм}^2$  (Бринель боюнча); үзүлүү бышыктыгы 17–21  $\text{кг}/\text{мм}^2$ .

Темир өзгөрүлмө валенттүү: ага  $Fe^{+2}$  жана  $Fe^{+3}$  мүнөздүү, бирок ал  $Fe^{+4}$ ,  $Fe^{+5}$ ,  $Fe^{+6}$  валенттүлүктуу да пайда кылышы мүмкүн.

Темир массалык саны  $^{54}Fe$ ;  $^{56}Fe$  (негизгиси);  $^{57}Fe$  жана  $^{58}Fe$  болгон төрт туруктуу изотоптон турат.  $^{56}Fe$  (94,68%) изотобу кеңири тараалган. Бул изотоптун атомунун ядросу 26 протондон жана 30 нейтрондон турат.


Темирдин бирикмелери туруктуу. Темир металл эместер менен реакцияга кирип, оксиддерди:  $FeO$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $Fe_3O_4$ , хлориддерди:  $FeCl_2$ ,  $FeCl_3$ , сульфиддерди:  $FeS$ ,  $Fe_2S_3$ ,  $FeS_2$  көмүртөк менен карбиддерди:  $Fe_3C$  ж.б., суутек менен гидриддерди  $FeH$ ,  $FeH_2$ ,  $FeH_3$ ,  $FeH_6$  пайда кылат.

Жогорку температуралын таасиринде кремний жана фосфор менен кошулуп силициддерди жана фосфиддерди пайда кылат.

Темир бирикмелеринин ичинен кеңири тараганы -  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . Анын үч модификациясы:  $\alpha$ -  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (парамагниттүү),  $\beta$ -  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  жана  $\delta$ -  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (ферромагниттүү) белгилүү.

Темир кислоталарда эріп, комплекстик бирикмелерди берет. Таза темир анын түздарынын сууда эриген эритмесин электролиздөө жолу менен же кычкылдарын жана темир көндөрөн калыбына келтирүү жолу менен алынат.

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{H}_2\text{O}$ , езгөчө таза темирди абасыз ысытуу менен (темирдин пентакарбониллини):  $\text{Fe}(\text{CO})_5 \xrightarrow{\text{анод}} \text{Fe} + 5\text{CO}$ ; темирдин балкыган түздарын электролиздөө менен алынат:



Техникада күйма түрүнде кеңири колдонулат. Мисалы, көмүртек, хром, никель ж.б. менен болгон күймалары.

Организмдеги кычкылtek алмашуу жана кычкылдануу процесстерине кандагы гемоглобиндин негизги компонентин түзүү аркылуу катышат.

Темир оюй магниттелең жана магнитин жоготот, ошондуктан темирдин күймаларынан машиналардын жана электр кыймылдаткычтарынын тетиктери даярдалат.

**65 Tb**  
[Xe]4f<sup>9</sup>6s<sup>2</sup>

**158,9254**  
2 8 18 27 8 2

**Тербий** (лат. *Terbium*) Tb - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IIIB тобунаң орун алган элемент. Катар номери 65, атомдук массасы 158,9254. Тербийдин массалык

сандары  $^{146}\text{Tb}$  -  $^{164}\text{Tb}$  болгон 19 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{159}\text{Tb}$  болгон бир гана изотобу табылган. Тербий жер кыртышында  $1.5 \cdot 10^{-4\%}$  массалык санда кездешет. Тербийдин түздары күлгүн түстө болот деген Мозандердин аныктаган аныктамасы бекемделген.



Тербий - күмүш түстөгү ак металл; балкып эрүү температурасы  $1356^0\text{C}$ ; кайноо температурасы  $2800^0\text{C}$ ; бирикмелеринде +3 жана +4 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт; анын кычкылдануу-калыбына келүү потенциалы -2,39 га барабар; тербий активдүү металл; тербий элементинин электронунун жайгашуусу ...4f<sup>9</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>9</sup> 6s<sup>2</sup>.

Тербийдин бирикмелери айнектерди, лактарды, люминофорлорду өндүрүүдө, ошондой эле радиоизотоптук индикатор катарында колдонулат.

**43 Tc**  
[Kr]4d<sup>5</sup>5s<sup>2</sup>  
**98,9062**  
**2 8 18 13 2**

**Технеций** (лат. *Techneциum*) Tc - д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилигинин VIIB тобунун элементи, катар номери 43, атомдук массасы 98,9062; радиоактивдүү элемент.

Ал жасалма жол менен ядролук реакциянын натыйжасында 1937-жылы америкалык физик Э.Д.Сегре жана италиялык химик К.Перье тарабынан алынган:



Технецийдин 15 изотобу бар:  ${}^{92}\text{Tc}$  -  ${}^{105}\text{Tc}$ ,  ${}^{107}\text{Tc}$ . Изотопторунун негизгиси  ${}^{99}\text{Te}$  ( $T_{1/2}=2,12 \cdot 10^5$  жыл). Атомунун сырткы электрондук түзүлүшү: Tc [Kr] 4d<sup>5</sup>5s<sup>2</sup>; иондошуу энергиясы:  $\text{Tc}^0 \rightarrow \text{Tc}^+ \rightarrow \text{Tc}^{2+} 7,28$ ; 15,26; 31,9 эВ барабар.

Технеций жаратылышта молибден, ниобий жана рутенийдин минералдары менен бирге кездешет.

Металлдык технеций - күмүш түстөгү ак металл, тығыздығы 11,487 г/см<sup>3</sup>, атомдук радиусу 1,358 Å, иондук радиусу  $\text{Tc}^+$  0,56 Å; балкып эрүү температурасы 2140°С; кайнао температурасы 4600°С.

Технеций -1ден +7ге чейинки кычкылдану даражасын көрсөтүп, электрохимиялык күчү боюнча Mn менен Redin ортосунда турат.

Металлдык технеций концентрацияланган жана суюлтулган HClда эрибейт; ренийден айырмачылығы  $\text{H}_2\text{O}_2$  жана  $\text{NH}_4\text{OH}$ тын зритмесинде эрибейт. Падыша арагы менен оңой аракеттепенет. Технеций кычкылтек менен оксиддерди:  $\text{Tc}_2\text{O}_7$ ,  $\text{TcO}_2$ ; галогендер менен галогениддерди  $\text{TcX}_6$ ,  $\text{TcX}_5$ ,  $\text{TcX}_4$ ; күкүрт менен сульфиддерди  $\text{Tc}_2\text{S}_7$ ,  $\text{TcS}_2$  пайда кылат.

Жаратылыштагы кошулмасы пертехнатаммоний –  $(\text{NH}_4\text{TcO}_4)$  кызылгылт түste.

Технецийди аналитикалык аныктоодо полярографиялык жана гравитациялык ыкмалар колдонулат.

Технеций металлдарды коррозиядан сактоо үчүн ингибитор; реакторлордун корпустарын даярдоодо конструкциялык материал катары колдонулат. Технецийдин башка металлдар менен болгон күймалары мыкты электр-әткөргүч, бирок алардын көнерири колдонулушуна технецийдин радиоактивдүүлүгү төскоолдук кылат.

# $^{22}\text{Ti}$ [Ar]3d<sup>2</sup>4s<sup>2</sup>

47.90

2 8 10 2



**Титан** (лат. *Titanium*) *Ti* -  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасының 4-мезгилдин IVB тобунун  
элементи, катар номери - 22, атомдук  
массасы 47,90 . Жаратылышта 5 түркүттү  
изотобу бар:  $^{46}\text{Ti}$ ,  $^{47}\text{Ti}$ ,  $^{48}\text{Ti}$ ,  $^{49}\text{Ti}$  жана  $^{50}\text{Ti}$ .

Атомунун сырткы катмарынын электрондук түзүлүшү  $3d^24s^2$ . Жер кыртышында (массасы боюнча) 6-10<sup>-1</sup>% санда титан бар. Титан тарапалышы боюнча Al, Fe, Cu деген кийинки 4-орунду ээлэйт. Титандын бар экенин 1795-ж. М.Клапрот айткан, бирок 1925-жылы Ван-Аркель менен де Бур  $TiI_4$  ажыратып таза титанды алышкан.  $TiI_4 = Ti + 2I_2$ . Жаратылышта таза түрүндө кездешпейт. Рутил, анатаз, брукит, ильменит, перовскит, лопарит, сфен (титанит) сыйктуу минералдар түрүндө кездешет.

Титан - күмүш түстүү, ак металл; балкып эрүү температурасы 1688°C, кайноо температурасы 3260°C, тыгыздыгы – 4,5 г/см<sup>3</sup>, коррозияга өтө түрүктүү, абдан бекем, ийилгич болот.

Титан II, III, IV валенттүлүкүтү көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $Ti^0 \rightarrow Ti^+ \rightarrow Ti^{2+} \rightarrow Ti^{3+} \rightarrow Ti^{4+}$  6,82; 13,57; 27,47; 43,0 эв барабар. Титанды ысытканда кычкылтекте күйүп  $TiO_2$ ни пайда кылат.  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $H_2$ , С, менен катуу эритмелерди пайда кылат. Сутек менен  $TiH_2$  гидридди, азот менен нитридди  $TiN$ , көмүртек менен карбидди  $TiC$ , кремний менен  $TiSi$ ,  $TiSi_2$ ,  $TiSi_3$  силициддерди, бор менен бориддерди -  $TiB$ ,  $TiB_2$ ,  $Ti_2B_5$ , күкүрт менен сульфиддерди  $TiS$ ,  $Ti_2S_3$ ,  $TiS_2$  пайда кылат.  $Ti^{4+}$  иону  $[TiO_4]^{2-}$ ,  $[TiF_6]^{2-}$ ,  $[TiCe_6]^{2-}$ ,  $[Ti(SO_4)_3]^{2-}$  ж.б. аниондорду берет.

Титанды алуунун жолдору көп: натрий, кальций менен калыбына келтируу ыкмасы, электролиз ж.б.



Титан конструкциялык материал, күймаларды алуу, радиоэлектроника, боёкторду алууда, самолет, ракета, темир жол техникаларында колдонулат. Титан организмдердин жашоо тиричилгинге белгилүү мааниге ээ болуу менен иммунногенез процесстерине үзгүлтүксүз катышат. Кандын плазмасында, көк боордо, бейрек үстүндөгү жана калкан бездеринде кездешет. Өсүмдүктөрдөн кладофора балыры титанга бай (0,03%).

**90 Th** [Rn]6d<sup>2</sup>7s<sup>2</sup>

[232]


2 8 18 32 18 10 2

сандары  $^{213}\text{Th}$  -  $^{236}\text{Th}$  болгон 24 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла түрүктүүсү болуп  $^{232}\text{Th}$  саналат. Торийдин жер кыртышында таралышы 8-10<sup>-4</sup>%га барабар.

Торийди 1815-жылы щедр химиги Йенс Якоб Берцелиус ачкан. Ал негизинен монацит ( $\text{Ce}, \text{Th}\text{PO}_4$ , торит  $\text{ThSiO}_4$ , торианит  $(\text{Th}, \text{U})\text{O}_2$  (77%  $\text{ThO}_2$ ) минералдарынын курамында болот.

Торий - күмүш түстүү, ак металл; балкып эрүү температурасы 1750°C; кайноо температурасы 4200°C; бирикмелеринде +2, +3 жана +4 кычылдануу даражаларын көрсөтөт; торий элементинин электронунун жайгашуусу  $5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^0 6s^2 6p^6 6d^{26} 7s^2$  же  $6d^2 7s^2$ .

Торий абада кычылданын жука оксиддик кабык менен капталат:



Торий суутек менен реакцияга кирип гидриддерди пайда кылат:



Торий азот, көмүртек, күкүрт, күкүрттүү суутек, галогендер менен жогорулатылган температурада аракеттенишет.. Сүолтулган HF,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  жана концентрацияланган  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$  кислоталары менен жай реакцияга кирет.

Торий ядролук энергетикада, куймалары откочыдамдуу, бышык болгондуктан реактивдүү самолёттордун, ракеталардын тетиктерин жасоода, электрондук приборлордо, органикалык заттарды синтездөөдө катализатор катары колдонулат.

**69 Tm** [Xe]4f<sup>13</sup>6s<sup>2</sup>

**168,934**

2 8 18 31 8 2

сандары  $^{152}\text{Tm}$  -  $^{176}\text{Tm}$  болгон 25 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{169}\text{Tm}$  болгон бир гана изотобу табылган. Тулийдин жер кыртышында таралышы 8-10<sup>-5</sup>%га барабар. 1879-жылы швед химиги жана спектроскописти Пер Теодор Клеве тарабынан тулийдин кычылы ( $\text{Tm}_2\text{O}_3$ ) түрүндө алынган. Тулий монацит кумунун курамында кездешет.

Тулий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы 1545°C; кайноо температурасы 1727°C; бирикмелеринде +3 кычылдануу

**Торий** (лат. Thorium)  $\text{Th}$  -


Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 90, атомдук массасы [232]. Торийдин массалык

сандары  $^{213}\text{Th}$  -  $^{236}\text{Th}$  болгон 24 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла түрүктүүсү болуп  $^{232}\text{Th}$  саналат. Торийдин жер кыртышында таралышы 8-10<sup>-4</sup>%га барабар.

Торийди 1815-жылы щедр химиги Йенс Якоб Берцелиус ачкан. Ал негизинен монацит ( $\text{Ce}, \text{Th}\text{PO}_4$ , торит  $\text{ThSiO}_4$ , торианит  $(\text{Th}, \text{U})\text{O}_2$  (77%  $\text{ThO}_2$ ) минералдарынын курамында болот.

Торий - күмүш түстүү, ак металл; балкып эрүү температурасы 1750°C; кайноо температурасы 4200°C; бирикмелеринде +2, +3 жана +4 кычылдануу даражаларын көрсөтөт; торий элементинин электронунун жайгашуусу  $5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^0 6s^2 6p^6 6d^{26} 7s^2$  же  $6d^2 7s^2$ .

Торий абада кычылданын жука оксиддик кабык менен капталат:



Торий суутек менен реакцияга кирип гидриддерди пайда кылат:



Торий азот, көмүртек, күкүрт, күкүрттүү суутек, галогендер менен жогорулатылган температурада аракеттенишет.. Сүолтулган HF,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  жана концентрацияланган  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$  кислоталары менен жай реакцияга кирет.

Торий ядролук энергетикада, куймалары откочыдамдуу, бышык болгондуктан реактивдүү самолёттордун, ракеталардын тетиктерин жасоода, электрондук приборлордо, органикалык заттарды синтездөөдө катализатор катары колдонулат.

**Тулий** (лат. Thulium)  $\text{Tm}$  -

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилинин IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 69, атомдук массасы 168,934. Тулийдин массалык

сандары  $^{152}\text{Tm}$  -  $^{176}\text{Tm}$  болгон 25 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны  $^{169}\text{Tm}$  болгон бир гана изотобу табылган. Тулийдин жер кыртышында таралышы 8-10<sup>-5</sup>%га барабар. 1879-жылы швед химиги жана спектроскописти Пер Теодор Клеве тарабынан тулийдин кычылы ( $\text{Tm}_2\text{O}_3$ ) түрүндө алынган. Тулий монацит кумунун курамында кездешет.

Тулий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы 1545°C; кайноо температурасы 1727°C; бирикмелеринде +3 кычылдануу

даражасын көрсөтөт; анын күчкүлдануу-калыбына келүү потенциалы -2,38 ге барабар; тулий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{13} 5s^2 5p^6 5d^0 5f^0 6s^2$  же  $4f^{13} 6s^2$ .

Тулийдин бирикмелери жарым өткөргүч болуп саналат, ошондой эле, лазердик техника үчүн материалга кошуулма катары колдонулары белгилүү. Тулийдин  $^{170}\text{Tm}$  изотобу дефектоскопияда (мисалы, металлдардын ширетилген жерлерин текшерүү үчүн), медицинада рентгенодиагностика куралында колдонулат.



### Уран (лат. *Uranium*) $U$

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 7-мезгилиниң 10-катарынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 92, атомдук массасы 238,029. Урандын массалык

сандары  $^{228}\text{U}$  –  $^{241}\text{U}$  болгон 14 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу болуп  $^{237}\text{U}$  саналат. Жер кыртышынын (массасы боюнча)  $3 \cdot 10^{-4}$  %ын түзөт. Уранды 1789-жылы немец химиги Мартин Генрих Клапрот ачкан, ал эми металл түрүндөгү уранды 1840-жылы француз химиги Эжен Пелиго уранды  $\text{UCl}_4$ -дү калий менен калыбына келтириүүдөн алган:




1896-жылы француз физик Антуан Беккерель урандын радиоактивдүүлүгүн аныктаган.

Жаратылышта уран отенит –  $\text{Ca}(\text{UO}_2)_2(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ; титаниттер, тантало-ниобаттар ж.б. минералдардын курамында болот.

Уран - ак түстөгү жалтырак, оор металл; балкып эрүү температурасы  $1572^\circ\text{C}$ ; кайноо температурасы  $4487^\circ\text{C}$ ; бирикмелеринде +3, +4, +5 жана +6 (кээзде +2) күчкүлдануу даражаларын көрсөтөт; уран элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^3 6s^2 6p^6 6d^{16} 7s^2$  же  $5f^3 7s^2$ .

Уран күчкүлтек менен  $\text{UO}_2$ ,  $\text{UO}_3$ ,  $\text{U}_2\text{O}_3$  күчкүлдарды, галогендер менен  $\text{UF}_6$ ,  $\text{UF}_5$ ,  $\text{UF}_4$ ,  $\text{UF}_3$ ,  $\text{UCl}_6$ ,  $\text{UCl}_5$ ,  $\text{UCl}_4$ ,  $\text{UCl}_3$ ,  $\text{UBr}_4$ ,  $\text{UJ}_4$ ,  $\text{UJ}_3$  галогениддерди, азот менен  $450 - 700^\circ\text{C}$ да кошуулуп  $\text{U}_4\text{N}$ , нитридди, көмүртөк менен карбидди, металлдар менен ар түрдүү куймаларды пайдалынат.

Уран туз, азот кислоталарында жакшы эрийт, ал эми жегичтер менен реакцияга кирбейт. Урандын (III) валенттүү бирикмелері күчтүү калыбына келтиргич болуп саналат, мисалы:



Уран жана анын бирикмелері атомдук электр станцияларында, ядролук реакторлордун отуну катары, ошондай эле металлургияда да колдонулат.



**100 Fm** [Rn]5f<sup>12</sup>7s<sup>2</sup>

[257]

2 8 18 32 30 8 2

Фермийдин массалык сандары  $^{242}\text{Fm}$ ,  $^{244}\text{Fm}$  –  $^{259}\text{Fm}$  болгон 17 радиоактивдүү изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла турукутуусу болуп  $^{257}\text{Fm}$  саналат.

Фермий жасалма жол менен алынган радиоактивдүү элемент. Фермий 1953-жылы американлык көрүнүктүү физик жана химиктердин (16 кишиден турган) тобу тарабынан ачылган. 100-элементтин атын улуу италиялык физик Энрико Ферминин атынан аташкан. Фермий термоядролук жарылуунун продуктыларын иштетүүдөн алынган. Фермийдин изотопторун ядролук реакторлордо уранды, плутонийди нурлантуудан жана эйнштейний элементтин  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү менен бомбалоодон алышат.

Фермийдин иондошуу энергиясы - 6,5 эВ; бирикмелеринде +2 жана +3 болгон кычылдануу даражаларын көрсөтөт; фермий элементинин электронунун жайгашуусу  $4f^{14}5s^25p^65d^{10}5f^{12}6s^26p^66d^0$   $6f^77s^2$  же  $5f^{12}7s^2$ .

Фермийдин галогендер менен болгон кошулмалары белгилүү. Практикалык колдонулуштарын келечек көрсөтөт.

**15 P** [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>3</sup>

**30,9733**

2 8 5

**Фосфор** (грек. *Phosphorus*) P –

Д.И.Менделеевдин мезгилдик система-сынын 3-мезгилиниң VA тобунан орун алган элемент, катар номери 15, атомдук массасы 30,9733. Жаратылышта фосфор массалык саны  $^{31}\text{P}$  барабар болгон

туруктуу бир изотоптон турат. Фосфор XII кылымда араб алхимиктери тарабынан ачылганына карабастан, 1669-ж. гамбургдук Х.Бранд ачкан деп эсептөлөт.

Фосфор массасы боюнча жер кыртышынын  $8 \cdot 10^{-2}$ %-ын түзөт. Фосфор эркин түрүндө жаратылышта кездешпейт, бирок 190го жакын минералдын курамында кездешет. Ал жаратылышта таралышы боюнча 13-орунду эзлейт. Негизги минералдары аппатиттер -  $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaX}_2$  (Х-фтор, хлор же ОН-группасы), фосфориттер -  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ . Булардын запасы 17 – 47 млрд. тоннаны түзөт.


Фосфор бардык өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын курамында кездешет. Адамдын денесинде орто эсеп менен 1,5кг фосфор кездешсе, анын 1,4кгы - сөөктө; булчунда - 130г; мэзде жана нерв системасында - 12г болот. Тиштин эмалы аппатиттин курамына окшош, башкача айтканда -  $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_2(\text{F},\text{Cl})_2$ .

Фосфордун үч аллотропиялык модификациясы бар: ак, кызыл жана кара фосфор. Ак фосфор көп таралган, өңү таза, аппак болот, эгер курамында аз өлчөмдө мышьяк же кызыл фосфор болсо өңү сарғыч болот. Ак фосфордун  $\beta$ -формасын  $75,9^{\circ}\text{C}$  жана 1 атмосфералык басымда ысытканда  $\alpha$ -формасына айланат. Ак фосфор сууда начар, бирок  $\text{CS}_2$ , суюк  $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_2$ , эфирде, бензолдо жакшы эрийт. Ошондуктан ак фосфор суунун астында сакталат. Ак фосфор, өзгөчө анын буусу өтө уу. Ак фосфорду туюк идиште  $250$ - $260^{\circ}\text{C}$ да ысытканда кызыл фосфорго айланат. Кызыл фосфор аморфтуу, бирок  $400^{\circ}$  Сдан жогору ысытканда кызыл фосфордун кристалл түрүндөгү формасына айланат. Кызыл фосфор уу эмес. Кара фосфор ак фосфорду  $200$ - $220^{\circ}\text{C}$ га чейин  $(12\text{-}17) \cdot 10^2$  МПа басымда ысытканда пайда болот, өңү графитке окшош. Кара фосфордун аморфтуу жана кристалл түрүндөгү формасы бар. Кара фосфор жарым өткөргүч касиетке ээ.

Фосфор химиялык бирикмелерде V же III валенттүү. Иондошуу энергиясы  $\text{P}^0 \rightarrow \text{P}^+ \rightarrow \text{P}^{2+} \rightarrow \text{P}^{3+}$  10,48; 19,72; 30,15 эВ барабар. Ак фосфор өтө активдүү, кызыл жана кара фосфор болсо ысытканда гана реакцияга катышат. Фосфор кычкылтек, күкүрт, суутек, галогендер менен аракеттенип: кычкылдарды -  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{P}_2\text{O}_3$ ,  $\text{P}_2\text{O}_3(\text{PO}_2)_m$ ; галогениддерди -  $\text{PF}_3$ ,  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{PBr}_3$ ,  $\text{PI}_3$ ,  $\text{PCl}_5$ ,  $\text{PBr}_5$ ; гидриддерди -  $\text{PH}_3$ ,  $\text{P}_2\text{H}_4$ ; сульфиддерди -  $\text{P}_4\text{S}_{10}$ ,  $\text{PS}$ ,  $\text{P}_4\text{S}_7$ ; нитриддерди -  $\text{P}_x\text{N}_y$ ; карбидди -  $\text{PC}_3$ ; металлдар менен фосфиддерди берет. Кычкылдандырыгчтар ( $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HClO}$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$  ж.б.) же  $\text{HCl}$ дун буусу менен таасир эткенде фосфор кислоталары пайда болот. Жегичтер мене ысытканда  $\text{RH}_3$ ,  $\text{KH}_2\text{PO}_2$  келип чыгат.

Металлдардын ( $\text{Cu}$ ,  $\text{Ag}$ ,  $\text{Au}$ ,  $\text{Pb}$  ж.б.) туздарынын суудагы эритмесинде, ак фосфор өтө жөнгөл кычкылданат. Ошондуктан бул туздардын эритмеси сууну ак фосфордон тазалоо үчүн колдонулат.

Фосфорду, анын бирикмелерин апатиттен, фосфориттеннан алышат. Эркин фосфор кенден алынган концентратты майдаланган кокс жана  $\text{SiO}_2$  менен арапаштырып, электр меште 1400-1600°Сда ысытуу менен калыбына келтириүүдөн алынат. Газ түрүндө бөлүнгөн фосфор чаңдардан тазаланып, суунун астында муздатылып чогултат. Ак фосфор етө уу, таза түрүндө көп пайдаланылбайт, аны фосфор кислоталарын, хлориддерин, кызыл фосфорду алуу үчүн колдонушат. Фосфорду таза түрүндө 1829-жылы немец химиги Фридрих Велер:




реакциянын жардамы менен алган. Жарым өткөргүч катары пайдаланылуучу таза фосфорду (99,99999%) алуу үчүн, бир канча ыкманы колдонуу керек. Фосфор жана анын бирикмелери снаряддарды, бомбаларды, ширенке, жарым өткөргүч материалдарды, жер се-мирткичтерди, химиялык реактивдерди, кир кетиругүч каражаттарды ж.б. эл чарбасына керектүү буюмдарды жасоо үчүн, өнөр жайда сууну жумшарттуу үчүн жана медицинада кенири колдонулат.

**Fr**

**Франций** (*лат. Francium*)- *Fr* –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик система-  
сынын 7-мезгилинин IA тобунан орун алган  
элемент; катар номери 87; атомдук массасы  
223. 20дан ашык изотобу белгилүү, бирок  
туруктүү изотобу жок; туруктуурагы  $^{223}\text{Fr}$

( $T_{1/2} = 21,8$  минут). Бул изотобун Маргарита Перей 1939-жылы ачып, өз елкесүнүн урматына франций деп атаган:



Калыңдығы 1,6 км жердин үстүнкү қыртышында 24,5 граммга жакын гана франций кездешет. Анын жашоо мөнөтү аз болгондуктан, касиеттери курамында өтө аз сандагы францийи бар бирикмелерден изилденет.

Металл түрүндөгү францийдин балкып эрүү температурасы  $20^{\circ}\text{C}$ , кайноо температурасы  $650^{\circ}\text{C}$ ; тығыздығы  $2,48 \text{ г}/\text{см}^3$ ; бирикмелеринде кычкылдануу даражасы +1; Францийдин физикалык жана химиялык касиеттери цезийге же жегич металлдарга окошош. Франций жегич металлдардын ичинен эң активдүү металл болуп саналат. Түздары сууда жакшы эрийт.  $\text{Ac}$ ,  $\text{Th}$  элементеринен экстракция жана хроматография ыкмалары менен бөлүнүп алышат.  $^{223}\text{Fr}$  изотобу  $^{227}\text{Ac}$ ди анық-тоодо колдонулат.

**9 F [He]2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>**

**18,9984**

**2 7**

**Фтор** (лат. *Fluorum*, грекче «жок кылуучу» же «өлүм» деген маанини берет) F - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 2-мезгилиин VIIA тобунун элементи, галогендерге кирет, катар номери 9, атомдук массасы 18,9984.

1771-жылы швед химиги К.Шееле плавик кислотасын ачкан. 1886-жылы француз химиги А.Муассан фторду суусуз фтордуу сүүткөн бөлүп алган. Фторду көңири изилдөө XX қылымдын 20-30-жылдары башталган.

Молекуласы 2 атомдон турат. Табигый фтор түрүктуу бир изотоптон турат  $^{19}\text{F}$ . Жасалма жол менен алынган 5 радиоактивдүү изотобу бар:  $^{16}\text{F}$  ( $T_{1/2} < 1$  мсек),  $^{17}\text{F}$  ( $T_{1/2} < 70$  сек),  $^{18}\text{F}$  ( $T_{1/2} < 11,1$  мин),  $^{20}\text{F}$  ( $T_{1/2} < 11,4$  сек),  $^{21}\text{F}$  ( $T_{1/2} < 5$  сек). Атомунун сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү:  $1s^2 2s^2 2p^5$ . Атомунун коваленттик радиусу F - 1,33 Å; иондошуу энергиясы:  $\text{F}^0 \rightarrow \text{F}^-$  401,7 ккал/г·атом. Иондошуу энергиясы:  $\text{F}^0 \rightarrow \text{F}^-$  17,42 эв барабар.

Фтор жер кыртышында массасы боюнча  $6,6 \cdot 10^{-2}$ %ды түзөт. Негизги минералы – плавик шпаты же флюорит –  $\text{CaF}_2$ . Ошондой эле жаратылыштагы фосфаттарда - фтораппатитте  $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$  (3,3%) жана криолитте  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  - 54,3% кездешет. Андан сырткary фтордун кошулмалары жаратылыш сууларында, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын организмдеринде да кездешет.

Плавик шпатынын негизги кендери Забайкальеде, Ненец улуттук автономдук округунда, Тажикстанда, Казакстанда, АКШда (Иллиноис жана Кентукки штаттарында), Мексикада, КЭРда, Европада, Италияда жайгашкан. Криолит түрүндөгү запастары Гренландияда да табылган.

Фтор - сары-жашыл түстөгү, кадимки шартта кескин жыттуу газ. Ал суюктукка  $-118,13^\circ\text{C}$ да (760 мм сымап мамычасы басымда), ал эми катуу абалга  $-219,61^\circ\text{C}$ да айланат.

Газ абалындағы фтордун тығыздығы 1,693 г/л, суюк абалындағы тығыздығы 1,5127 г/см<sup>3</sup>. Кайнао температурасы  $-188,13^\circ\text{C}$  жана эрүү температурасы  $-223^\circ\text{C}$ . Кычкылдануу даражасы – 1гэ барабар.


Фтор гелий, неон жана аргондон башка бардык элементтер менен реакцияга кириүгө жөндөмдүү. Кычкылтек менен төмөнкү температурада кычкылтектин фториддерин  $\text{OF}_2$ ,  $\text{O}_2\text{F}_2$ ,  $\text{O}_3\text{F}_3$  пайда кылат.

Фтор етө активдүү болгондуктан бардык металлдарды, сүүткөн бромду, йодду, күкүм түрүндөгү S, Si, B, Сти оной кычкылдандыра алат; P, Na, K, Pb кадимки температурада, Zn, Sn, Al, Ag, Cu ысытканда фтордо күйүгө жөндөмдүү; селен, теллур, күкүрт менен фториддерди пайда кылат; сүүткөн эрип, фтордуу сүүткөн берет; галогендердин бардыгы менен орун алмашуу реакциясына кирет.

Суюк фтор суюк кычкылтекте, озондо жакшы эрийт. Фтор органикалык заттар менен да реакцияга активдүү катышат.

Фтор кычкылтекти бирикмелеринен сүрүп чыгарат жана суудан суутекти тартып ала алат.

Фторду алуунун негизги булагы - фтордуу суутек. Өндүрүштө  $KF$ ,  $HF$  сыйктуу аралашмадагы фтордуу суутектин эритмесин электролиздөөн алышат. Мында  $HF$  электролизге учуртайт, ал эми  $KF$  электр тогун өткөрүүнү камсыз кылат:



Газ жана суюк абалдагы фтор никелден жасалган атайын идиштерде сакталат.

Газ түрүндөгү фтордун  $UF_4$ ,  $UF_3$ ,  $CIF_3$ ,  $SF_6$  ж.б. бирикмелерин алууда колдонулат. Суюк фтор ракетанын отундарын кычкылдандырыгыч (от алдырыгыч) катарында пайдаланылат. Фтордун бирикмелеринин басымдуу бөлүгү - фтордуу суутек, алюминий фториди, кремний фториддери, фторорганикалык бирикмелерди алууда реагент, эриткич же катализатор түрүндө колдонулат. Фтор жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ткандарында кездешүүчү маанилүү микроэлемент болуп саналат.

Фтор уулуу газ болгондуктан ал түздар түрүндө, мисалы  $NaF$ ,  $Na_2[SiF_6]$ , адам баласынын турмушунда, жыгач материалдарды иштетүүдө колдонулат.

Өсүмдүктөрдүн ичинен пияз, жасмин фторго бай келишет. Фтор ичилүүчү суунун курамында да кездешет (1 л сууда 0,8 мг).

20 жыл бою изилдеп, калийдин гидродифторидин ( $KHF_2$ ) электролиздөө ыкмасы менен фторду алгандыгы учун, француз химиги А.Муасссан нобельдик сыйлыкка татыктуу болгон.



**108**  **$Hs$**  [ $Rn$ ]  $6d^6 7s^2$

**265**

**2 8 18 32 32 14 2**

**Хассий** (лат. *Hassium*) -  $Hs$ , д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындағы 7-мезгиллинин VIIIB тобунун элементи; катар номери 108, атомдук массасы - 265; түркүтүү изотоптору жок; атомунун электрондук түзүлүшү ... $6d^6 7s^2$ ; терс электрдүүлүгү аныкталган эмес.

Химиялык касиети боюнча осмийдин аналогу деп болжолдонот. ИЮПАК жана ИЮПАКтын кызметкерлеринин пикири боюнча №108-элемент 1984-жылы Дармштадттык (ФРГ) жана Дубналык (СССР)


окумуштуулар тарабынан бири-бирине көз карандысыз, бир мезгилде алынган (Г.Мюнценберг жана анын кесиптештери, Ю.Ц.Оганесян жана анын кесиптештери). Хассий өтө аз санда алынган. Эч жерде колдонулбайт. Химиялык бирикмелери белгисиз. №108-элементтин аты Дармштадттагы оор иондорду изилдөө борборунун ийгиликуу иштерин белгилөө максатында Германиядагы область – Хассиянын атына хассий деп коюлган.



**35,453**

**2 8 7**

атомдон турат. 1774-жылы швед химиги К.Шееле пиролюзитке туз кислотасын таасир эттүүдөн алган:



К.Бертолле жана А. Лавуазье бул газды оксид деп болжолдошкон, бирок Г.Деви тарабынан изилденип, жаңы элемент деп далилденген.

Табиый хлор туруктуу эки изотоптон турат  $^{35}\text{Cl}$ (75,53%) жана  $^{37}\text{Cl}$ (24,47%). Жасалма радиоактивдүү изотоптору  $^{34}\text{Cl}$ ( $T_{1/2}=32,4$  мин),  $^{36}\text{Cl}$ ( $T_{1/2}=3,08 \cdot 10^5$  жыл) жана  $^{38}\text{Cl}$  ( $T_{1/2}=37,29$  мин) бар.

Атомунун сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү:  $3s^2 3p^5$ . Иондошуу энергиясы (эВ менен):  $\text{Cl}^0 \rightarrow \text{Cl}^+ \rightarrow \text{Cl}^{2+} \rightarrow \text{Cl}^{3+} \rightarrow \text{Cl}^{4+} \rightarrow \text{Cl}^{5+} \rightarrow \text{Cl}^{6+} \rightarrow \text{Cl}^{7+}$  13,10; 23,80; 39,90 жана 53,5 эВ барабар.

Хлордун терс электрдүүлүгү Полинг боюнча Зкө барабар, б.а. кычкылтектин терс электрирдүүлүгү кичине. Бирикмелеринде хлор -1, +1, +3, +4, +5, +6, +7 валенттүүлүктүү көрсөтөт.

Атомдук радиусу (кристаллдык) -  $1,07\text{\AA}$ ; иондук радиусу  $\text{Cl}^-$  -  $1,81\text{\AA}$ ;  $\text{Cl}^{7+}$   $0,26\text{\AA}$ , энергиясынын диссоциациясы ( $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}$ ) 57,2 ккал/моль.

Хлор жер кыртышында массасы боюнча  $4,5 \cdot 10^{-2}$ ти түзөт.

Хлор өтө активдүү, ошондуктан жаратылышта бирикме түрүндө гана кездешет. Ал деңиздин, көлдердүн жана дарыялардын сууларында, өсүмдүктөр жана жаныбарлардын организминде, о.э көпчүлүк минералдардын курамында: галит  $\text{NaCl}$ , сильвин  $\text{KCl}$ , сильвинит  $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$ , карналлит  $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , каинит  $\text{KCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ , магнийдин хлориди  $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ж.б. түрүндө, айрыкча көпчүлүк өсүмдүктөрдүн күлдерүндө, таш тузу же галит жана калийлүү туз катары кездешет.

Таш тузунун көндери Россияда (Донецк бассейнинде, Соль-Илецка шаарында), Польшада, Германияда, Индияда (Пенджаб провинциясында), Францияда, Испанияда, АКШда, Кыргызстанда (Шамши Кал, Чоң Алай) кездешет. Калийлүү тузунун ири көндери Соликамскиде, Германияда, Францияда, Испанияда кездешет.

Cl - кадимки шартта сары-жаышыл түстөгү, дем алуу органдарына өтө терс таасир этүүчү, тумчуктургуч газ; суюк хлордун тығыздыгы 1,57 г/см<sup>3</sup>. Кайноо температурасы -34,05°C, эрүү температурасы -101°C. Кычылдануу даражасы -1, Одөн +7ге чейин өзгөрөт.




Сууда жана туз кислотасында жакшы зрийт. Көпчүлүк металлдар жана металл эместер менен активдүү аракеттенишип, туздарды жана ар түрдүү хлордуу бирикмелерди пайдалылат. Азот, кычылтектек жана көмүртектек менен кургак шартта реакцияга кирбейт.

Хлордун оксиддері - Cl<sub>2</sub>O, ClO<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub> эндотерминалык жана өтө туруктуу бирикмелери б.с.. Андан сырткары хлордун төмөнкү бирикмелері белгилүү: хлордуу азот - ClN<sub>3</sub>, хлордун галогениддері (ClF, ClF<sub>3</sub>, BrCl, ICl, ICl<sub>3</sub>), металл хлориддері (CuCl<sub>2</sub>, ZnCl<sub>2</sub>, AgCl, PbCl<sub>2</sub>), кычылтектүү хлор кислоталары (HClO, HClO<sub>2</sub>, HClO<sub>3</sub>, HClO<sub>4</sub>) зритмелер түрүндө белгилүү жана алардын ичинен HClO<sub>4</sub> - хлор кислотасы туруктуу. Хлор кычылтектек, азот, аморфтуу көмүртектен башка бардык элементтерди кычылдандыра алат.



Хлор негизинен натрийдин хлоридинин суудагы зритмесин электролиздөөден алынат:



Мындан тышканы хлор өнер жайда щелочтуу металлдардын хлориддеринин балкып зриген зритмесин электролиздөөден алынат.



Лабораториялык шартта туз кислотасына күчтүү кычылдандырыгычтарды тассир этүүдөн алынат:




Хлор кагаздарды, көзdemелерди агартуучу заттарды алууда, ичүүчү сууну тазалоодо, зыянсыздандырууда, хлорорганикалык заттарды синтездөөде колдонулат. Хлордун бирикмелеринен барий хлориди BaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O инсектицид (уу химикат) катары, сымап (II) хлориди же суплема HgCl<sub>2</sub> медицинада дезинфекциялоочу, ал эми айыл чарбасында дан өсүмдүктөрүнүн уруктарын дарылоочу зат катары пайдаланышат.

**24 Cr** [Ar]3d<sup>5</sup>4s<sup>1</sup>  
**51,966**  
**2 8 13 1**

**Хром** (лат. *Chromium*) - Cr –  
Д.И.Менделеевдин мезгилдик  
системасынын 4-мезгилдин 4-  
катарынын VIB тобунда жайгашкан  
химиялық элемент; катар номери 24  
атомдук массасы 51,996.

Жаратылышта 4 түркүттү изотобу бар: <sup>50</sup>Cr; <sup>52</sup>Cr; <sup>53</sup>Cr; <sup>54</sup>Cr; жасалма радиоактивдүй изотобу болуп <sup>51</sup>Cr ( $T_{1/2}=27,8$  күн) саналат. Атомунун сырткы электрондук түзүлүшү 5d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup>; иондошуу энергиясы Cr<sup>0</sup> → Cr<sup>+</sup> → Cr<sup>2+</sup> → Cr<sup>3+</sup> → Cr<sup>6+</sup>: 6,76; 16,49; 30,95; 90,06 эВ барабар.


Хромду 1797-жылы Л.Воклен крокоит минералынан ачкан. 1941-жылы таза хромду Р.Бунзен CrCl<sub>2</sub>ни электролиздөө менен алган:



Хром жер кыртышында кеңири тараған элемент (массасы боюнча 2·10<sup>-2</sup>%ды түзөт). Жаратылышта кычкылтектүү бирикмелерди түрүндө кездешет: хромит – (FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>); крокоит – PbCrO<sub>4</sub>; уваровит – Ca<sub>3</sub>Cr(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> ж.б.. Булардын ичинен хромит минералы өнөр жайлых чоң мааниге ээ. Ал металлургияда, химия өнөр жайында кеңири иштетилет.

Хром - өтө катуу, кыйындык менен зиргөн жалтырак металл, тығыздығы 7,19 г/см<sup>3</sup>; балкып эрүү температурасы 1890<sup>0</sup>C; кайноо температурасы 2480<sup>0</sup>C; атомдук радиусу 1,25 Å.

Хром абанын жана суунун таасирине түркүттү. 2000<sup>0</sup>Са чейин ысытканда кычкылтекте күйөт. Кадимки температурада фтор менен аракеттенишет. 600<sup>0</sup>Сдан жогорку температурада галогендер, азот, күкүрт, көмүртек, кремний, бор ж.б. менен аракеттенишет. Өзүнүн бирикмелеринде +2, +3 жана +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Түркүтүсү жашыл түстөгү Cr<sup>3+</sup>, көгүлтүр түстөгү Cr<sup>2+</sup> калыбына келтиргич, сары-күрөң түстөгү Cr<sup>6+</sup> иону кычкылданыргычтык касиетти көрсөтөт. Cr(OH)<sub>3</sub> амфотердүй касиетке ээ: кислоталар менен да, негиздер менен да аракеттенишет. Жегичтер менен хромит кислотасынын (HCrO<sub>2</sub>) туздарын пайда қылат. Металл түрүндөгү хром Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ту калыбына келтирууден алынат.



Хром куймаларды алууда, металлдарды коррозиядан коргоо үчүн хромдоодо колдонулат. Хром менен канталган болоттун агрессивдүй чейрөдө түркүтүлүгү жогорулат, сүрүлүүгө, жешилүүгө түркүтүлүгү ж.б. касиеттери жакшырат. Хромдун никель менен болгон куймаларынан нихром зымдары жасалат. Бирикмелеринен дихроматтар – K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; хром калий ачык ташы - KCr(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>

терилерди иштетүүдө колдонулса,  $PbCrO_4$  - нар түрдүү боёк – пигменттерди даярдоо үчүн колдонулат. Лабораторияда  $K_2Cr_2O_7$ -нын каныккан эритмеси менен конц.  $H_2SO_4$  түн аралашмасы “хромпик” деген ат менен лабораториялык айнек идиштерди жууп-тазалоо үчүн колдонулат. Хром грек тилинен которгондо «тус» (боёк) дегенди билдирет.

# Ч

**55 Cs[Xe]6s<sup>1</sup>**

**132,9054**

**2 8 18 18 8 1**

**Цезий** (лат. Caesium) Cs – Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6- мезгилиниң 8-катарынын IA тобунан орун алган элемент, катар номери 55; атомдук массасы 132,9054; жегич ме-таллдарга кирет; туруктуу 1

изотоптон  $^{133}Cs$ ден турат. Жасалма жол менен алынган радиоактивдүү изотопторунун ичинен туруктуусу  $^{137}Cs$  эсептелет. Цезийди 1861-жылы немец илимпоздору Р.Бунзен жана Г.Р.Кирхгофтор ачкан.

Цезий - сейрек, чачыранды элемент; жер кыртышында массасы боюнча  $7 \cdot 10^{-4}\%$  болот, күмүш сымал жумшак металл; тыгыздығы 1,904 г/см<sup>3</sup> ( $20^{\circ}\text{Сда}$ ); эрүү температурасы  $28,5^{\circ}\text{C}$  жана кайноо температурасы  $667^{\circ}\text{C}$ . Бирикмелеринде +1 қычкылдануу даражасын көрсөтөт. Иондошуу энергиясы:  $\text{Cs}^0 \rightarrow \text{Cs}^+ \rightarrow \text{Cs}^{2+}$  3,89; 23,4 эВ барабар.

Цезий реакцияга активдүү катышат. Абада жалындап күйүп,  $\text{Cs}_2\text{O}_2$ ,  $\text{Cs}_2\text{O}$  пайда кылат. Сүү, галогендер, қычкылтек, күкүрт ж.б. менен кошуулуп,  $\text{CsOH}$ , қычкылдарды, галогениддерди, сульфиддерди, суутек менен 200-250 $^{\circ}\text{Сда}$ , басым астында гидриддерди берет. Үсүтүуда фосфор, кремний менен реакцияга кирет.

Цезий - Hg, Au, Bi, Sb, жегич жер металлдары менен күймаларды пайда кылат. Цезий поллуцид -  $\text{CsAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$  минералын вакуумда термикалык калбына келтируүдөн алынат.

Фотокатоддорду, электровакуумдук фотоэлементтерди, фотозэлектрон көбөйткүчтөрүн даярдоодо колдонулат. Цезий элементи спектралдык анализ ыкмасы менен аныкталган элементтердин катарына кирет. 1880-жылы Берлин илимдер академиясынын жыйынында Р.Бунзен жаңы жегич металлдын ачылгандығы жөнүндө кабарлаган.


1882-жылы немец химиги К.Затерберг  $\text{CsCN}$  жана  $\text{Ba}(\text{CN})_2$  цианиддеринин аралашмасын электролиздөө жолу менен цезийди

бөлүп алган. Кийинчөрээк байланышпастан туруп Россияда Н.Н.Бекетов цезийдин алюминатын суутек агымында Mg менен калыбына келтириүүдөн металлдык цезиди бөлүп алган. Цезийдин спектри көк түстө болгондуктан, бул элементке латынча «cacsius» көгүлтүр деген ат берилген.

**58 Ce**  
 $[Xe]5f^1 5d^1 6s^2$   
**140,12**  
**2 8 18 19 9 2**

**Церий** (лат.Cerium) Ce - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң 8-катарынын IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 58, атомдук массасы 140,12. Церийдин

массалык саны  $^{128}\text{Ce}$ - $^{151}\text{Ce}$  болгон 24 изотобу белгилүү. Церийдин жаратылышта массасы  $^{136}\text{Ce}$ ,  $^{138}\text{Ce}$ ,  $^{140}\text{Ce}$ ,  $^{142}\text{Ce}$  болгон төрт изотобу бар. Жер кыртышында тараптуу массасы боюнча  $4,5 \cdot 10^{-3}\%$  түзөт. Церий 1975-жылы американлык химик Ульям Фрэнсис Гиллебранд тарабынан төрт хлордуу церийди электролиздөө менен алынган:



Церий жаратылышта моноцит жана башка минералдын курамында кездешет. Церий - күмүш түстүү ак металл. Церийдин балкып эрүү температурасы  $804^\circ\text{C}$ ; кайно температурасы  $3470^\circ\text{C}$ ; церий жылуулук жана электр тогун өткөргүчтүк касиетке ээ; бирикмелеринде +3 жанан +4 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Церийдин кычкылдануу калыбына келүү энергиясы  $-2,48\text{eV}$  барабар. Церий элементинин электронунун жайгашуусу:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^2 5s^2 5p^6 5d^0 5f^0 6s^2$  же  $4f^1 5d^1 6s^2$ .

Церий активдүү металл болгондуктан, абада кычкылданып  $\text{CeO}_2$  кабыкчаны пайдаланып кылат. Церий металлы таза туруш учун, бензолдун ичинде сакталат.

Церий менен темирдин, магнийдин, алюминийдин, жездин, ниобийдин, титандын куймалары жана церий менен легирленген болот азыркы учурда техникада тетиктерди жасоодо чоң мааниге ээ.

Эң жогорку жарык чыгаргандыктан кинофильмдерди тартууда жана караңыда жарык чыгаруучу ок дарыларды даярдоодо колдонулат. Ошондой эле атомдук техникада да кенири колдонулат, анткени церийден жасалган айнектер радиацияны өткөрбөйт. Церий айнек өндүрүү ишинде да негизги ролду ойнойт.

**30 Zn** [Ar]3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>

**65,37**

**2 8 18 2**

Цинк (лат. Zincum) Zn - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-мезгилиниң 5-катарынын IIB тобунун элементи, катар номери 30, атомдук массасы 65,37; Цинктин Zn<sup>64</sup>(48,89%), Zn<sup>66</sup>(48,89%), Zn<sup>67</sup>(4,11%), Zn<sup>68</sup>(18,57%), Zn<sup>70</sup>(0,62%) болгон туруктуу 5 изотобу бар. Жасалма жол менен алынган 9 изотоптору белгилүү. Алардын эң маанилүүсү Zn<sup>65</sup>(T<sub>1/2</sub>=245күн). Сырткы электрондук түзүлүшү ... [Ar] 4s<sup>2</sup>. Атомунун радиусу, нм 0,139, индук радиусу Э<sup>2+</sup>, нм 0,083 . Иондошуу энергиясы: Zn<sup>0</sup>→Zn<sup>+</sup>→Zn<sup>2+</sup>→Zn<sup>3+</sup> 9,39; 17,96; 39,70 эВ барабар.


Цинк - латунун курамында болот. 2050 жыл мурда эле цинктин күймаларын алууну билишкен, бирок таза түрүндөгү цинк металлын алуу көп жылдар бою ишке ашкан эмес. Жаратылышта көп таркалган элементтердин тобуна кирет. Жер кыртышында тараалыш массасы боюнча 8,3·10<sup>-30</sup>%ын түзөт. Цинктин негизги минералы: ZnS - сфалерит. Сфалерит көп сульфиддик кендердин курамында болот. Цинк минералдары коргошун же жез менен чогуу кездешет. Жаратылышта цинк сульфидинин акырындык менен кычкылданган формалары катары кароо керек: ZnO - цинкит; ZnSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O - госларит; ZnCO<sub>3</sub> - смитсонит; H<sub>2</sub>Zn<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - каламин.

Цинктин бай кендери Россияда (Алтайда), Кавказда, Казакстанда, АКШда, Польшада, Австралияда кездешет. Цинкти 1746-жылы немец химиги А.С.Маргграф цинктин оксидин көмүр менен абасыз отко чыдамдуу болгон шамот (чопо) ретортада ысытуу жолу менен алган:



Кийинки мезгилдерде термикалык калыбына келтирүүдөн метталдык цинк алынган:


1000°C дан жогору



1000°C дан жогору



900°C дан жогору



Ошондой эле цинк сульфатынын суудагы эритмесин электролиздөө жолу менен цинк алынат.



Цинк - күмүштөй жалтырак ак металл. Балкып эрүү температурасы 419,5°C; кайноо температурасы 906°C. Моостун шкаласы боюнча 2,5 - 2,9 катуулукка ээ. Цинк гексагоналдык тығыз кристаллдык торчого ээ. Комнаталык температурада морт, 100 - 150°Cга чейин ысыткан мезгилде ийилгичтик касиетке ээ болуп жакшы

чоюлат. Ал эми 200<sup>0</sup>Сдан жогору ысытканда кайрадан морт абалга келет.



Атом радиусы 1,37Å, тығыздығы 7,133 г/см<sup>3</sup> (20<sup>0</sup>C). Таза металлдық цинк женил иштетилгендиңен, андан пластиналарды жана фольгаларды оной эле жасоого болот.

Ачык абада оксиддик кабыкча менен капталып андан ары кычкылданбайт, Суу менен аракеттенишпейт, себеби беттик катмарында сууда ерибеген оксид пайда болот.


Цинк сүйлутулган түз, күкүрт ж.б. кислоталарда женил эрип түздарды пайда кылат:




Цинк концентрацияланған күкүрт жана азот кислотасында жакшы эрип, калыбына көлтиргичтік касиетке ээ болот:



Цинк щелочтордо эрип түздү жана суутекти пайда кылат:



Цинк менен күкүрттүн күкүмдерүнүн аралашмасын ысытуудан жылуулук бөлүп чыгаруу менен реакция жүрөт:



Цинк суутек, азот, көмүртек жана галогендер менен реакцияга кирип, ZnH - гидрид, Zn<sub>3</sub>N<sub>2</sub> - нитрид, ZnC<sub>2</sub> - карбид, ZnF - галогениддерди пайда кылат (Г-галогендер).

Металлык цинк күчсүз металлдарды (Cu, Ag, Au, Hg, Pt ж.б.) алардын бирикмелеринен сүрүп чыгарат. Цинк төмөндөгү металлдар менен куймаларды берет: Al, Cu, Sn, Ca, Ni, Pb, Au, Hg, W, Ce, Li, Na ж.б.

Цинк темирди (болотту) коррозиядан сактоочу куймаларды даярдоодо колдонулат. Цинктен гальваникалық элементтерди да даярдашат. Цианиддик K[Ag(CN)<sub>2</sub>], K[Au(CN)<sub>2</sub>] эритмелерден Ag жана Au алтынды ажыратып алууда кеңири колдонулат. Цинктин кәэ бир түздары жыгач буюмдарын сактоодо колдонулат.

**40 Zr**  
[Kr]4d<sup>2</sup>5s<sup>2</sup>

**91,22**

**2 8 18 10 2**

**Цирконий** (лат. Zirconium) Zr - Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 5-мезгилиниң 6 катарынын IVB тобунун элементи, катар номери 40, атомдук массасы 91,22. Цирконийдин 5 изотобу бар Zr<sup>90</sup> (51,46%), Zr<sup>91</sup>(11,23%), Zr<sup>92</sup>(17,11%), Zr<sup>94</sup>(17,40%), Zr<sup>96</sup>(2,80%). Жасалма алынган изотоптору Zr<sup>93</sup> ( $T_{1/2} = 1,1 \cdot 10^6$  жыл) Zr<sup>95</sup> ( $T_{1/2} = 65$

күн) радиоактивдүү индикаторлор катарында колдонулат. Атомунун сырткы электрондук түзүлүшү ...4d<sup>2</sup>5s<sup>2</sup>. Цирконийди 1789-ж . М.Г. Клапрот ачкан.

Цирконий деген аты арабдын «асыл таш» деген сөздөрүнөн келип чыккан. Цирконий минералдары кымбат баалуу таштар катарында пайдаланылган. Жер кыртышынын (массасы боюнча) 2·10<sup>-2</sup>%ын түзөт.

Жаратылышта циркон, бадделеит, эвдиалит жана эвкоплит минералдары тараалган. Байыркы көндөри Индостанда, АКШда, Австралияда, Швецияда кездешет. Цирконий - күмүштөй жалтырак, ийилгич, женил иштетилүүчү металл. Цирконийдин эки модификациясы бар: төмөнкү температурада туруктуу  $\alpha$ -Zr гексагоналдык торчолуу кристаллдар жана жогорку температурада туруктуу  $\beta$ -Zr кубдук торчолуу кристаллдар.  $\alpha$  - Zr тығыздыгы 6,45г/см<sup>3</sup> (20°); атомдук радиусу 1,60Å; иондук радиусу Zr<sup>4+</sup>=0,82Å; балкып эрүү температурасы 1852°С; кайноо температурасы 3580°С.

Цирконий «падыша арагында», ысык концентрацияланган күкүрт, плавик кислоталарында гана эрийт. Бирикмелеринде цирконий 4 валенттүү. Иондошуу энергиясы: Zr<sup>0</sup>→ Zr<sup>+</sup>→ Zr<sup>2+</sup>→ Zr<sup>3+</sup> 6,84; 13,13; 22,98 эв барабар. Абада оксиддик катмар менен канталат. Кычкылтектен менен аракеттениши 200°Сдан жогорку температурада башталат, бирок майда күкүмдөрү кадимки температурада цирконийдин диоксидин пайда кылуу менен жалындал күйүп кетиши мүмкүн. Галогендер менен ZrG<sub>4</sub> сыйктуу галогениддерди, сутек менен гидриддерди (Zr<sub>2</sub>H, ZrH<sub>2</sub>, ZrH ж.б.), азот менен нитридди ZrN, көмүртектен менен карбидди ZrC ж.б. пайда кылат. Цирконийдин түздары гидролизденет да, гидратташкан кош кычкылын ZrO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O пайда кылат. Цирконийдин оксихлоридинин гидраты ZrOCl<sub>4</sub>·8H<sub>2</sub>O-сууда жакшы эриген, түссүз тетрагоналдуу кристаллдар. Сууда жакшы эрийт, улам концентрациясы көбөйгөн сайын комплекстик иондор ZrOCl<sub>3</sub><sup>-</sup>; ZrCl<sub>5</sub><sup>-</sup>; ZrCl<sub>6</sub><sup>2-</sup> пайда болуп, эригичтүү төмөндөйт. Цирконийдин сульфаты Zr(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O кош түздарды пайда кылат.

Өндүрүштө цирконий циркон ZrO<sub>2</sub> менен бадделеит ZrSiO<sub>4</sub> минералдарынан алышат. Ядролук энергетикада конструкциялык материал, металлургияда легирлөөчү металл катары жана керамика, эмаль, айнектин өзгөчө сортторун алууда колдонулат. Цирконийдин коррозияга өтө туруктуулугу аны нейрохирургияда колдонууга мүмкүндүк берет. Цирконийдин куймаларынан хирургиялык аспаптарды, мээге операция жасоодо пайдаланылуучу жиптерди, кан токтоотуучу кыпчыктарды жасашат.

# Э

**99** **Es** [Rn]5f<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>

[253]

2 8 18 32 29 8 2

массалык сандары <sup>243</sup>Es - <sup>256</sup>Es болгон 14 радиоактивдүү изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу болуп <sup>252</sup>Es саналат. Эйнштейнийди 1952-жылы американлык илимпоздор: А.Гиорсо, Г.Хиггенс жана С.Томпсон ж.б. окумуштуулар жасалма жол менен алышкан да, алынган элементтин атын улуу физик Эйнштейндик атынан аташкан. Эйнштейний калифорнийди, берклийди дейтрон же гелий ядросу менен бомбалоодон алынат.

Эйнштейний - оор металл; балкып эрүү температурасы 860<sup>0</sup>C; иондошуу энергиясы эВ - 6,5; бирикмелеринде +3 болгон кычылдануу даражасын көрсөтөт; эйнштейний элементтинин электронунун жайгашуусу 4f<sup>14</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>10</sup> 5f<sup>11</sup> 6s<sup>2</sup> 6p<sup>6</sup> 6d<sup>0</sup> 6f<sup>0</sup> 7s<sup>2</sup> же 5f<sup>11</sup> 7s<sup>2</sup>.

Эйнштейнийдин Es(OH)<sub>3</sub>, EsF<sub>3</sub>ди жана комплекстүү бирикмелери белгилүү. Эйнштейний атомдук реактордо трансурандык элементтерди изилдөөдө колдонулат.

**68** **Er** [Xe]4f<sup>12</sup>6s<sup>2</sup>

**167,26**

2 8 18 30 8 2

**Эрбий** (лат. *Erbium*) Er

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасынын 6-мезгилиниң IIIB тобунан орун алган элемент. Катар номери 68, атомдук массасы 167,26.

Эрбийдин массалык сандары <sup>151</sup>Er -

<sup>170</sup>Er болгон 21 изотобу белгилүү, алардын ичинен жаратылышта массалык саны <sup>165</sup>Er болгон бир гана изотобу табылган. Эрбий жер кыртышында 4·10<sup>-4</sup>% санда кездешет. 1843-жылы швед химиги Карл Пустав Мозандер тарабынан эрбий кычылы (Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) түрүндө алынган.

Эрбий - күмүштөй ак металл; балкып эрүү температурасы 1545<sup>0</sup>C; кайноо температурасы 2900<sup>0</sup>C; бирикмелеринде +3 кычылдануу даражасын көрсөтөт; эрбий элементтинин электронунун жайгашуусу ...4f<sup>12</sup> 5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup> 5d<sup>0</sup> 5f<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup> же 4f<sup>12</sup>6s<sup>2</sup>.

Эрбийдин кычылы башка лантаноиддерден катуулугу боюнча айырмаланып, бир канча жогору турат.

Эрбий энергетикада, жарык техникасында, фосфордук активатор катары, магниттик күймаларда, лазердик техникада, ферриттерди жана боёлгон айнектердин сортторун өндүрүүдө колдонулат.

## **Колдонулган адабияттар:**

1. Асанов Я.А., Кудайбергенов Т.Т., Рысмендеев К.Р. Жалпы химия. Окуу китеби. Б.: 1998.-575 б.
2. Ахметов Н.С. «Общая и неорганическая химия». Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр.–М.: Высш.шк., изд.центр «Академия», 2001. – 743 с.
3. Глинка Н.Л. «Общая химия». Учеб. для вузов. Издательство «Химия». М.: 1965. – 688 с.
4. Гаврусьевич Н.Л. «Основы общей геохимии». Издательство «Недра». М.: 1968. – 327 с.
5. Карапетянц М.К., Даркин С.И. «Общая и неорганическая химия». Учеб.для вузов. М.: 1981.- 711 с.
6. Краткая химическая энциклопедия. Ред.кол. И.А.Куняянц (отв.ред.) и др.,  
Т. 1 – М.: «Советская энциклопедия», 1961. – 1262 с.  
Т. 2 – М.: «Советская энциклопедия», 1961. – 1088 с.  
Т. 3 – М.: «Советская энциклопедия», 1961. – 1112 с.  
Т. 4 – М.: «Советская энциклопедия», 1961. – 1182 с.  
Т. 5 – М.: «Советская энциклопедия», 1961. – 1184 с.
7. Мурзубраимов Б., Сагындыков Ж. Жалпы химия. Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн. ОшМУ. 2000. Т. 1.–280 б. Т. 2 .– 243 б.
8. Михайленко Я.М. Курс общей и неорганической химии. Учеб. для вузов и техник-ов. М.: Издат. «Высшая школа»,1966. – 663 с.
9. Неорганическая химия. Энциклопедия школьника. Гл.ред. И.П. Алимарин. М., «Советская энциклопедия», 1975. – 384 с.
10. Николаев Л.А. Неорганическая химия. Учеб.пособие для студентов пед.институтов по хим. и биол. спец. – изд. 2-е перераб.- М.: Просвещение, 1982. – 639 с.
11. Некрасов В.В. Основы общей химии. Изд-во «Химия», М.: - 1973. – 656 с. Учебник для студентов химических спец.вузов. Т. 1.
12. Оленин С.С., Фадеев Г.Н. Неорганическая химия: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высш.школа, 1979. – 383 с.
13. «Популярная библиотека химических элементов». Изд-во «Наука». М.: 1983 г. Т. 1 .–574 с. Т. 2.- 571 с.
14. Рысмендеев. К. Жалпы химиянын теориялык негиздері: Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн. –Ф.: Мектеп, 1988. – 384 б.
15. Реми Г. «Курс неорганической химии». Учебник для хим. спец вузов. Изд-во «Мир». М.: 1972 - 797 с.

16. Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. Ч.1: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. 1991. – 480 с.
17. Угай Я.А. Неорганическая химия: учеб.для хим.спец. вузов. М.: Высшая школа. 1989. – 463 с.
18. Химия: Кыскача энциклопедия. Башкы ред. Карыпкулов А.; Ред.кол.: Айтматов И. ж.б. Ред. көңеш: Асанов У.А. (төрага), ж.б. Респ. Улут. ИА.; Кыргыз Респ. Мамл. «Акыл» концерни. – Б.: КЭНЫН Башкы ред. 1997.-383 б.

Номер		Имя		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII			
		Н		Li		Be		B		C		N		O		F		(H)			
1	1	Н	1	Сүүтөк	1,00794	Бериджий	9,01118	10,81	Бор	12,011	Көмүртөк	14,0067	Азот	15,9994	Кычкытөк	18,99403	Фтор	20,179	Неон	2	
2	2	Литий	6,941	Na	11	Mg	12	13	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Аг	92	
3	3	Натрий	23,98977	Mg	12	Ал	13	Бор	14,0055	Кремний	28,9855	Фосфор	31,06	Күкүрг	35,453	Хлор	39,948	Артон	4,00260		
4	4	Калий	39,9983	Ca	20	Sr	21	22	Ti	22	V	23	Cr	24	Хром	25	Мл	26	Со	27	
5	5	Жез	63,546	Ca	20	Скалдий	44,9559	40,08	Титан	47,90	Ванадий	50,9415	Марганец	51,9380	Марганец	53,9347	Кобальт	54,9331	Ниций	54,70	
6	6	Rb	37	Sr	38	Чинк	65,338	69,72	Ga	31	Ga	32	Zr	40	Nb	41	Mo	42	Tc	43	
7	7	Күмүн	107,6682	Cs	55	Ва	56	Барий	137,13	Иттрий	84,9059	Германний	71,59	Мышьяк	74,9216	Селен	79,904	Ru	44	Rh	45
8	8	Цезий	132,9054	Cs	55	Ba	56	Барий	137,13	Индий	114,62	Цирконий	91,11	Нийбиний	92,9064	Молибден	93,934	Рутений	98,9063	Родий	103,9035
9	9	Алтайн	196,9665	Fr	87	Ra	88	Радий	226,0234	Таллий	204,37	Лантан	186,9045	Калай	118,69	Сурьма	127,60	Технеций	131,10	Хесион	131,06.
10	10	Франций	[223]	Fr	87	Ra	88	Радий	226,0234	Аргоний	117,11	Графний	178,49	Тантал	180,9479	Темпур	116,9045	Рентий	136,907	Хесион	131,06.
Ходжук жасалынын жана сүйгөнен көрсөнде		R <sub>2</sub> O	RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	RO <sub>3</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	RH <sub>4</sub>	RH <sub>3</sub>	RH <sub>2</sub>	RH <sub>1</sub>	RH <sub>0</sub>	RH					RO <sub>4</sub>		
* Далттамалд жасалынын жана сүйгөнен көрсөнде		Ce	88	Pr	89	Nd	90	Пm	91	Sm	92	Eu	93	Gd	94	Tb	95	Dy	96	Ho	97
** Актинийд жасалынын жана сүйгөнен көрсөнде		Чертий	90	Прометий	91	Нодим	92	Процессий	93	Самарий	94	Европий	95	Галлоний	96	Тербий	97	Диоптрой	98	Голий	99
*** Торий		Tb	90	Ра	91	U	92	Нp	93	Pu	94	Нептуний	95	Cf	96	Cm	97	Bk	98	Es	99
		Торий	90	Прометий	91	Уран	92	Легиум	93	Плутоний	94	Америкий	95	Берклий	96	Кордиий	97	Энгеландий	98	Фернандий	99
																		Мебертий	100	Нобелий	101
																		Люисий	102	Лютий	103
																		Маккензиий	104	Леонидий	105
																		Нобелий	106	Нобелий	107
																		Лоуренсий	108	Лоуренсий	109

## Тиркеме 2.

### Айрым элементтердин стандарттык электроддук потенциалдары ( $E_{298}$ )

$R$	$-ne^-$	$R'$	$E^\theta$
$Li$	$1$	$Li^+$	-3,02
$K$	$1$	$K^+$	-2,922
$Ca$	$2$	$Ca^{2+}$	-2,87
$Na$	$1$	$Na^+$	-2,712
$Mg$	$2$	$Mg^{2+}$	-2,64
$Al$	$3$	$Al^{3+}$	-1,67
$Ti$	$2$	$Ti^{2+}$	-1,63
$Mn$	$2$	$Mn^{2+}$	-1,18
$Zn$	$2$	$Zn^{2+}$	-0,76
$Fe$	$2$	$Fe^{2+}$	-0,44
$Co$	$2$	$Co^{2+}$	-0,277
$Ni$	$2$	$Ni^{2+}$	-0,25
$Sn$	$2$	$Sn^{2+}$	-0,136
$Pb$	$2$	$Pb^{2+}$	-0,126
$Fe$	$3$	$Fe^{3+}$	-0,036
$H_2$	$2$	$2H^{2+}$	-0,000
$Cu$	$2$	$Cu^{2+}$	+0,34
$I_2$	$2$	$I_2^-$	+0,536
$Ag$	$1$	$Ag^+$	+0,80
$Hg$	$2$	$Hg^{2+}$	+0,840
$2Br^-$	$2$	$Br_2^-$	+1,065
$Pt$	$2$	$Pt^{2+}$	+1,20
$Au$	$1$	$Au^+$	+1,29
$Au$	$3$	$Au^{3+}$	+1,42
$2Cl^-$	$2$	$Cl_2^-$	+1,36
$2F^-$	$2$	$F_2^-$	+2,87

$R$  – калыбына келтиргич;

$ne^-$  – жоготкон электрондордун саны;

$R'$  – калыбына келтиргичтердин кычылданган формасы же кычылданыргыч;

$ne^-$  – алган электрондордун саны;

$R$  – кычылданыргычтын калыбына келген формасы;

$E^\theta$  – элементтердин стандарттык электроддук потенциалдары.

## Мазмуну

Кириш сөз .....	3
Түшүндүрмө сөздүк (алфавит боюнча)	
А .....	5
Б .....	13
В .....	18
Г .....	21
Д .....	25
Е .....	27
Ж .....	28
И .....	29
Й .....	32
К .....	33
Л .....	53
М .....	59
Н .....	66
О .....	74
П .....	75
Р .....	81
С .....	88
Т .....	100
У .....	108
Ф .....	109
Х .....	113
Ц .....	117
Э .....	122
Колдонулган адабияттар .....	123
Химиялык элементтердин мезгилдик системасы (Тиркеме 1.) .....	125
Айрым элементтердин стандарттык электроддук потенциалдары (Тиркеме 2.) .....	126

Чындықташтык "Манас" АААДО

78000, көз, 361 б-р, ж.б. 100, аныс





872735